

**АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 540 (КАЙРА  
КАРАЛГАН)  
БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ  
ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ**

(2019-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин баштала турган  
мезгилдердеги финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата құчунө  
кирет)

**МАЗМУНУ**

Пункт

**Киришүү**

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү .....	1
Баалануучу маанилердин мүнөзү.....	2–3
Ушул стандарттын негизги принциптери.....	4–9
Күчүнө киришүү күнү .....	10
<b>Максаты .....</b>	<b>11</b>
<b>Аныктамалар .....</b>	<b>12</b>

**Талаптар**

Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу иш-аракеттер	13–15
Олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо .....	16–17
Бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине жооп иретиндеги чаralар	18–30
Баалануучу маанилер жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү .....	31
Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери....	32
Жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболорго негизделген жалпы баалоо	33–36
Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр .....	37
Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар, жетекчилик жана башка тиешелүү тараантар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү.....	38
<b>Документация.....</b>	<b>39</b>

**Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

Баалануучу маанилердин мүнөзү.....	A1–A7
Ушул стандарттын негизги принциптери .....	A8–A13
Аныктамалар .....	A14–A18

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу иш-аракеттер A19–A63	
Олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо.....	A64–A80
Бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине жооп иретиндеги чаралар A81–A132	
Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери.....	A133–A136
Жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболорго негизделген жалпы баалоо A137–A144	
Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр .....	A145
Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар, жетекчилик жана башка тиешелүү тараантар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү	A146–A148
Документация .....	A149–A152
1-тиркеме. Ажыралгыс тобокелдик факторлору	
2-тиркеме. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү	

Аудиттин эл аралык стандарты АЭС 540 (кайра каралган) «Баалануучу маанилердин жасана тиешелүү маалыматты ачып көрсөтүүнүн аудитин» АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жасана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү» менен бирге кароо керек.

АЭС 540 (кайра каралган) Коомдук кызыкчылыктарга көзөмөлдүк кылуу кенеши тарабынан бекитилген, ал стандартты иштеп чыгуу жол-жобосу талаптагыдай мүнөзгө ээ жасана коомдук кызыкчылыктар талаптагыдай сакталды деген тыянакка келген.

## Киришүү

### Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандартында (АЭС) финанссылык отчеттуулукта баалануучу маанилердин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн аудити боюнча аудитордун милдеттерин белгилейт. Атап айтканда, анда АЭС 315 (кайра караган),<sup>1</sup> АЭС 330,<sup>2</sup> АЭС 450,<sup>3</sup> АЭС 500<sup>4</sup> ошондой эле башка колдонулган баалануучу маанилердин жана маалыматты ачып көрсөтүүнүн стандарттарын колдонуу тартиби кенири баяндалат. Ошондой эле айрым баалануучу маанилердин, анын ичинде маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн бурмалануусун жана жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугунун белгилерин аныктоо боюнча талаптар жана көрсөтмөлөр камтылган.

### Баалануучу маанилердин мүнөзү

2. Баалануучу маанилер мүнөзү боюнча олуттуу айырмаланышат жана сумманы акча түрүндө тикелей белгилөө мүмкүн болбогон учурларда жетекчилик тарабынан эсептелиши керек. Мындай суммаларды акча түрүндө эсептөө баалоонун айын эместиги менен байланыштуу, ал белгилүү маалыматтагы же баштапкы маалыматтардын ажыралгыс чектөөлөрүн чагылдырат. Чектөөлөр эсептөөлөрдүн жыйынтыктарындағы субъективдүүлүккө жана айырмачылыктарга алып келет. Баалануучу маанилерди эсептөө процесси жетекчиликтин ой жүгүртүүсүн талап кылган жана эсептөөнү татаалдаштыра турган, кемчиликтерди жана баштапкы маалыматты колдонуу менен методду тандоону жана колдонууну карайт. Баалануучу маанилер татаалдык, субъективдүүлүк же башка ажыралгыс тобокелдик факторлору бул суммаларды акча түрүндө эсептөөгө таасирин тийгизүүсүнүн кесептединде бурмaloолорго дуушар болот (А1–А6-пункттарын караңыз, 1-тиркеме).
3. Бул стандарт бардык баалануучу маанилерге колдонулганина карабастан, аларды баалоонун айын эместигинин денгээли олуттуу айырмаланат. Ушул стандарт менен талап кылнгандай, тобокелдиктерди жана андан аркы аудитордук жол-жоболорду баалоонун мүнөзү, мөөнөтү жана көлөмү баалоонун жана олуттуу бурмaloонун тиешелүү тобокелдиктерин баалоонун айын эместигинен көз каранды болот. Айрым баалануучу маанилерди баалоонун айын эместилик денгээли

<sup>1</sup> АЭС 315 (кайра караган) «Ишкананы жана анын чөйрөсүн изилдөө аркылуу олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табуу жана баалоо».

<sup>2</sup> АЭС 330 «Бааланган тобокелдиктерге жсооп иретиндеги аудитордук жол-жоболор

<sup>3</sup> АЭС 450 «Аудиттин жүрүшүндө аныкталган бурмaloолорду баалоо».

<sup>4</sup> АЭС 500 «Аудитордук далилдер».

алардын мүнөзүнө, аны менен байланыштуу эсептөөлөрдүн татаалдык жана субъективдүүлүк деңгээлине жараша өтө төмөн болушу мүмкүн. Мындай баалануучу маанилерге карата тобокелдиктерди баалоо жол-жобосу жана ушул стандарт менен талап кылынган, анда аркы аудитордук жол-жоболор баарын камтуучу болоору божомолдонбойт. Баалоонун айкын эместиик, татаалдык же субъективдүүлүк деңгээли жогору болгон учурда. Мындай жол-жоболор кыйла чоң көлөмдө болоору күтүлөт. Ушул стандарт анын талаптары кантип масштабдалышы мүмкүн экени жөнүндө көрсөтмөлөрдү камтыйт (A7-пунктун караңыз).

### Ушул стандарттын негизги принциптери

4. Ушул стандарт баалануучу маанилер үчүн өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоо максаттары үчүн ажыралгыс тобокелдикти өзүнчө баалоону талап кылат. Конкреттүү баалануучу маанилердин мүнөзүнө жараша өбөлгөлөрдүн олуттуу бурмалоого дуушар болушу баалоонун айкын эместигинен, татаалдыгынан, субъективдүүлүгүнөн же ажыралгыс тобокелдиктин башка факторлорунан, ошондой эле алардын ез ара байланышынан көз каранды болушу мүмкүн. АЭС 200де<sup>5</sup> түшүндүрүлгөндөй, айрым өбөлгөлөр жана тиешелүү операция түрлөрү, эсептер боюнча калдыктар жана маалыматты ачып көрсөтүү үчүн ажыралгыс тобокелдик башкалар үчүн караганда жогору. Ушундан улам, ажыралгыс тобокелдикти баалоо ажыралгыс тобокелдиктин факторлорун бурмалоо мүмкүндүгүнө же өлчөмүө таасир этүү деңгээлинен көз каранды болот жана ажыралгыс тобокелдиктин маанилеринин диапазону деп аталган ушул стандарттагы шкала боюнча өзгөрөт (A8–A9, A65–A66-пункттарын караңыз, 1-тиrikeme).
5. Ушул стандарт АЭС 315тин (кайра караган) жана АЭС 330дун тиешелүү талаптарына шилтеме кылат жана баалануучу маанилерге карата колдонула турган контролдоо каражаттарына карата аудитордун чечимдеринин маанилүүлүгүн баса белгилөө, анын ичинде төмөндөгүлөрдү чечүү үчүн, алар менен байланыштуу көрсөтмөлөрдү камтыйт:
  - аудит үчүн маанилүү контролдоо каражаттары барбы, алардын түзүмүн аудитор баалашы жана алар киргизилгенби аныкташи керек;
  - тиешелүү контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестиirlөө керекпи.

<sup>5</sup> АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудит жүргүзүү», 40-пункт.

6. Ушул стандарт дагы баалануучу маанилер үчүн өбөлгөлөр деңгээлиндеги олуттуу бурмало тобокелдиктерин баалоодо контролдоо каражаттарынын тобокелдигин өзүнчө баалоону талап кылат. Контролдоо каражаттарынын тобокелдигин баалоодо аудитор андан аркы аудитордук жол-жоболор контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугуна таянуу мүмкүнчүлүгүнө жол береби эске алат. Эгер аудитор контролдоо каражаттарын тестирлөөнү өткөрсө, аудитордун өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмало тобокелдигин баалоосу конкреттүү өбөлгөлөргө карата контролдоо каражаттарынын натыйжалуулугунаан улам төмөндөбөй<sup>6</sup> (A10-пунктун караңыз).
7. Ушул стандартта аудитор аткаруучу андан аркы аудитордук жол-жоболор (анын ичинде, бул орундуу болгондо, контролдоо каражаттарынын тести) ажыралгыс тобокелдиктин бир же бир нече факторлорунун таасир этүүсүн жана аудитордун контролдоо каражаттарынын тобокелдигин баалоосун эске алуу менен, бааланган өбөлгөлөр деңгээлиндеги олуттуу бурмало тобокелдиктерине жооп иретинде аткарылышы керектиги баса белгиленет.
8. Баалануучу маанилерге карата кесипкөй скептицизмди көрсөтүү аудитордун ажыралгыс тобокелдиктердин факторлорун кароосунан көз каранды болот жана баалоонун айын эместиик деңгээли, баалануучу маанилердин татаалдыгы, субъективдүүлүгү же ажыралгыс тобокелдиктин башка факторлорунун таасир этүүсү жогору болгон учурларда мындай көрүнүштүн мааниси ёсёт. Ошондой эле кесипкөй скептицизм көрүнүшү жетекчиликтин бир жактуулугунун же ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында бурмалоолорго дуушар болуу деңгээли жогору болгон учурларда олуттуу мааниге ээ болот (A11-пунктун караңыз).
9. Ушул стандарт аудитордон аткарылган аудитордук жол-жоболордун жана алынган аудитордук далилдердин негизинде, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде баалануучу маанилер жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү<sup>7</sup> экенин же бурмалоолорду камтый турганын баалоону талап кылат. Ушул стандарттын максаттары үчүн колдонуудагы финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын контекстинде негиздүүлүк мындай финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын тиешелүү талаптары ылайык экенин, анын ичинде төмөндөгүлөргө тиешелүү колдонулуп жатканын түшүндүрөт (A12–A13, A139–A144-пункттарын караңыз):

<sup>6</sup> АЭС 530 «Аудитордук ылгоо», 3-тиркеме

<sup>7</sup> Ошондой эле АЭС 700 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутунду түзүү», 13(с)-пунктун караңыз.

**БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ**

- баалануучу маанилерди эсептөөгө, анын ичинде баалануучу маанинин мүнөзүнө, ошондой эле фактыларга жана ишкананын жагдайына ылайык, методду, божомолду жана башталкы маалыматтарды тандоого;
- жетекчиликтин так баалоосун тандоого; жана
- баалануучу маанилерге карата, анын ичинде баалоонун айкын эместигинин мүнөзүн, деңгээлин жана булактарын түшүндүрүү менен, баалануучу маани кандай эсептелгени жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүүгө.

**Күчүнө кирүү күнү**

10. Ушул стандарт 2019-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин башталган мэзгилдердеги финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

**Максаты**

11. Аудитордун максаты баалануучу материал жана финанссылык отчеттуулуктагы маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде негиздүү болуп санаалаарына талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алууда турат.

**Аныктамалар**

12. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн төмөндөгү терминдер төмөндө берилген маанилерге ээ болот:

- (a) Баалануучу маани – анын баалоосу финанссылык отчеттуулуктун колдонулуучу системасынын талаптарына ылайык баалоодо айкын эместиикке дуушар болгон акчалай сумма (A14-пунктун караңыз).
- (b) Аудитордун так баалоосу же баалоонун диапазону – тиешелүү түрдө, жетекчиликтин так баалоосун талдоонун жүрүшүндө пайдалануу үчүн аудитордук далилдердин негизинде эсептелген сумма же суммалардын диапазону (A15-пунктун караңыз).
- (c) Баалоонун айкын эместиги – баалануучу мааниге жана аны менен байланышкан эсептин жетиштүү так эместигин ачып көрсөткөн маалыматка таасир этүү (A16-пунктун, 1-тиркемени караңыз).
- (d) Жетекчиликтин бир жактуулугу – маалыматты даярдоо процессинде жетекчиликтин калыстыгынын жоктугу (A17-пунктун караңыз).

- (e) Жетекчиликтин так баалоосу – баалануучу маани катарында финанссылык отчеттуулукта таануу же ачып көрсөтүү үчүн жетекчилик тандаган сумма.
- (f) Баалануучу маанинин иш жүзүндөгү натыйжасы – баалануучу маанини эсептөөдө каралган базалык операциянын (операциялардын), окуянын (окуялардын) же шарттын (шарттардын) натыйжалары боюнча эсептелген иш жүзүндөгү акчалай сумма (A18-пунктун караңыз).

## Талаптар

### Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу иш-аракеттер

13. Ишкананын жана анын чөйрөсүнүн ишинен, анын ичинде ишкананын ички контролдоо системасынан түшүнүк алгандан кийин, АЭС 315 (кайра каралган)<sup>8</sup> талаптарына ылайык, аудитор ишкананын баалануучу маанилерине тиешелүү, андан ары каралуучу маселелерден түшүнүк алыши керек. Түшүнүк алуу боюнча аудитордук жол-жоболор финанссылык отчеттуулук жана өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо үчүн талаптагыдай негиздерди камсыздоо үчүн керектүү көлөмдө өткөрүлүшү зарыл (A19–A22-пункттарды караңыз).

#### *Ишкана жсана анын чөйрөсү*

- (a) Ишкана жүргүзгөн операциялар, анын ичинде финанссылык отчеттуулуктагы баалануучу маанилерди же алардын өзгөрүүлөрүн таануу же ачып көрсөтүү зарылчылыгына алыш келиши мүмкүн болгон окуялар жана шарттар (A23-пунктун караңыз).
- (b) Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын баалануучу маанилерге карата талаптары (анын ичинде таануу критерийлери, эсептөө эрежелери жана маалыматты берүүгө жана ачып көрсөтүүгө карата тиешелүү талаптар), ошондой эле алар ишкананын жана анын чөйрөсүнүн мүнөзүнүн жана жагдайларынын контекстинде кандай колдонулат, анын ичинде операциялар жана башка окуялар же шарттар ажыралгыс тобокелдик факторлорунан кандай көз кааранды жана алар кандай таасир тийгизет (A24–A25-пункттарды караңыз).
- (c) Ишкананын баалануучу маанилерге карата жөнгө салуучу факторлор, анын ичинде, зарыл болгондо, көзөмөлдөө органдары

<sup>8</sup> АЭС 315 (кайра каралган), 3, 5–6, 9, 11–12, 15–17 жана 20–21-пункттар.

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

тарабынан контролдоого байланыштуу ченемдик талаптар (A26-пунктун караңыз).

- (d) Баалануучу маанинин мүнөзү жана аудитор ишкананын жогорудагы 13(a)-(c)-пункттарында берилген маселерди түшүнүүсүнө жараша, ишканадан аларды финанссылык отчеттуулукка киргизүүнү күткөн маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү (A27-пунктун караңыз).

*Ишкананын ички контролдоо системасы*

- (e) Ишканада жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукту даярдоо процессине карата, ошондой эле баалануучу маанилерге карата жүзөгө ашырыла турган, көзөмөлдүн жана корпоративдик башкаруунун мүнөзү жана деңгээли (A28–A30-пункттарды караңыз).
- (f) Жетекчилик баалануучу маанилерге карата атайын билимдерге жана көндүмдөргө мұктаждыкты кантип аныктайт жана аларды колдонот, анын ичинде жетекчиликтин эксперти пайдаланусу (A31-пунктун караңыз).
- (g) Ишканада тобокелдиктерди баалоо процессинде баалануучу маанилерге байланыштуу тобокелдиктер кантип аныкталат жана аларды азайтуу үчүн тиешелүү чаралар көрүлөт (A32–A33-пункттарын караңыз).
- (h) Баалануучу маанилерге тиешелүү ишкананын маалыматтык системасы, анын ичинде:
- (i) финанссылык отчеттуулук үчүн маанилүү болгон жана баалануучу маанилерди колдонуу жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү же аларды өзгөртүү зарылчылыгына алып келген операциялардын түрлөрү, окуялар жана шарттар (A34–A35-пункттарын караңыз); жана)
- (ii) мынданай баалануучу маанилерге жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө карата жетекчилик:
- a. финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде талантагыдай болуп саналган, колдонулуучу методдорду, божомолдорду же баштапкы маалыматтардын булактарын аныктайт, анын ичинде жетекчилик катары (A36–A37-пункттарын караңыз);
- i. колдонула турган методдорду, анын ичинде баалоо моделдерин тандайт же иштеп чыгат

- жана колдонот (A38–A39-пункттарын караңыз);
- ii. колдонулуучу божомолдорду тандайт, анын ичинде альтернативалуу варианктарды карайт жана олуттуу божомолдорду аныктайт (A40–A43-пункттарын караңыз);
- iii. Колдонулуучу баштапкы маалыматтарды тандайт (A44-пунктун караңыз);
- b. баалоонун айкын эместики деңгээлин түшүнөт, анын ичинде эсептөөнүн мүмкүн болуучу жыйынтыктарынын диапазонун кароо аркылуу (A45-пунктун караңыз);
- c. баалоонун айкын эместигине таасир кылат, анын ичинде так баалоону жана финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүү учун тиешелүү маалыматты тандоо (A46–A49-пункттарын караңыз).
- (i) 13(h)(ii)-пунктунда берилген, жетекчиликтин баалануучу маанилерди эсептөө процессинин аудити учун мааниге ээ болгон контролдук иш-аракеттер (A50–A54-пункттарын караңыз).
- (j) Жетекчилик мурдагы баалануучу маанилердин иш жүзүндөгү натыйжасын (натыйжаларын) кандай текшерет жана мындей текшерүүнүн жыйынтыгында кандай чараларды көрөт.
14. Аудитор учурдагы мезгилде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо максаттарында мурдагы баалануучу маанилердин иш жүзүндөгү натыйжасын текшериши, же зарыл болгондо аларды андан ары кайра баалашы керек. Аудитор мындей текшерүүнүн мүнөзүн жана көлөмүн аныктоодо баалануучу маанилердин мүнөздөмөлөрүн эске алыши керек. Текшерүү аларды чыгаруу учуруна карата болгон маалыматтарга жараشا, талаптагыдай болуп саналган, мурдагы мезгилдердин баалануучу маанилерине карата пикир шектенүүнү жаратуу учун арналган эмес (A55–A60-пункттарын караңыз).
15. Баалануучу маанилерге карата аудитор олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо, бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу жана өткөрүү же алынган аудитордук далилдерди баалоо учун, аудитордук топко баалоо жол-жоболорун аткаруу учун атайын билим же көндүмдөр талап кылынабы аныкташы керек (A61–A6-пункттарын караңыз).

## Олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо

16. Баалануучу маанилерге жана өбөлгөлөр деңгээлинде маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө карата олуттуу бурмалоо тобокелдиктери аныкталганда жана бааланганда АЭС 315тин (кайра караплан<sup>9</sup>) талаптарына ылайык аудитор ажыралгыс тобокелдикти жана контролдоо каражаттарынын тобокелдигин өзүнчө баалашы керек. Олуттуу бурмалоо тобокелдиктери аныкталганда жана ажыралгыс тобокелдикти баалоод аудитор төмөндөгүлөрдү эске алышы керек (A64–A71-пункттарын караңыз):
- (a) баалануучу маани баалоонун айкын эместигине канчалык дуушар болгон (A72–A75-пункттарын караңыз); жана
  - (b) татаалдык, субъективдүүлүк же башка ажыралгыс тобокелдик факторлору төмөндөгүлөргө канчалык таасир этет (A76–A79-пункттарын караңыз):
    - (i) баалануучу маанилерди эсептөөдө методду, божомолду жана баштапкы маалыматтарды тандоо жана колдонуу; же
    - (ii) жетекчиликтин так баалоосун жана финанссылык отчеттүүлүкта ачып көрсөтүү үчүн тиешелүү маалыматты тандоо.
17. Аудитор 16-пунктка ылайык аныкталган жана бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктеринин бири аудитордун пикиринде олуттуу тобокелдик болуп санаалбы аныкташы керек.<sup>10</sup> Эгер аудитор олуттуу тобокелдик бар деп аныктаса, ал ишкананын контролдоо каражаттары, анын ичинде бул тобокелдиккке катышы бар контролдук иш аракеттер боюнча түшүнүк алышы керек.<sup>11</sup> (A80-пунктун караңыз).

## Бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине жооп иретинdegи чаralар

18. АЭС 330<sup>12</sup> талаптарына ылайык андан аркы аудитордук жол-жоболор аудитор тарабынан бааланган, тобокелдик булактарын эске алуу менен өбөлгөлөрдүн деңгээлинде<sup>13</sup> олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине жооп иретинде аткарылышы керек. Аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор төмөндөгү бир же бир нече ыкмаларды камтышы керек:

- (a) аудитордук корутунду күнүнө чейин болгон окуяларга

<sup>9</sup> АЭС 315 (кайра караплан), 25 жана A26-пункттар

<sup>10</sup> АЭС 315 (кайра караплан), 27- пункт

<sup>11</sup> АЭС 315 (кайра караплан), 29- пункт

<sup>12</sup> АЭС 330, 6–15 жана 18-пункттар

<sup>13</sup> АЭС 330, 6–7 жана 21-пункттар

- байланыштуу аудитордук далилдерди алуу (21-пунктту караңыз);
- (b) жетекчиликтин баалануучу маанилерди эсептөө тестирлөөсү (22-27-пункттарды караңыз); же
- (c) аудитордун так баалоону же баалоо диапазонун иштеп чыгуусу (28-29-пункттарды караңыз).

Аудитор аткаруучу андан аркы аудитордук жол-жоболор бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиги канчалык жогору болсо, аудитордук далилдер ошончолук ынанымдуу болушу керектигин эске алыши керек.<sup>14</sup> Аудитор жетекчиликтин баалоосун ырастаган далилдерди гана топтолп, же аларга карама-каршы келген далилдерди жокко чыгарып, бир жактуулуктан оолак болуу үчүн андан аркы аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгышы жана өткөрүшү керек (A81-A84-пункттарын караңыз).

19. АЭС 330<sup>15</sup> таланттарына ылайык, аудитор тиешелүү контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугуна карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу үчүн тесттерди иштеп чыгышы жана өткөрүшү керек, эгер:
- (a) аудитордун өбөлгөлөр денгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоосу контролдоо каражаттары натыйжалуу иштей турганын күтүүнү камтыйт, же
- (b) маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболору өз алдынча өбөлгөлөр денгээлинде талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди камсыздабайт.

Баалануучу маанилерге карата аудитордун контролдоо каражаттарын тестирлөөсү бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдигин булактарына ылайык келиши керек. Контролдоо каражаттарын тестирлөөнү иштеп чыгууда жана өткөрүүдө аудитор ал натыйжалуу контролдоо каражаттарына таянгандан көбүрөөк ынанымдуу аудитордук далилдерди алыши керек<sup>16</sup> (A85-A89-пункттарын караңыз).

20. Баалануучу мааниге байланыштуу олуттуу тобокелдикке карата, аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор, эгер аудитор бул контролдоо каражаттарына таянууну пландаштыrsa, учурдагы контролдоо каражаттарынын тесттерин камтыши керек. Олуттуу тобокелдикке карата ыкма маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболорунан гана турганды, бул жол-жоболор кең-кесири тесттерди камтыши керек<sup>17</sup> (A90-пунктун караңыз.).

<sup>14</sup> АЭС 330, 7(b)-пункту

<sup>15</sup> АЭС 330, 8-пункт

<sup>16</sup> АЭС 330, 9-пункт.

<sup>17</sup> АЭС 330, 15 жана 21-пункттар

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

*Аудитордук корутунду күнүнө чейин болгон окуяларга байланыштуу  
аудитордук далилдерди алуу*

21. Аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор аудитордук корутунду күнүнө чейин болгон окуяларга байланыштуу аудитордук далилдерди алууну камтыса, аудитор окуянын жана баалоо күнүнүн ортосундагы мезгилде жагдайларда жана башка тиешелүү шарттарда болгон өзгөрүүлөр мындай финанссылык отчеттүүлүктүү даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстиндеги аудитордук далилдердин жөндүүлүгүнө таасир этүүсү мүмкүн экенин эске алып, аудитордук далилдер талаптагыдайбы жана баалануучу маанилерге карата олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин азайтуу үчүн жетиштүүбү баалашы керек (A91–A93-пункттарын караңыз).

*Жетекчиликтин баалануучу маанилерди эсептөө тартибин тестирлөөсү*

22. Жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөө тартибин тестирлегенде аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор төмөндөгүлөргө тиешелүү олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине карата талаптагыдай жетиштүү аудиттик далилдерди алуу үчүн 23-26-пункттарга ылайык иштелип чыккан жана өткөрүлгөн жол-жоболордуу камтышы керек (A94-пункттун караңыз):
- (a) баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчилик колдонгон методдорду, олуттуу болжолдорду жана баштапкы маалыматтарды тандоо жана колдонуу; жана
  - (b) жетекчилик кантип так баалоону тандады жана баалоонун айкын эместигине карата ачып көрсөтүү үчүн тиешелүү маалыматты даярдады.

**Методдор**

23. Баалоо методдоруна карата 22-пункттун талаптарын колдонууда аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор төмөндөгүлөрдү эске альшы керек:
- (a) тандалган метод финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде талаптагыдай болуп саналабы, эгер мүмкүн болсо, мурдагы мезгилдерде колдонулган методду өзгөртүү талаптагыдай болуп саналабы (A95, A97-пункттарын караңыз);
  - (b) методду тандоодо колдонулган ой жүгүртүүлөр жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугун көрсөтөбү (A96-пункттун караңыз);
  - (c) тандалган методдо ылайык эсептөөлөр жүргүзүлөбү жана алар математикалык жактан так болуп саналабы;

- (d) жетекчиликтин методдо колдонуусу татаал моделдөөнү караса, ой жүгүртүүлөр ырааттуу колдонулганбы жана эгер мүмкүн болсо (A98–A100-пункттарын караңыз):
- (i) финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучу концепциясына ылайык эсептөө максаттарынын моделинин түзүмү ылайык келеби, ал конкреттүү жагдайларда талаптагыдай болуп саналабы же, мүмкүн болсо, мурдагы мезгилдердеги моделдердеги өзгөрүүлөр түзүлгөн кырдаалда талаптагыдай болуп саналабы; жана
  - (ii) финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучу концепциясына ылайык эсептөө максаттарынын моделдеринин жыйынтыктарын түзөтүү ылайык келеби жана алар түзүлгөн кырдаалда талаптагыдай болуп саналабы; жана
- (e) тандалган баалоо методун колдонууда олуттуу болжолдордун жана баштапкы маалыматтардын бүтүндүгү сакталганбы (A101-пунктун караңыз).

Маанилүү божомолдор

24. Маанилүү божомолдорго карата 22-пункттун талаптарын колдонууда аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор томендөгүлөрдү камтыши керек
- (a) маанилүү божомолдор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде талаптагыдай болуп саналабы, мүмкүн болсо, мурдагы мезгилдерге байланыштуу өзгөрүүлөр талаптагыдай болуп саналабы (A95, A102–A103-пункттарын караңыз);
  - (b) маанилүү божомолдорду тандоодо колдонулган ой жүгүртүүлөр жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугун көрсөтөбү (A96-пунктун караңыз);
  - (c) маанилүү божомолдор бири бирине жана башка баалануучу маанилерге колдонулган божомолдорго, же аудиттин жүрүшүндө аудитор алган билимге жараша, ишкананын бизнес ишмердүүлүгүн жүргүзүүнүн башка жааттарында колдонулган, өз ара байланыштуу божомолдорго ылайык келеби (A104-пунктун караңыз);
  - (d) мүмкүн болсо, жетекчилик белгилүү бир иш-аракеттер планын сактоо ниетине жана мүмкүнчүлүгүнө ээби (A105-пунктун караңыз).

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

Баштапкы маалыматтар

25. Баштапкы маалыматтарга карата 22-пункттун талаптарын колдонууда аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор төмөндөгүлөрдү эске алыши керек:

- (a) баштапкы маалыматтар финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде талаптагыдай болуп саналабы, мүмкүн болсо, мурдагы мезгилдерге байланыштуу өзгөрүүлөр талаптагыдай болуп саналабы (A95, A106-пункттарын караңыз);
- (b) баштапкы маалыматтарды тандоодо колдонулган ой жүгүртүүлөр жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугун көрсөтөбү (A96-пунктун караңыз);
- (c) баштапкы маалыматтар мындай жагдайларда жөндүү жана ишенимдүү болуп саналабы (A107-пунктун караңыз);
- (d) баштапкы маалыматтар түшүнүктүү болгонбу жана жетекчилик тарабынан, анын ичинде келишимдик шарттарга карата туура чечмелегенби (A108-пунктун караңыз).

Жетекчиликтин так баалоону жана баалоонун айкын эместигине карата ачып көрсөтүү учун тиешелүү маалыматты тандоосу

26. 22-пункттун талаптарын колдонууда аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде талаптагыдай кадамдарды көргөнбү аныкташы керек:

- (a) баалоонун айкын эместигин түшүнүү (A109-пунктун караңыз);
- (b) тиешелүү так баалоону тандоо жана баалоонун айкын эместигине карата ачып көрсөтүү учун тиешелүү маалыматты даярдоо аркылуу баалоонун айкын эместигин чагылдыруу (A110–A114-пункттарын караңыз).

27. Алынган аудитордук далилдерге негизделген, аудитордун ой жүгүртүүсүнө ылайык жетекчилик баалоонун айкын эместигин түшүнүү жана чагылдыруу учун талаптагыдай иш-аракеттерди көрбөсө, аудитор төтмөнкүлөрдү аткарууга тийиш (A115–A117-пункттарын караңыз):

- (a) баалоонун айкын эместигин түшүнүү же аны жетекчиликтин так баалоосун тандоону кайра кароо же баалоонун айкын эместигине карата кошумча маалыматты ачып көрсөтүү аркылуу чагылдыруу учун жетекчиликтен кошумча жол-жоболорду аткарууну өтүнүү жана 26-пүкткө ылайык жетекчилик көргөн чараларды баалоо;
- (b) егер аудитор аудитордун суроо-талабына жооп иретинде

жетекчилик көргөн чаralар баалоонун айын эместигин жетиштүү чагылдырууга алыш келбейт деген корутундуга келсе, мүмкүн болушунча, өзүнүн так баалоосун же 28–29-пункттарга ылайык баало диапазонун иштеп чыгуу; жана

- (с) ички контролдоо системасында кемчиликтөрдин болушун баало жана аларды аныктаганда АЭС 265<sup>18</sup> ылайык алар жөнүндө билдириүү.

*Аудитордун так баалоону же баало диапазонун иштеп чыгуусу*

28. Аудитор жетекчиликтин так баалоосун жана баалоонун айын эместиги жөнүндө маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү баалоо үчүн так баалоону же баало диапазонун иштеп чыкканда, анын ичинде бул 27(b)-пункту менен талап кылынганда, аудитор аткаруучу андан аркы аудитордук жол-жоболор методдор, божомолдор же баштапкы маалыматтар финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде талаптагыдай болуп саналаарын баалоо жол-жобосун камтышы керек. Аудитор жетекчиликтин же өзүнүн методдорун, божомолдорун же баштапкы маалыматтарын колдонгунунан көз карандысыз, мындай андан аркы аудитордук жол-жоболор 23–25-пункттарда көрсөтүлгөн маселелерди кароо үчүн иштелип чыгышы жана өткөрүлүшү керек (A118–A123-пункттарын караңыз).
29. Эгер аудитор өзүнүн баало диапазонун иштеп чыкса, ал:
- (а) диапазон талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер менен ырасталган жана аудитор тарабынан эсептөө максаттарынын жана башка колдонулуучу финанссылык отчеттуулуктун концепциясынын башка талаптарынын контекстинде негиздүү катары бааланган сумманы гана камтыгандына ынанышы керек (A124–A125-пункттарын караңыз);
- (б) баалоонун айын эместигин сыпаттаган, финанссылык отчеттуулукта маалыматты ачып көрсөтүүгө тиешелүү, бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу үчүн андан аркы аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу жана өткөрүү.

*Аудитордук далилдердин башка өзгөчөлүктөрү*

30. Аудитордук далилдер катары колдонулган маалыматтын булактарынан көз карандысыз, баалануучу маанилерге тиешелүү болгон, олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине карата аудитордук далилдерди алууда аудитор колдонулуучу АЭС 500дүн талаптарын сактоого тийиш.

<sup>18</sup> АЭС 265 “Корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчүү жактарга жана жетекчиликке ички контролдоо системасындағы кемчиликтөр жөнүндө маалымдоо”.

**БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ**

Жетекчиликтин экспертигинин ишин пайдаланууда ушул стандарттын 21-29-пункттарынын талаптары аудиторго АЭС 500дун 8(с)-пунктуна ылайык конкреттүү өбөлгө үчүн аудитордук далилдер катары экспертигин ишин пайдалануунун жөндүүлүгүн баалоого жардам бериши мүмкүн. Жетекчиликтин экспертигинин ишин баалоодо андан аркы аудитордук жол-жоболордун мүнөзүнө, мөөнөтүнө жана көлөмүнө карата аудитордук экспертигин компетенттүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн жана объективдүүлүгүн баалоо, аудитордук эксперт аткарган иштин мүнөзүн түшүнүүсү жана экспертигин билими жаатында аудитордун маалымдуулугу таасирин тийгизет (A126–A132-пункттарды караңыз).

**Баалануучу маанилер жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү**

31. Аудитор 26(b) жана 29(b)-пункттарында көрсөтүлгөн, айкын эмстикке карата маалыматтан тышкary, баалануучу маанилер жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү үчүн өбөлгөлөрдүн деңгээлинде бааланган олуттуу бурмaloо тобокелдиктерине карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу үчүн андан аркы аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгышы жана өткөрүшү керек.

**Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери**

32. Аудитор финанссылык отчеттуулукка киргизилген баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчилик кабыл алган ой жүгүрттүлөр жана чечимдер, алар өзүнчө негиздүү болуп саналганда дагы, жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери барбы баалашы керек. Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери аныкталганда аудитор аудит үчүн кесепеттерди баалоого тийиш. Эгер адаштыруу ниети болсо, жетекчиликтин бир жактуулугу ак ниетсиз аракеттер мүнөзүнө ээ болот (A133–A136-пункттарын караңыз).

**Жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболорго негизделген жалпы баалоо**

33. Баалануучу маанилерге карата АЭС 330дун<sup>19</sup> талаптарын колдонууда аудитор жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболордун жана алынган аудитордук далилдердин негизинде баалашы керек (A137–A138-пункттарын караңыз):
- (a) өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин баалоо талаптагыдай бойdon калдыбы, атап айтканда, жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери аныкталган учурда;
  - (b) жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын финанссылык отчеттуулугунда бул баалануучу маанилерди таануу, эсептөө,

<sup>19</sup> АЭС 330, 25–26-пункттар

берүү жана ачып көрсөтүү жөнүндө жетекчиликтин чечимдери ылайык келеби; жана

- (с) талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер алынганбы.
34. 33(с)-пунктунда талап кылынган баалоону жүргүзүүдө, аудитор жөндүү дагы, аларга карама-каршы келген дагы аудитордук далилдерди ырастаган бардык аудитордук далилдерди эске алыши керек.<sup>20</sup> Эгер аудитор талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди албаса, аудит учун кесептеттерин же АЭС 705ке (кайра каралган)<sup>21</sup> ылайык финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук пикирди баалашы керек.
- Баалануучу маанилер негиздүүбү же бурмаланганды аныктоо
35. Аудитор, баалануучу маанилер жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде негиздүү болуп саналабы же бурмалоону камтыйбы, аныкташи керек. АЭС 450<sup>22</sup> талаптарында финанссылык отчеттуулукта ондолбогон бурмалоолорду аныктоону баалоо учун аудитор бурмалоолорду кантит аныктай алаары (иш жүзүндөгү, баалануучу же болжолдуу) жөнүндө сунуштар камтылган (A12–A13, A139–A144-пункттарын караңыз.
36. Баалануучу маанилерге карата аудитор төмөнкүлөрдү баалашы керек:
- (а) ишенимдүү берүү концепциясы учурунда – жетекчилик концепциянын конкреттүү талаптарында белгиленгенден тышкары, жалпысынан финанссылык отчеттуулукта ишенимдүү берүүнү камсыздоо учун керектүү маалыматты ачып көрсөткөнбү,<sup>23</sup> же
  - (б) шайкештик концепциясы учурунда – маалыматты ачып көрсөтүү финанссылык отчеттуулук адашууга алып келбеши учун зарыл болуп саналабы.<sup>24</sup>

### Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр

37. Аудитор жетекчиликтен,<sup>25</sup> эгер зарыл болсо, корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактардан баалануучу маанилерди эсептөөдө жана

<sup>20</sup> АЭС 500, 11-пункт

<sup>21</sup> АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир».

<sup>22</sup> АЭС 450, А6-пункту

<sup>23</sup> АЭС 700 (кайра каралган), 14-пунктту караңыз

<sup>24</sup> АЭС 700дү дагы кара. (кайра каралган), 19-пункт.

<sup>25</sup> АЭС 580 «Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр».

**БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ**

маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүдө колдонулган методдор, олуттуу божомолдор жана баштапкы маалыматтар финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык маалыматты таануу, эсептөө же ачып көрсөтүү учун талаптагыдай болуп саналаары жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдириүүнү сурасы керек. Аудитор ошондой эле белгилүү бир баалануучу маанилерге карата, анын ичинде колдонулган методдорго, божомолдорго же баштапкы маалыматка карата билдириүүлөрдү алуунун зарылчылыгын эске алууга тийиш (A145-пунктун караңыз).

**Корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар, жетекчилик жана башка тиешелүү тарантар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү**

38. АЭС 260 (кайра караган)<sup>26</sup> жана АЭС 265<sup>27</sup> колдонууда аудитор корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен, же белгилүү бир маселелер, анын ичинде ишкананын бухгалтердик эсеп практикасынын олуттуу сапаттык аспекттери жана ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери боюнча жетекчилик менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруусу керек. Муну менен катар аудитор баалануучу маанилерге карата билдириүү керек болгон маселелерди карап, алар болгондо, олуттуу бурмалоо тобокелдиктеринин себептери баалоонун айкын эместигине же татаалдыктын, субъективдүүлүктүн же баалануучу маанилерди эсептөөгө жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө байланыштуу, ажыралгыс тобокелдиктин башка факторлоруна тиешелүүбү эске алыши керек. Мындан тышкary, белгилүү бир жагдайларда аудитор мыйзамга же ченемдик актыларга ылайык белгилүү бир маселелерди жөнгө салуучу же көзөмөлдөөчү органдар сыйктуу башка тиешелүү тарантарга билдириүүгө тийиш (A146–A148-пункттарын караңыз).

**Документация**

39. Аудитордук документацияда аудитор төмөнкүлөрдү чагылдырууга милдеттүү<sup>28</sup> (A149–A152- пункттарын караңыз):

- (а) аудитордун ишкананын жана анын чөйрөсүнүн ишин, анын ичинде анын баалануучу маанилерине тиешелүү ишкананын ички контролдоо системасын түшүнүүсүнүн негизги элементтерин;
- (б) мындаай тобокелдиктерди баалоонун себептерин (ажыралгыс тобокелдикке же контролдоо каражаттарынын тобокелдигине

<sup>26</sup> АЭС 260 (кайра караган) «Корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү», 16(а)-пункту

<sup>27</sup> АЭС 265, 9-пункт

<sup>28</sup> АЭС 230 «Аудитордук документация», 8–11, А6, А7 жана А10-пункттар

байланыштуу) эске алуу менен, аудитор аткарган андан аркы аудитордук жол-жоболордун жана өбөлгөлөр деңгээлинде<sup>29</sup> бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктеринин ортосундагы байланыш;

- (c) жетекчилик баалоонун айын эместигин түшүнүү жана чагылдыруу учун талаптагыдай кадамдарды көрбөгөн учурда аудитор тарабынан көрүлгөн чаалар;
- (d) баалануучу маанилерге, эгер мындайлар болсо, жана 32-пункттун талаптарына ылайык аудит учун кесептөрдөи аудитордун баалоосуна карата жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери; жана
- (e) аудитордун баалануучу маанилер жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде негиздүү болуп саналабы же бурмалоолорду камтыгынын аныктоого карата олуттуу ой жүгүртүүлөр.

\* \* \*

## **Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

### **Баалануучу маанилердин мүнөзү (2-пунктту караңыз)**

#### *Баалануучу маанилердин мисалдары*

A1. Операцияларды түрлөрүнө, эсептер боюнча калдыктарга жана маалыматты ачып көрсөтүүгө карата баалануучу маанилердин мисалдары төмөнкүлөрдү камтыйт:

- запастардын эскириши;
- негизги каражаттардын амортизациясы;
- инфраструктура объекттерин түзгөн активдерди баалоо;
- финансыйлык инструменттерди баалоо;
- учурдагы соттук териштирүүлөрдүн натыйжасы;
- күтүлгөн кредиттик чыгымдарга каралган резерв;
- камсыздандыруу келишимдери боюнча милдеттенмелерди баалоо;
- кепилдик милдеттенмелери;
- кызматкерлерге пенсия төлөө боюнча милдеттенмелер;

<sup>29</sup> АЭС 330, 28(b)-пункту

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

- акцияларга негизделген төлөмдөр;
- бизнести биритириүүнүн алкагында алынган активдердин же милдеттенмелердин адилет наркы, анын ичинде гудвилди жана материалдык эмес активдерди аныктоо;
- сатууга арналган узак мөөнөттүү активдердин же негизги каражаттардын наркынын түшүшүү;
- көз карандысыз тараптар ортосунда активдер же милдеттенмелер менен ишенимдүү эмес формада алмашуу;
- узак мөөнөттүү келишимдер боюнча таанылган түшкөн киреше.

*Методдор*

A2. Метод – бул талап кылынган эсептөө эрежелерине ылайык баалануучу маанилерди эсептөө үчүн жетекчилик колдонгон баалоо методикасы. Мисалы, акцияларга негизделген төлөмдөр боюнча операцияларга карата баалануучу маанилерди эсептөө үчүн жалпы таанылган методдордун бири Блэк – Шоулз опциондорунун баа түзүү формуласын колдонуу менен сатып алууга опциондуун эсептешүү наркын аныктоо болуп саналат. Метод эсептөө куралын же кээде модель деп аталган процессти пайдалануу менен колдонулат жана алардын өз ара байланыштарын эске алуу менен божомолду жана баштапкы маалыматты колдонууну карайт.

*Божомолдор жана баштапкы маалыматтар*

A3. Божомолдор пайыздык ставканы тандоо, дисконттолгон ставкалар сыйктуу маселелер боюнча маалыматтардын негизиндеги ой жүгүртүүлөрдү же келечектеги шарттарга же окуяларга карата ой жүгүртүүлөрдү камтыйт. Божомол бир катар тиешелүү альтернативалардан улам жетекчилик тарабынан тандалбайт. Жетекчиликтин эксперти тарабынан жасалган же аныктаалган божомолдор жетекчилик аларды баалануучу маанилерди эсептөө үчүн колдонгондо алардын божомолдору болуп калат.

A4. Ушул стандарттын максаттары үчүн баштапкы маалыматтар түздөн-түз байкоо жүргүзүүлөр аркылуу же ишкананын тышкы тарабынан алынган маалыматты түшүндүрөт. Баштапкы маалыматтарга карата талдоо же чечмелөөчү методдорду колдонуу аркылуу алынган маалымат туундуу маалыматтар деп аталат, мындай методдор жалпы таанылган теориялык негизге ээ болот жана азыраак деңгээлде жетекчиликтин ой жүгүртүүсүн колдонууну талап кылат. Болбосо мындай маалымат божомол болот.

A5. Төмөндө баштапкы маалыматтардын мисалдары берилген:

- рыноктук операциялардын алкагында мақулдашылган баалар;

- өндүрүштүк жабдуунун иштөө убактысы же анда чыгарылган продукциянын саны;
  - ёткөн мезгилдердеги баалар же келишимдик пайыздык ставка, төлөө графиги жана кредит келишимине киргизилген мөөнөт сыйктуу келишимдерге киргизилген башка шарттар;
  - болжолдуу маалымат, мисалы, экономикалык божомол же тышкы маалымат булактарынан алынган пайданын болжолу; же
  - форварддык пайыздык ставканын негизинде интерполяциялоо методун колдонуу менен аныкталган келечектеги пайыздык ставка (туунду маалыматтар).
- A6. Баштапкы маалыматтар булактардын кенири чөйрөсүнөн алыныши мүмкүн. Мисалы, алар төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:
- ишкананын ичинде же тышкы маалыматтык булактардан алынган;
  - негизги регистрлердин же көмөкчү ведомстволордун ичиндеги же тышкаркы системадан алынган;
  - келишимдерден алынган; же
  - мыйзам же ченемдик документтерден алынган.

*(Масштабдуулук (3-пунктту караңыз))*

- A7. Бул стандарттын талаптары кантит масштабдалышы мүмкүн экени жөнүндө сунушту камтыган пункттардын мисалдары A20–A22, A63, A67 жана A84-пункттарын камтыйт.

### **Ушул стандарттын негизги принциптери**

*(Ажыралгыс тобокелдик факторлору (4-пунктту караңыз)*

- A8. Ажыралгыс тобокелдик факторлору контролдоо каражаттарын караганга чейин өбөлгөлөрдүн бурмаланууга дуушар болушуна таасир этиши мүмкүн болгон шарттардын жана окуялардын мунөздөмөлөрү болуп саналат. 1-тиркемеде ажыралгыс тобокелдиктин мындаи факторлорунун мунөзү жана баалануучу маанилерди эсептөө контекстинде алардын өз ара байланышы жана алардын финанссылык отчеттүүлүкта берилиши кошумча түшүндүрүлөт.
- A9. Баалоонун айкын эместигине, татаалдыкка же субъективдүүлүккө байланыштуу ажыралгыс тобокелдик факторлоруна кошумча, аудитор олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоодо жана баалоодо эске алыши мүмкүн болгон башка ажыралгыс тобокелдик факторлор баалануучу мааниге таасир этүү деңгээлди камтыши мүмкүн:
- баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган методду, божомолдорду же баштапкы маалыматтарды өзгөртүү

**БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ**

- зарылчылыгына алыш келиши мүмкүн болгон, финанссылык отчеттуулуктун тиешелүү беренелеринин мүнөзүндөгү же жагдайларындагы же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарындагы өзгөртүүлөр;
- баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчиликтин бир жактуулугунан же ак ниетсиз аракеттеринен улам бурмaloолорго кабылуу.

*Контролдоо каражаттарынын тобокелдиги (6-пунктту караңыз)*

- A10. Аудитор үчүн өбөлгөлөр деңгээлинде контролдоо каражаттарынын тобокелдигин баалоодо маанилүү фактор аудитор таяна турган, контролдоо каражаттарынын түзүмүнүн натыйжалуулугу жана контролдоо каражаттары өбөлгөлөр деңгээлинде баалангандай ажыралгыс тобокелдиктерге карата жооп иретинде чараларды көрүүнү камсыздаган деңгээл болуп саналат.

*Кесипкөй скептицизм (8-пунктту караңыз)*

- A11. A60, A95, A96, A137 жана A139-пункттары аудитордук кесипкөй скептицизмди көрсөтүүсүнүн мүмкүн болуучу ыкмалары берилген пункттардын мисалдары катары кызмат кылат. A152-пунктунда аудитордук кесипкөй скептицизм көрүнүштөрүн документ түрүндө тариздөөсүнүн мүмкүн болуучу ыкмаларына карата сунуштар жана аларга карата колдонууда документ түрүндө тариздөө кесипкөй скептицизмдин көрүнүшү жөнүндө күбөлөндүрүшү мүмкүн болгон, ушул стандарттын конкреттүү пункттарынын мисалдары камтылган.

*Негиздүүлүк принциби (9, 35-пункттарды караңыз)*

- A12. Аудитордун баалануучу маанилердин жана финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүсүнүн негиздүүлүгүн аныктоосу үчүн мааниге ээ болгон башка ой жүгүртүүлөр, төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган баштапкы маалыматтар жана божомолдор бири бирине жана башка баалануучу маанилерде же ишкананын бизнес ишмердүүлүгүнү чөйрөлөрүндө колдонулгандарга ылайык келет; жана
- баалануучу маани финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына ылайык тиешелүү маалыматты эске алат.

- A13. 9-пунктта колдонулган «талаптагыдай колдонуу» термини финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына ылайык келбegen, бирок бул концепцияга ылайык эсептөө эрежелеринин максатына ылайык келген ой жүгүртүүнү чагылдырган методду түшүндүрөт.

### **Аныктамалар**

#### *Баалануучу маани (12(a)-пунктун караңыз)*

- A14. Баалануучу маани – финанссылык отчеттуулукта таанылган же ачып көрсөтүлгөн, операциялардын түрлөрүнө же эсептер боюнча калдыктарга тиешелүү болушу мүмкүн болгон акчалай түрүндөгү сумма. Баалануучу маанилер ачып көрсөтүлгөн маалыматка кирген же операциялардын түрлөрү же эсептер боюнча калдыктар тууралуу маалыматты таанууга же ачып көрсөтүүгө байланыштуу ой жүгүртүүнү калыптандыруу үчүн колдонулган, акчалай түрүндөгү сумманы дагы камтыйт.

#### *Аудитордун так баалоосу же баалоонун диапазону (12(b)-пунктун караңыз)*

- A15. Аудитордун так баалоосу же баалоонун диапазону түздөн-түз (мисалы, нарктын түшүшүнө каралган резерв же финанс инструменттеринин ар кандай түрлөрүнүн адилет наркы) же шарттуу (мисалы, баалануучу маанилер үчүн олуттуу божомолдор катары колдонулган сумма) баалануучу маанилерди аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Аудитор баштапкы маалыматтардын же божомолдордун акчалай эмес беренесин баалоодо сумманы же суммалардын диапазонун аныктоодо ушул сияктуу ыкманы колдонушу мүмкүн (мисалы, активдин болжолдонгон пайдалуу кызмат мөөнөтү).

#### *Баалоонун айкын эместиги (12(c)-пунктун караңыз)*

- A16. Бардык эле баалануучу маани баалоонун айкын эместигинин жогорку денгээлине дуушар болбoit. Мисалы, финанссылык отчеттуулуктун айрым беренелери үчүн ал боюнча иш жүзүндөгү алмашуу жүргүзүлгөн, баалар жөнүндө жеткиликтүү жана ишенимдүү маалыматты камсыздаган активдүү жана ачык рынок болушу мүмкүн. Муну менен катар баалоонун айкын эместиги баалоо методу жана баштапкы маалыматтар етө так аныкталганда дагы болушу мүмкүн. Мисалы, активдүү жана ачык рынокто жүгүртүлгөн жана котировкаланган баага ээ болгон баалуу кагаздарды баалоо, эгер алардын пакети олуттуу болсо же сатуу көз карашынан алганда чектөөлөргө дуушар болсо, түзөтүүнү талап кылышы мүмкүн. Мындан тышкary ошол убакта орун алган жалпы экономикалык шарттар, мисалы, конкреттүү рынокто ликвиддүүлүктүн жоктугу баалоонун айкын эместигине алып келиши мүмкүн.

*Жетекчиликтин бир жактуулугу (12(d) -пунктун караңыз)*

A17. Финансылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы көп учурларда байтараптыкты, башкача айтканда бир жактуулуктан эркин болуун талап кылат. Субъективдүүлүктүн болушу жетекчилик тарабынан ой жүгүртүүгө муктаждыкты жана жетекчиликтин атайы эмес же атайы бир жактуулугуна ыктоочулукту жаратат (мисалы, пайданын же капиталдын жетиштүүлүгүнүн коэффициентинин максаттуу көрсөткүчтөрүнө жетүүгө мотивациянын болушунун натыйжасында). Баалануучу маанилердин жетекчиликтин бир жактуулугуна жакындыгы баалануучу маанилерди эсептөөдө субъективдүүлүктүн болушуна жараша жогорулайт.

*Баалануучу маанинин иши жүзүндөгү натыйжасы (12(f)-пунктун караңыз)*

A18. Айрым баалануучу маанилер өзүнүн мүнөзү боюнча ушул стандартта ылайык аткарылуучу, аудитордун иши үчүн актуалдуу, иш жүзүндөгү жыйынтыкка ээ болбойт. Мисалы, баалануучу маани белгилүү бир убакытта рыноктун катышуучуларынын ой жүгүртүүлөрүнө негизделиши мүмкүн. Ушундан улам, активдүү сатуу же милдеттенмелерди берүү учурундагы баа отчеттук құнгө карата кабыл алынган, тиешелүү баалануучу маанилерден айырмаланышы мүмкүн, анткени убакыттын өтүшү менен рыноктун катышуучуларынын наркка тиешелүү ой жүгүртүүлөрү өзгөргөн.

**Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу иш-аракеттер**

*Ишкананын иши жасана анын чөйрөсү жөнүндө түшүнүк алуу (13-пунктту караңыз)*

A19. АЭС 315тин (кайра караган) 11–24-пункттары аудитордун ишкананын ишинин конкреттүү аспекттери жана анын чөйрөсү, анын ичинде ишкананын ички контролдоо системасы жөнүндө түшүнүк алуусун талап кылат. Ушул стандарттын 13-пунктунун талаптары баалануучу маанилерге карата колдонууда конкреттештирилген жана АЭС 315тин (кайра караган) кеңири талаптарына негизделет.

**Масштабдуулук**

A20. Ишкананын ишин жана анын чөйрөсүн изилдөө боюнча аудитордук жол-жоболордун мүнөзү, мөөнөтү жана көлөмү, анын ичинде баалануучу маанилерге тиешелүү ишкананын ички контролдоо системасы тигил же бул деңгээлде өзүнчө маселе же маселелер конкреттүү жадгайларда канчалык колдонула турганынан көз каранды болушу мүмкүн. Мисалы, ишканада баалануучу маанилерди колдонуу зарылчылыгына алып келе турган операциялар же башка окуялар жана шарттар аз болушу мүмкүн, финанссылык отчеттуулукка карата колдонулуучу талаптар колдонууда оной болушу жана тиешелүү жөнгө

салуучу факторлор жок болушу мүмкүн. Мындан тышкary, баалануучу маанилер олуттуу ой жүгүртүүлөрдү колдонууну талап кылбайт жана баалануучу маанилерди эсептөө процесси татаал болушу мүмкүн. Мындей жагдайларда баалоонун айкын эместикитин, татаалдыктын, баалануучу маанилердин субъективдүүлүгүнүн деңгээли же ажыралгыс тобокелдиктин башка факторлорунун таасири төмөн болушу ыктымал, аудит үчүн мааниге ээ болгон контролдоо каражаттары аз болушу мүмкүн. Мындей учурда аудитордун тобокелдикти баалоо жол-жоболору кенири болбайт жана негизинен финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликти сурамжылоо жана баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчилик колдонуучу процесс жөнөкөй кадамдык нускамалар аркылуу аткарылышы мүмкүн.

- A21. Ошол эле убакта баалануучу маанилер жетекчиликтен маанилүү ой жүгүртүүнү колдонууну талап кылышы мүмкүн, ал эми баалануучу маанилерди эсептөө процесси татаал болуп жана татаал моделдерди колдонууну карашы ыктымал. Мындан тышкary, ишканада татаал маалыматтык система жана баалануучу маанилерди контролдоо каражаттарынын чоң көлөмү болушу мүмкүн. Мындей жагдайларда баалоонун айкын эместигинин, баалануучу маанилердин субъективдүүлүгүнүн, татаалдыгынын деңгээли же ажыралгыс тобокелдиктин башка факторлорунун таасири жогору болушу мүмкүн. Мындей учурда аудитордун тобокелдиктерди баалоо жол-жобосунун мунөзү же мөөнөтү башкача болот же А20-пунктунда көрсөтүлгөн жагдайларга караганда кенири болот.
- A22. Кийинки эскертуулөр жөнөкөй операцияларга гана ээ болгон, көптөгөн чакан ишканалар кирген ишканалар үчүн жөндүү болушу мүмкүн:
- баалануучу маанилерге тиешелүү процесстер жөнөкөй болушу мүмкүн, анткени бизнес ишмердүүлүгү татаалдыгы менен айырмаланбайт же керектүү баалануучу маанилер баалоонун айкын эместиги менен азыраак деңгээлде байланыштуу;
  - баалануучу маанилер негизги регистрлерден же көмөкчү ведомстволордон тышкary алынышы мүмкүн, алардын эсебин контролдоо каражаттары чектелиши мүмкүн жана жетекчи-менчик ээси аларды аныктоого олуттуу таасир тийгизиши мүмкүн. Балким, аудиторго олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоодо жана жетекчиликтин бир жактуулугунун тобокелдигин кароодо баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчи-менчик эссиинин ролун эске алуу талап кылышы мүмкүн.

Ишканы жана анын чөйрөсү

Ишканы операциялары жана башка окуялар менен шарттар (13(a)-пунктун караңыз)

А23. Баалануучу маанилерди эсептөө же аларды өзгөртүү зарылчылыгына алып келиши мүмкүн болгон жагдайлардын өзгөрүүлөрү, мисалы, төмөндөгүлөрдү камтышы мүмкүн:

- ишканы операциялардын жаңы түрүн жүргүзүп баштады;
- операциянын шарттары өзгөрдү; же
- жаңы окуялар болду же жаңы шарттар жаралды.

Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптары (13(b)-пунктун караңыз)

А24. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарын түшүнүү аудиторго жетекчилик менен жана зарыл болгондо корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен жетекчилик бул талаптарды баалануучу маанилерге карата кандай колдонгону жөнүндө жана алар талаптагыдай түрдө колдонулганына байланыштуу аудитордун чечими жөнүндө маселени талкуулоо үчүн негизди берет. Мындай түшүнүк аудиторго финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык алгылыктуу болуп саналган бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алынган практикасын ишкананын конкреттүү шарттары үчүн ылайыктуу деп эсептебеген учурларда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга маалымдоодо жардам бериши мүмкүн.<sup>30</sup>

А25. Мындай түшүнүктүү алгандан аудитор төмөндөгүлөрдү түшүнүүгө умтулушу мүмкүн:

- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы канчалык деңгээлде:
  - белгилүү бир таанып билүү критерийлерин же баалануучу маанилерди эсептөө методдорун белгилейт;
  - адилет нарк боюнча баалоого уруксат берген же талап кылган белгилүү бир критерийлерди көрсөтөт, мисалы, жетекчиликтин активге же милдеттенмеге карата белгилүү бир иш-аракеттер планын сактоо ниетине шилтеме кылуу аркылуу; же
  - кайсы маалыматты, пикирге, божомолго же баалануучу маанилерге карата колдонулуучу баалоонун айкын

<sup>30</sup> АЭС 260 (кайра каралган), 16(a)-пункту

эместигинин башка булактарына карата ачып көрсөтүү зарыл же сунуштала турганын көрсөтөт; жана

- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына өзгөртүүлөр баалануучу маанилерге карата ишкананын эсеп саясатын өзгөртүүлөрдү талап кыла турганын карайт.

Жөнгө салуучу факторлор (13(c)-пунктун караңыз)

A26. Эгер мындалар болсо, баалануучу маанилерге тиешелүү жөнгө салуучу фактологго карата түшүнүк алуу аудиторго банктык же камсыздандыруу тармагынын көзөмөлдөө органдары тарабынан белгиленген, колдонуудагы ченемдик талаптарды аныктоого жана мындаи система же жөнгө салуу системасы канчалык денгээлде төмөндөгүдөй экени жөнундө чечим кабыл алууга жардам берет:

- таануу шарттарына же баалануучу маанилерди эсептөө методдоруна жайылтылат же тиешелүү сунуштамаларды берет;
- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына кошумча катары маалымматты ачып көрсөтүү боюнча көрсөтмөлөрдү же сунуштамаларды берет;
- ченемдик талаптарды сактоону камсыздоо үчүн, жетекчиликтин бир жактуулук көрүнүштөрүнүн болушу мүмкүн болгон чөйрөлөрдү көрсөтөт;
- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына ылайык келбegen ченемдик талаптарды камтыйт, бул олуттуу бурмaloонун мүмкүн болуучу тобокелдиктерин көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, айрым жөнгө салуучу органдар финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы талап кылган мааниден ашкан, күтүлгөн кредиттик чыгымдарга каралган резервдердин минималдуу деңгээлине таасир этүүгө умтулушу мүмкүн.

Аудиттин күтүүлөрүнө ылайык финанссылык отчеттуулукка киргизилиши керек болгон баалануучу маанинин жана маалымматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн мүнөзү (13(d)-пунктун караңыз)

A27. Аудиттин күтүүлөрүнө ылайык финанссылык отчеттуулукка киргизилиши керек болгон баалануучу маанинин жана маалымматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн мүнөзүнөн түшүнүк алуу ишкананын финанссылык отчеттуулугуна киргизилет, аудиторго мындаи баалануучу маанилерди эсептөө эрежелерин, ошондой эле жөндүү боло турган маалымматты ачып көрсөтүүнүн мүнөзүн жана көлөмүн түшүнүүгө жардам берет. Мындаи түшүнүк аудиторго жетекчилик баалануучу

маанилерди кандай эсептей турганы жөнүндө маселени жетекчилик менен талкуулоо үчүн негиздерди берет.

*Аудит учун мааниге ээ болгон ички контролдоо системасы*

Көзөмөлдүн жана корпоративдик башкаруунун мүнөзү жана деңгээли (13(е)-пунктун караңыз)

A28. АЭС 315ти (кайра караган)<sup>31</sup> колдонууда аудитордун жетекчиликтин баалануучу маанилерин эсептөө процессине карата ишканада болгон көзөмөлдүн жана корпоративдик башкаруунун мүнөзүн жана деңгээлин түшүнүүсү аудитордон талап кылынган баалоо үчүн олуттуу мааниге ээ болушу мүмкүн, анткени бул төмөндөгүлөр жөнүндө маселеге тиешелүү болот:

- корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын көзөмөлү алдында жетекчилик тарабынан чынчылдык маданияты жана этикалык жүрүм-турум түзүлгөнбү жана колдоого алынабы; жана
- контролдоо чөйрөсүнүн күчтүү тараптары жалпысынан ички контролдоонун башка компоненттери үчүн талаптагыдай негизди камсыздайбы, ошондой эле контролдоо чөйрөсүнүн кемчиликтери ички контролдоонун башка компоненттерине терс таасирин тийгизеби.

A29. Аудитор төмөндөгүлөр жөнүндө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга карата түшүнүк ала алабы:

- алар баалануучу маанилерди же баалануучу маани менен байланыштуу тобокелдиктерди, мисалы, баалануучу маанилерди аныктоо үчүн колдонулган методго же маалыматтык технологияларга байланыштуу тобокелдиктерди эсептөө үчүн, белгилүү бир методдун же моделдин мунөздөмөлөрүн түшүнүү үчүн керектүү билимдерге же жөндөмдергө ээби;
- алар жетекчилик баалануучу маанилерди колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясына ылайык эсептегенин түшүнүү үчүн керектүү билимдерге жана жөндөмдергө ээби;
- алар жетекчиликтен көз карандысыз болуп саналабы, жетекчилик баалануучу маанилерди кандай эсептегенин өз убагында баалоо үчүн керектүү маалыматка, ошондой эле бул иш-аракеттер адекваттуу эмес же орунсуз болуп көрүнгөн кезде, жетекчиликтин иш-аракеттерине шектенүү жаратууга ыйгарым укугу барбы;

<sup>31</sup> АЭС 315 (кайра караган), 14-пункт

- алар жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөө, анын ичинде моделдерди колдонуу процессине көзөмөлдү жүзөгө ашырабы; же
  - мониторинг боюнча жетекчинин иш-аракеттери үчүн көзөмөл жүргүзүшөбү. Бул түзүмдөгү же баалануучу маанилердин үстүнөн контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугундагы бардык кемчиликтөрдө аныктоого жана жок кылууга багытталган көзөмөлдө жана текшерүү жол-жоболорун камтышы мүмкүн.
- A30. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар жүзөгө ашырган көзөмөлгө карата түшүнүк алуу, төмөндөгүдөй баалануучу маанилер болгондо олуттуу мааниге ээ болушу мүмкүн:
- жетекчиликтин субъективдүүлүк таандык болгон ой жүгүртүүлөрдү колдонусун талап кылат;
  - баалоонун айын эместигинин жогорку денгээли менен байланыштуу;
  - татаал эсептөөлөрдү талап кылат, мисалы, маалыматтык технологияларды, чоң көлөмдөгү баштапкы маалыматтарды кенири колдонуудан же көп сандагы баштапкы маалыматтар булактарын же татаал өз ара байланыштагы божомолдорду колдонуудан улам;
  - мурдагы мезгилдерге салыштырмалуу методдо, божомолдо же баштапкы маалыматтарда өзгөрүүлөр болуп өткөн же болуп өтүүгө тийиши; же
  - олуттуу божомолдорду камтыйт.

Жетекчиликтин атайын жөндөмдөрдү же билимди колдонуусу, анын ичинде жетекчиликтин экспертерин пайдалануу (13(f)-пунктун караңыз)

A31. Аудитор төмөндөгү жагдайлар жетекчиликтин эксперти тартуусун талап кылуу мүмкүндүгүн жогорулатабы деген маселени карайт:<sup>32</sup>

- баалоону талап кылган маселенин өзгөчө мүнөзү, мисалы, баалануучу маани кен казуу тармактарындагы пайдалуу кендердин же углеводороддордун запастарын баалоону же татаал келишимдик шарттарды колдонуунун мүмкүн болуучу жыйынтыгын аныктоону карашы мүмкүн;
- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын тиешелүү талаптарын аткарууну камсыздоого

<sup>32</sup> АЭС 500, 8-пункт

- багытталган моделдердин техникалык өзгөчөлүктөрү (мисалы, 3-денгээлдин адилет наркы боюнча эсептөө);<sup>33</sup>
- баалануучу маанилерди эсептөөнү талап кылуучу шарттардын, операциялардын же окуялардын бөтөнчө же сейрек мүнөзү.

Ишкананын тобокелдиктерин баалоо процесси (13(g)-пунктун караңыз)

A32. Ишкананын тобокелдиктерин баалоо процессинде баалануучу маанилер менен байланыштуу тобокелдиктер кандай аныктала турганын жана аларды жоюу боюнча чаралар көрүлө турганын түшүнүү аудиторго төмөндөгүлөргө тиешелүү өзгөртүүлөрдү кароодо жардам бериши мүмкүн:

- финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын баалануучу маанилерге карата талаптары;
- баалануучу маанилерди эсептөө учун мааниге ээ болгон же колдонулуучу баштапкы маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө таасир эте турган баштапкы маалыматтардын булактарынын болушу же мүнөзү;
- маалыматтык система же ишкананын маалыматтык технологияларынын чөйрөсү; жана
- негизги персоналдын курамы.

A33. Аудитор баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчиликтин бир жактуулугунун же ак ниетсиз аракеттин жыйынтыгындагы бурмaloолорго ыктоочулукту жетекчилик кантип аныктап жана кандай чараларды көрө турганынан түшүнүк алуда карай турган маселелер төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган методдорду, божомолдорду жана баштапкы маалыматтарды тандоого же колдонууга өзгөчө көнүл бурабы;
- ал өткөн мезгилдеги же бюджетте каралган жыйынтыктар менен, же башка белгилүү факторлор менен салыштырмалуу күтүүсүз же ыраатсыз жыйынтыктар жөнүндө кубөлөндүрүшү мүмкүн болгон иштин негизги көрсөткүчтөрүн көзөмөлдөйбү;
- ал бир жактуулукту ёбелгөлөй турган финансыйлык же башка стимулдарды аныктайбы;
- жетекчилик баалануучу маанилерди аныктоодо колдонулган методдорду, олуттуу божомолдорду же баштапкы маалыматтарды өзгөртүү зарылчылыгын көзөмөлдөйбү;

<sup>33</sup> Мисалы, ФОЭС (IFRS) 13 «Адилет наркты баалоону» караңыз.

- ал баалануучу маанилерди баалоодо жана аларды текшерүүдө колдонулган моделдер үчүн талаптагыдай көзөмөлдү жүзөгө ашырабы;
- жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөөдө же көз карандысыз текшерүүдө кабыл алынган маанилүү ой жүгүртүүлөрдүн негиздерин документ түрүндө тариздөөнү талап кылабы, эгер жогоруда саналгандар жүзөгө ашырылса, анда кандай жол менен.

Ишкананын баалануучу маанилерге тиешелүү маалыматтык системасы (13(h)(i)-пунктун караңыз)

A34. 13(h)-пункттун контекстиндеги операциялардын, окуялардын жана шарттардын түрлөрү АЭС 315тин (кайра караган) 18(a) жана (d)-пункттарындагы талаптар менен жөнгө салынган, баалануучу маанилерге жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө тиешелүү операциялардын, окуялардын жана шарттардын ушул сыйктуу түрлерүнө окшош. Ишкананын баалануучу маанилерге тиешелүү маалыматтык системасынан түшүнүк алууда аудитор төмөндөгү маселелерди карай алат:

- баалануучу маанилер демейки жана үзгүлтүксүз операцияларды эсепке алуунун натыйжасында пайда болобу же алар туруксуз же бөтөнчө эмес операциялардын натыйжасы болуп саналабы;
- кандай маалыматтык система баалануучу маанилердин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн, атап айтканда милдеттенмелерге тиешелүү баалануучу маанилердин толуктугун аныктайт.

A35. Аудиттин жүрүшүндө аудитор жетекчилик аныктай албаган баалануучу маанилерди жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү колдонууну талап кылган операциялардын, окуялардын жана шарттардын түрлөрүн аныкташы мүмкүн. АЭС 315те (кайра караган) аудитор жетекчилик тарабынан аныкталбаган олуттуу бурмало тобокелдиктерин аныктай турган жана тобокелдиктерди баалоо процесстери жаатында ишкананын ички контролдоо системасында олуттуу кемчиликтөр барбы аныктай турган жагдайлар каралат.<sup>34</sup>

Жетекчиликтин колдонуучу методдорду, божомолдорду жана баштапкы маалымат булактарын аныктоосу (13(h)(ii)(a)-пунктун караңыз)

A36. Эгер жетекчилик баалануучу маанини эсептөө методун өзгөртсө, карапалуучу факторлор жаны метод орундуубу, ал ишканага же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарындагы же жөнгө салуучу чөйрөдөгү

<sup>34</sup> АЭС 315 (кайра караган), 17-пункт

өзгөрүүлөргө таасир этүүчү чөйрөдөгү же жагдайлардагы өзгөртүүлөргө жооп иретинде колдонулабы, же жетекчиликте башка олуттуу себеп барбы деген маселени камтышы мүмкүн.

- A37. Эгер жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөө методун өзгөртпөсө, каралуучу факторлор мурдагы методдорду, божомолдорду жана баштапкы маалыматтарды колдонууну улантуу учурдагы чөйрөнүн же жагдайлардын шарттарында талаптагыдай болуп саналабы деген маселени камтышы мүмкүн.

Методдор (13(h)(ii)(a)(i)-пунктун караңыз)

- A38. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулушу мүмкүн болгон методдорду белгилеши мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурларда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы бир методдо колдонууну белгилейт же керектүү эсептөө эрежелери альтернативалуу методдорду колдонууну белгилейт же уруксат берет.

Моделдер

- A39. Жетекчилик модель анын менчигиби же тышкы модель экенинен көз карандысыз баалануучу маанилерди эсептөө үчүн колдонуулучу модельдерге карата өзгөчө контролдоо каражаттарын иштеп чыгып жана киргизе алат. Модель татаалдык же субъективдүүлүк деңгээлин жогорулатканда, мисалы, күтүлгөн кредиттик чыгымдардын модели же 3-денгээлдин баштапкы маалыматтарын колдонуу менен адилет нарк модели, мындай татаалдыкка же субъективдүүлүкке карата контролдоо каражаттары жогорку мүмкүндүк менен аудит үчүн мааниге ээ болгон катары аныкталышы мүмкүн. Моделдер татаалдыгы менен айырмаланганда, баштапкы маалыматтардын бүтүндүгү үчүн контролдоо каражаттары дагы аудит үчүн мааниге ээ болот. Моделден жана аудит үчүн мааниге ээ болгон контроллук иш-аракеттерден түшүнүк алууда аудитордун кароосу максатка ылайыктуу болгон факторлор төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- жетекчилики моделин жөндүүлүгүн жана тактыгын кантип аныктайт;
- модель текшерүү же бэк-тестиirlөө, анын ичинде модель колдонуга чейин текшерилеби жана ал багыты боюнча колдонуу үчүн жарактуу бойдан калдыбы аныктоо үчүн, бирдей убакыт аралыгында ал кайталап текшерилеби. Ишкананын моделин текшерүү процесси төмөндөгүлөрдү баалоону камтышы мүмкүн:
  - моделдин теориялык тууралыгы;
  - моделдин математикалык бүтүндүгү; жана

- баштапкы маалыматтардын тактыгы, толуктугу жана моделде колдонулган баштапкы маалыматтардын жана божомолдордун талаптагыдай мүнөзү;
- рыноктогу өзгөрүүлөргө ылайык же башка учурларда модель кантип өз убагында өзгөртүлөт же түзөтүлөт, ошондой эле моделдеги өзгөрүүлөрдү талаптагыдай контролдоо саясаты бары;
- моделдин жыйынтыктарына айрым тармактарда жылышшуу деп аталган түзөтүүлөр киргизилеби жана мындай түзөтүүлөр финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына ылайык конкреттүү жагдайларда талаптагыдай болуп саналабы. Түзөтүүлөр талаптагыдай эмес болгондо, алар жетекчиликтин бир жактуулугу жөнүндө күбөлөндүрүшү мүмкүн; жана
- моделди, анын ичинде пландалган колдонууну, чектөөлөрдү, негизги параметрлерди, керектүү баштапкы маалыматтарды жана божомолдорду, бардык жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жана анын жыйынтыктарына киргизилген түзөтүүлөрдүн мүнөзүн же негизин талаптагыдай документ түрүндө тариздө.

Божомолдор (13(h)(ii)(a)(ii)-пунктун караңыз)

A40. Аудитор жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган божомолдорду кантип тандаганы тууралуу түшүнүк алууда карашы мүмкүн болгон маселелер төмөнкүлөрдү камтыйт, мисалы:

- жетекчилик жасаган тандоо учун негиз жана божомолдорду тандоону ырастаган документация. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы божомолдорду тандоодо колдонуу учун критерийлерди же сунуштарды камтыйт;
- жетекчилик божомолдордун жөндүүлүгүн жана толуктугун кантип баалай турганын;
- мүмкүн болсо, жетекчилик божомолдор бири бирине, башка баалануучу маанилерде же бизнес ишмердүүлүгүнүн чөйрөлөрүндө колдонулган башка божомолдорго, же төмөндөгү башка аспекттерге ылайык келээрин кантип аныктай турганын:
  - жетекчилик тарабынан контролдонот (мисалы, активдердин пайдалуу кызмат мөөнөтүн эсептөөгө таасирин тийгизиши мүмкүн болгон, техникалык тейлөө программаларына карата божомолдор), ошондой эле бул аспекттер ишкананын бизнес-пландарына жана тышкы шарттарга ылайык келеби белгиленет; жана

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

- жетекчилик тарабынан контролдөнбөйт (мисалы, пайыздык ставкаларга, өлүмгө же сот же жөнгө салуучу органдар тарабынан жасалган иш-аракеттерге тиешелүү божомолдор);
- божомолдор жөнүндө маалыматты ачык көрсөтүүгө байланыштуу финансыйлык отчеттүүлүктүү даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптары.

A41. Адилет нарктын баалануучу маанилерине карата божомолдор баштапкы маалыматтын булактары жана алардын ой жүгүртүүлөрүн бекемдөө үчүн негиздер буюнча төмөндөгүдөй айырмаланат:

- (a) рыноктун катышуучулары активдин же милдеттенменин наркын аныктоодо колдонгондор же отчет берүүчү ишканадан көз карандысыз булактардан алынган, баштапкы маалыматтарга негизделгендер;
- (b) активдин же милдеттенменин баасын түзүүдө рынке түзүүдө рынке катышуучулары колдонушу мүмкүн болгон кандай божомолдорду пайдаланганына карата ишкананын жеке ой жүгүртүүсүн чагылдырган жана конкреттүү жагдайларда болгон баштапкы маалыматтардан мыктыларына негизделгендер.

Бирок, практикада, (a) жана (b)нын ортосундагы айырма айкын болбөйт жана аларды чектөө баштапкы маалыматтардын булактарын түшүнүүдөн жана божомолдорду бекемдөөчү ой жүгүртүүлөр үчүн негиздерден көз каранды болот. Мындан тышкары, жетекчиликтен рынке түзүүдө рынке катышуучулары колдонгон, бири биринен айырмалаган бир нече божомолдордурун ичинен тандоо талап кылышы мүмкүн.

A42. Баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган божомолдор ушул стандартта эгер божомолдогу акылга сыйрлык өзгөртүү баалануучу маанилерди эсептөөгө олуттуу таасирин тийгизсе, олуттуу божомолдор катары аныкталат. Сөзгичтиki талдоо акчалай түрдөгү баалануучу маанилердин өлчөмүнүн баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган, бир же бир нече божомолдордун өзгөрүүсүнөн көз карандылыгын түшүнүү үчүн пайдалуу болушу мүмкүн.

Активдүү эмес же ликвиддүү эмес рыноктор

A43. Активдүү эмес же ликвиддүү эмес рыноктор учурунда аудитордун жетекчилик божомолдорду кантип тандай турганын түшүнүүсү жетекчиликтө төмөндөгүлөр барбы түшүнүүн камтыши мүмкүн:

- мындай жагдайларда методду колдонууну адаптациялоого карата киргизилген тиешелүү саясат. Мындай адаптация моделдерге түзөтүүлөрдү киргизүүнү же учурдагы жагдайларда орундуу болгон жаңы моделдерди иштеп чыгууну камтыши мүмкүн;

**БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ**

- адаптациялоо же моделди иштеп чыгуу үчүн талап кылышкан көндүмдөргө же билимге ээ болгон ресурстар, эгер зарыл болсо – шашылыш тартипте, анын ичинде мындай жагдайларда орундуу болгон баалоо методикасын тандоо;
- болгон айкын эместикити эске алуу менен жыйынтыктардын диапазондорун аныктоо үчүн ресурстар, мисалы, сөзгичтикке талдоо жүргүзүү аркылуу;
- мүмкүн болсо, рыноктук шарттардын начарлашы ишкананын ишине, анын чөйрөсүнө жана тиешелүү бизнес-тобокелдиктерге кандай таасир эткенин, ошондой эле мындай жагдайларда ишкананын баалануучу маанилери үчүн кесепеттерди баалоо үчүн мүмкүнчүлүктөр; жана
- белгилүү бир тышкы маалыматтык булактардан алышкан баалар жөнүндө баштапкы маалыматтар жана алардын жөндүүлүгү мындай жагдайларда кандай өзгөрүшү мүмкүн экенин талаптагыдай түшүнүү.

**Баштапкы маалыматтар (13(h)(ii)(a)(iii)-пунктун караңыз)**

A44. Аудитор жетекчилик баалануучу маанилер негизделе турган баштапкы маалыматтарды кантип тандай турганы жөнүндө түшүнүктүү алууда карашы мүмкүн болгон маселелер төмөнкүлөрдү камтыйт:

- баштапкы маалыматтардын, анын ичинде тышкы маалыматтык булактан алышкан маалыматтын мүнөзү жана булагы;
- жетекчиликтин алгачкы маалыматтын талаптагыдай мүнөзүн баалоо ыкмасы;
- баштапкы маалыматтардын тактыгы жана толуктугу;
- мурдагы мезгилде колдонулган баштапкы маалыматтарга байланыштуу колдонулуп жаткан баштапкы маалыматтардын ырааттуулугу;
- баштапкы маалыматтарды алуу жана иштеп чыгуу үчүн колдонулган маалыматтык системалардын татаалдыгы, атап айтканда, бул чоң көлөмдөгү баштапкы маалыматтар менен иштөөнү караганда;
- баштапкы маалыматтарды алуу, берүү жана иштеп чыгуу ыкмасы, ошондой эле алардын бүтүндүгүн сактоо.

**Жетекчилик баалоонун айкын эместигин кандайча түшүнөт жана аны кантип чёттөтөт (13(h)(ii)(b) – 13(h)(ii)(c)-пункттарын караңыз)**

A45. Жетекчилик баалоонун айкын эместигинин деңгээлин түшүнгөнүнө жана канчалык деңгээлде түшүнгөнүнө байланыштуу аудитордун

кароосу максатка ылайыктуу болгон маселелер төмөнкүлөрдү камтыйт, мисалы:

- жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде, талаптагыдай болуп саналган альтернативалуу методдорду, олуттуу божомолдорду же баштапкы маалыматтын булактарын аныктаганбы, эгер ушундай болсо, анда кандай жол менен;
- жетекчилик альтернативалуу жыйынтыктарды караганбы, мисалы, баалануучу маанини эсептөөдө колдонулган, олуттуу божомолдордогу же баштапкы маалыматтардагы өзгөрүүлөрдүн таасирин аныктоо үчүн сезгичтикке талдоо жүргүзүү аркылуу, эгер ушундай болсо, анда кандай жол менен.

- A46. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптары эсептөөнүн акылга сыйрлык мүмкүн болуучу жыйынтыктарынан жетекчиликтин так баалоосун тандоо үчүн ыкмага карата көрсөтмөлөрдү камтыши мүмкүн. Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы тиешелүү сумма талаптагыдай тандалган баалоонун мүмкүн болуучу жыйынтыктарынын бирин түшүндүрө турганын жана айрым учурларда эң орундуу сумма мындай диапазондун борбордук бөлүгүндө турушу мүмкүн экенин көрсөтө турганын эске алыши мүмкүн.
- A47. Мисалы, адилет наркты баалоого карата ФОЭС (IFRS) 13<sup>35</sup> эгер адилет наркты баалоонун бир нече методикасы колдонулса, жыйынтыктар (башкача айтканда адилет нарктын тиешелүү көрсөткүчтөрү) бул жыйынтыктар менен аныкталуучу маанилердин диапазонунун негиздүүлүгүн эске алуу менен бааланышы керектигин көрсөтөт. Адилет наркты баалоо конкреттүү жагдайларда адилет наркты так чагылдырган, мындай диапазондун алкагындагы маанини түшүндүрөт. Башка учурларда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы мүмкүндүктү эске алуу менен, баалоонун акылга сыйрлык мүмкүн болуучу жыйынтыктарынан орточо алынган маанини же эң жогорку деңгээлде мүмкүн болуп саналган баалоо суммасын көрсөтүшү мүмкүн.

<sup>35</sup> ФОЭС (IFRS) 13 «Адилет наркты баалоо», 63-пункт

А48. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы маалыматты ачып көрсөтүү же баалануучу маанилерге карата аны ачып көрсөтүүнүн максаттары жөнүндө эскертууларду камтышы мүмкүн жана айрым ишканалар кошумча маалыматты ачып көрсөтүүнү тиура көрүшү мүмкүн. Мындай маалыматты ачып көрсөтүү же аны ачып көрсөтүүнүн максаттары төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн, мисалы:

- колдонулган эсептөө методу, анын ичинде колдонулган модель жана аны тандоо учун негиз;
- моделдерден же финансыйк отчеттуулукта таанылган же ачып көрсөтүлгөн, баалоолорду аныктоо учун колдонулган башка эсептешүүлөрдөн алынган маалымат, анын ичинде тиешелүү баштапкы маалыматтарга жана бул моделдерде колдонулган божомолдорго карата маалымат, мисалы:
  - өз алдынча иштелип чыккан божомолдор; же
  - аларга ишканда контролдөбөгөн факторлор таасирин тийгизиши мүмкүн болгон, пайыздык ставка сыйктуу баштапкы маалымат;
- каалаган өзгөртүүлөрдүн өткөн мезгилге салыштырмалуу баалоо методуна таасири;
- баалоонун айкын эместигинин булактары;
- адилет нарк жөнүндө маалымат.
- жетекчилик альтернативалуу божомолдорду караганын көрсөткөн, финансыйк моделдерден алынган сезгичтикке талдоо тууралуу маалымат.

А49. Айрым учурларда финансыйк отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы баалоонун айкын эместигине байланыштуу өзгөчө маалыматты ачып көрсөтүүнү талап кылышы мүмкүн:

- мезгил аяктагандан кийин активдердин жана милдеттенмелердин баланстык наркын олуттуу түзөтүүнүн мүмкүндүгүн же өлчөмүн жогорулаткан, баалоонун айкын эместигинин келечектеги жана башка негизги булактарынан кабыл алынган божомолдор жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү. Бул таланттар «негизги баалоонун айкын эместигинин булактары» же «маанилүү баалануучу маанилер» сыйктуу терминдерди колдонуу менен баяндалышы мүмкүн. Алар жетекчиликten оор, субъективдүү же татаал ой жүгүртүүлөрдү колдонууну талап кылган баалануучу маанилерге тиешелүү болушу мүмкүн. Мындай ой жүгүртүүлөр субъективдүү жана татаал болушу мүмкүн, ушундан улам активдердин жана милдеттенмелердин баланстык наркын андан ары олуттуу түзөтүү

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

мүмкүндүгү жогорулайт, мында баштапкы маалыматтардын жана божомолдордун бир катар элементтери келечекте баалоонун айын эместигине уруксат берүүгө таасирин тийгизет. Ачып көрсөтүлүшү мүмкүн болгон маалыматтын курамына төмөнкүлөр кирет:

- божомолдун мүнөзү же баалоонун айын эместигинин башка булагы;
- баланстык нарктын колдонулган методдорго жана божомолдорго сезгичтиги, анын ичинде сезгичтик себеби;
- тийиштүү активдер менен милдеттенмелердин баланстык наркына карата айын эместикин күтүлгөн чечилиши жана ақылга сыйярлык мүмкүн болуучу жыйынтыктырдан диапазону; жана
- егер айын эместиик сакталса, бул активдерге жана милдеттенмелерге карата мурда колдонулган божомолдогу өзгөртүүлөрдү түшүндүрүү.
- мүмкүн болуучу жыйынтыктар жана аны аныктоодо колдонулган божомолдор жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү;
- конкреттүү маалыматты ачып көрсөтүү, мисалы:
  - ишкананын финанссылык абалы жана натыйжалуулугу үчүн адилет нарктын баалануучу маанилеринин маанилүүлүгүнө карата маалымат; жана
  - рыноктун активдүү эместигине же ликвиддүү эместигине карата маалыматты ачып көрсөтүү;
- тобокелдиктерге кабылуучулук жана алардын пайда болуу себептери, ишкананын максаттары, тобокелдиктерди башкаруу саясаты жана жол-жоболору жана тобокелдиктерди баалоо методдору сыйктуу сапаттык факторлор жөнүндө маалыматты, ошондой эле өткөн мезгилге салыштырмалуу көрсөтүлгөн факторлордогу өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү;
- негизги жетектөөчү персонал тарабынан ички маалымат булактарынан алынган, ишкананын тобокелдикке ыктоочулук деңгээли сыйктуу сандык факторлор жөнүндө маалыматты, анын ичинде кредит тобокелдиги, ликвиддүүлүк тобокелдиги жана рыноктук тобокелдик жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү.

Жетекчиликтин аудит үчүн маанилүү баалануучу маанилерди эсептөө процессинин контролдук иш-аракеттери (13(i)-пунктун караңыз)

- A50. Аудит үчүн мааниге ээ болгон контролдоо каражаттарын аныктагандагы жана ага ылайык бул контролдоо каражаттарынын түзүмүн баалоо жана аларды киргизүү фактысын аныктоо зарылчылыгында аудитордун ой жүгүртүүсү жетекчилик колдонгон жана 13(h)(ii)-пунктунда берилген процесске тиешелүү болот. Аудитор баалануучу маанилерге байланыштуу кыйынчылыктарга жараша, 13(h)(ii)-пунктунда көрсөтүлгөн бардык элементтерге карата тиешелүү контролдук иш-аракеттерди аныктабай кое алат.
- A51. Аудит үчүн мааниге ээ болгон контролдук иш-аракеттерден түшүнүк алуунун алкагында аудитор карашы мүмкүн:
- жетекчилик баалануучу маанилерди калыптандыруу үчүн колдонгон баштапкы маалыматтардын талаптагыдай мүнөзүн кантип аныктайт, атап айтканда, жетекчилик качан тышки маалыматтык булакты же негизги регистрлерден жана көмөкчү ведомстволордон алынбаган баштапкы маалыматтарды колдонот;
  - тиешелүү деңгээлдеги жетекчилик же, егер мүмкүн болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар аларды калыптандырууда колдонгон баалануучу маанилерди, анын ичинде божомолдорду же баштапкы маалыматтарды текшерүү жана бекитүү;
  - баалануучу маанилерди эсептөө үчүн жооптуу жактардын жана ишкананын тиешелүү операцияларга катышуусу жөнүндө чечимди кабыл алуучу жактардын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү, атап айтканда, милдеттерди бөлүштүрүү ишкананын жана анын продукцияларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн мүнөзүн эске алабы. Мисалы, ири финанссылык институт учурунда милдеттерди талаптагыдай бөлүштүрүү ишкананын финанссылык продукцияларынын эсептөө жана баа түзүүсүн текшерүү үчүн жооп берген жана сыйакысы мындай продукцияларга байланыштуу болбогон жеке жактардан турган, көз карандысыз кызматтын болушун камтыши мүмкүн;
  - иштелип чыккан контролдоо каражаттарынын натыйжалуулугу. Жалпысынан, жетекчиликке баалоонун татаалдыгын эске алган контролдоо каражаттарын иштеп чыгууга караганда, олуттуу бурмалоолордун натыйжалуу алдын алууга же аныктоого жана ондоого мүмкүн боло тургандай, баалоонун субъективдүүлүгүнө жана айкын эместигине карата контролдоо каражаттарын иштеп чыгуу оор болушу мүмкүн. Баалоонун субъективдүүлүгүнө жана айкын эместигине карата контролдоо каражаттары автоматташтырылган контролдоо каражаттарына караганда

азыраак ишенимдүү болгон, кол менен аткарылуучу көп сандагы элементтерди киргизүүнү талап кылышы мүмкүн, анткени жетекчилик үчүн алардан оолак болуу, көңүлгө албоо же басып етүү оңой болушу мүмкүн. Баалоонун татаалдыгына тиешелүү контролдоо каражаттарынын түзүмүнүн натыйжалуулугу баалоону жүргүзүүдө кыйынчылыкка алыш келген факторлордун себептерине жана мүнөзүнө жаразша өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, үзгүлтүксүз колдонулган методдо карагаттары, же баштапкы маалыматтардын бүтүндүгүнө карата натыйжалуу контролдоо каражаттарын иштеп чыгуу оңой болушу мүмкүн.

A52. Жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөөдө маалыматтык технологияларды активдүү колдонгондо, аудит үчүн мааниге ээ болгон контролдоо каражаттары МТ-контролдоонун жалпы жана колдонмо каражаттарын камтыйт. Мындай контролдоо каражаттары төмөндөгүлөргө байланыштуу тобокелдиктерге тиешелүү болушу мүмкүн:

- маалыматтык системанын чоң көлөмдөгү баштапкы маалыматтык иштеп чыгуу үчүн мүмкүнчүлүктүн жана талаптагыдай конфигурациянын болушу;
- методду колдонуудагы татаал эсептөөлөр. Татаал операцияларды иштеп чыгуу үчүн ар кандай системалар зарыл болгондо, атап айтканда, системалар автоматташтырылган интерфейстерге ээ болгондо же кол менен кийлигишүүгө дуушар болгондо, системалар ортосунда үзгүлтүксүз салыштырып текшерүү жүргүзүлөт;
- түзүмдү мезгил-мезгили менен баалоону жана моделдерди калибровкалоону өткөрүү;
- ишкананын жазууларынан же тышкы маалыматтык булактардан баалануучу маанилерге карата баштапкы маалыматты толук жана так алуу;
- баштапкы маалымат, анын ичинде ишкананын маалыматтык системасы аркылуу маалыматтардын толук жана так агымы, баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган мындай маалыматтарды өзгөртүүнүн талаптагыдай мүнөзү, баштапкы маалыматтардын бүтүндүгүн жана коопсуздугун камсыздоо;
- тышкы маалыматтык булактарды колдонууда – баштапкы маалыматтарды иштеп чыгууга же жазууга тиешелүү тобокелдиктер;
- моделдердин аккредитацияланган версиясын андан ары текшерүүнү талаптагыдай камсыздоо үчүн жана санкцияланбаган кирүүнүн алдын алуу же бул моделдерге өзгөртүүлөрдү киргизүү

үчүн жетекчиликте өзүнчө моделдерге кириш мүмкүндүгүн өзгөртүүнү же коштоону контролдоо каражаттарынын болушу; жана

- баалануучу маанилерге тиешелүү маалыматты негизги регистрлерге көчүрүүгө талаптагыдай контролдоо каражаттарынын, анын ичинде бухгалтердик жазууларга талаптагыдай контролдоо каражаттарынын болушу.

A53. Банк же камсыздандыруу тармагы сыйктуу, экономиканын айрым секторлорунда, «корпоративдик башкаруу» термини контролдук чөйрөнүн, контролдоо каражаттарынын мониторингинин жана АЭС 315те (кайра каралган)<sup>36</sup> өрсөтүлгөн ички контролдоо системасынын башка компоненттеринин алкагындагы иш-аракеттерди сүрөттөө үчүн колдонулушу мүмкүн.

A54. Ички аудит кызматына ээ болгон ишканалар үчүн, анын иши аудитор үчүн төмөндөгүлөрдөн түшүнүк алууда өзгөчө пайдалуу болушу мүмкүн:

- жетекчиликтин баалануучу маанилерди колдонуусунун мүнөзү жана көлөмү;
- баалануучу маанилерди эсептөө үчүн колдонулган баштапкы маалыматтар, божомлодор жана моделдер менен байланыштуу тобокелдиктерге жооп иретинде контролдук иш-чарапарды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
- баалануучу маанилер негизделген баштапкы маалыматтарды берген ишкананын маалыматтык системасынын аспекттери; жана
- баалануучу маанилер менен байланыштуу жаны тобокелдиктерди аныктоо жана баалоо жана аларды башкаруу методдору.

*Баалануучу маанилердин иш жүзүндөгү натыйжасын талдоо же мурдагы баалануучу маанилерди кайра баалоо (14-пунктту караңыз)*

A55. Баалануучу маанилердин иш жүзүндөгү натыйжасын талдоо же мурдагы баалануучу маанилерди кайра баалоо (ретроспективдүү талдоо) мурдагы баалануучу маанилердин иш жүзүндөгү натыйжасы азыркы мезгилде активдерди же милдеттенмелерди берүү же сатуу болуп саналганда же мурдагы баалануучу маанилер азыркы мезгилдин максаттары үчүн кайра бааланганды, олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоого жана баалоого жардам берет. Ретроспективдүү талдоону жүргүзүү аркылуу аудитор төмөнкүлөрдү ала алат:

<sup>36</sup> АЭС 315 (кайра каралган), 77-пункт

- жетекчиликтин өткөн мезгилдеги баалоолорду эсептөө процессинин натыйжалуулугу жөнүндө маалымат, андан аудитор жетекчилик азыркы учурда колдогон процесстин натыйжалуулугунун аудитордук далилдерин ала алат;
- финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүү зарыл болуп саналган өзгөртүүлердүн себептери сыйктуу маалыматтарга карата аудитордук далилдер;
- баалануучу маанилерге таандык баалоонун татаалдыгына же айкын эместикигине тиешелүү маалымат;
- баалануучу маанилердин жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугуна дуушар болушуна карата маалымат, ал мындай бир жактуулуктун болушун көрсөтүшү мүмкүн. Кесипкөй скептицизм аудиторго мындай жагдайларды же шарттарды аныктоого жана андан аркы аудитордук жол-жоболордун мүнөзүн, мөөнөтүн жана көлөмүн аныктоого жардам берет.

- A56. Ретроспективдүү талдоо азыркы мезгилдеги олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоону жана баалоону ырастаган, аудитордук далилдердин булагы болушу мүмкүн. Мындай ретроспективдүү талдоо өткөн мезгилдердин финанссылык отчеттуулугу үчүн эсептелген баалануучу маанилерге карата өткөрүлүшү мүмкүн, же бир нече мезгилдер же кыска мезгил (мисалы, жарым жылдык же квартал) үчүн аткарылыши мүмкүн. Айрым учурларда эгер баалануучу маанинин иш жүзүндөгү натыйжасын алуу узак мезгилди талап кылса, бир нече мезгил үчүн ретроспективдүү талдоо орундуу болушу мүмкүн..
- A57. Олуттуу баалануучу маанилерге тиешелүү болгон, жетекчиликтин ой жүгүртүүсүнө жана божомолдоруна ретроспективдүү талдоону жүргүзүү дагы АЭС 240<sup>37</sup> талап кылат. Практикада аудитордун ушул стандартка ылайык тобокелдиктерди баалоо жол-жобосу катары өткөрүлгөн, өткөн мезгилдеги баалануучу маанилерди талдоосу АЭС 240та көрсөтүлгөн текшерүү менен бир убакта өткөрүлүшү мүмкүн.
- A58. Аудитордун олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин мурдагы баалоосунун негизинде, мисалы, эгер ажыралгыс тобокелдик бир же бир нече олуттуу бурмалоо тобокелдиктери үчүн жогору деп бааланса, аудитор кен-кесири ретроспективдүү талдоо жүргүзүү зарыл деп эсептеши мүмкүн. Кен-кесири ретроспективдүү талдоонун алкагында аудитор бул практикада мүмкүн болгондо, мурдагы баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган баштапкы маалыматтардын жана олуттуу божомолдордун таасирине өзгөчө көңүл бурушу мүмкүн. Экинчи жагынан, мисалы,

<sup>37</sup> АЭС 240 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө ак ниетсиз аракеттерге карата аудитордун милдеттери», 32(b)(ii)-пункту

күнүмдүк жана кайталануучу операцияларды эсепке алуунун жүрүшүндө калыптанган баалануучу маанилерге карата аудитор тобокелдиктерди баалоо жол-жобосу катары талдоонун максаттары үчүн талдоо жол-жоболорун аткаруу жетиштүү болот деген тыянакка келиши мүмкүн.

- A59. Эсептөө күнүнө карата шарттарга жарапша, адилет нарктын баалануучу маанилерин жана башка баалануучу маанилерди эсептөө максаты ишканы өзүнүн ишин жүргүзгөн чөйрөнүн өзгөрүшүнө жарапша тез жана олуттуу өзгөрүшү мүмкүн болгон ошол учурдагы наркка карата түшүнүктөр менен байланыштуу. Ошондуктан талдоо жүргүзүүдө аудитор олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо үчүн пайдалуу боло турган маалыматты алууга аракет кылышы керек. Мисалы, өткөн мезгилдердин адилет наркынын баалануучу маанилеринин иш жүзүндөгү жыйынтыгына таасир тийгизүүчү, айрым учурларда рыноктун тигил же бул катышуучусунун божомолдорундагы өзгөрүүлөрдү түшүнүү жөндүү аудитордук далилдерди камсыздабайт. Мындай учурда аудитордук далилдер божомолдордун иш жүзүндөгү жыйынтыктарын түшүнүү (акча каражаттарынын агымдарынын болжолу сыйактуу) жана учурдагы мезгилде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоону жана баалоону колдогон жетекчиликтин алдан ала баалоо процессинин натыйжалуулугун түшүнүү жолу менен алыныши мүмкүн.
- A60. Баалануучу маанинин иш жүзүндөгү натыйжасынын жана өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда таанылган сумманын ортосундагы айырма, сөзсүз эле өткөн мезгилдеги финанссылык отчеттуулукта бурмaloолордун болушу жөнүндө күбөлөндүрбөйт. Бирок, ал эгер, мисалы, айырма өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугун даярдоо боюнча ишти аяктоо учурунда жетекчиликтин тескөөсүндө болгон маалымат менен байланыштуу болсо, же эгер ал финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде алыныши жана эске алыныши мүмкүн деп божомолдоо ақылга сыйрлык болсо, бурмалоо тууралуу ырасташы мүмкүн.<sup>38</sup> Мындай айырма баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчиликтин маалыматты эсепке алуу процессине шектенүүнү жаратышы мүмкүн. Жыйынтыгында аудитор контролдоо каражаттарынын тобокелдигин баалоону кайра карап жана бул маселе боюнча ынанымдуу аудитордук далилдерди алуу керектигин чече алат. Көпчүлүк финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы бурмaloону түшүндүргөн баалануучу маанилердеги өзгөрүүлөрдү мындай эмес өзгөрүүлөрдөн кантип айырмaloо керектигине көрсөтмөлөрдү, ошондой эле аларды эсепке алууда чагылдыруунун тартиби боюнча сунуштарды камтыйт.

<sup>38</sup> АЭС 560 «Отчеттуулук күнөөн кийинки окуялар», 14-пункт

*Атайын билим же жөндөмдөр (15-пункттуу караңыз)*

A61. Аудитордук топко атайын билим же жөндөмдөр талап кылышының деген аудитордун чечимине таасирин тийгизиши мүмкүн болгон маселелер төмөндөгү аспекттерди камтыйт:<sup>39</sup>

- конкреттүү ишкананың тармак үчүн баалануучу маанинин мүнөзү (мисалы, пайдалуу кендин запастары, айыл чарба активдерин, татаал финанссылык инструменттер, камсыздандыруу келишими боюнча милдеттенмелер);
- баалоонун айкын эместикик деңгээли;
- колдонулган методдун же моделдин татаалдыгы;
- баалануучу маанилерге тиешелүү финанссылык отчеттүүлүктүү даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарынын татаалдыгы, анын ичинде ар кандай чечмелөөгө дуушар болгон же аларга карата ар кандай практика бар чөйрөлөрдүн, же баалануучу маанилерди эсептөө методдорунда шайкеш эместикик бар чөйрөлөрдү болушу.
- бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдигине жооп иретинде аудитор аткарууну пландаган жол-жоболор;
- финанссылык отчеттүүлүктүү даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы менен жөнгө салынбаган маселелерге карата ой жүгүртүүлөрдү колдонуу зарылчылыгы;
- баштапкы маалыматтарды жана божомалдорду тандоо үчүн керектүү ой жүгүртүүнүн деңгээли;
- баалануучу маанилерди эсептөөдө ишкананын маалыматтык технологияларды колдонуусунун татаалдыгы жана көлөмү.

Атайын билими жана жөндөмдерүү бар жактардын катышуу мүнөзү, мөөнөтү жана деңгээли аудит процессинде өзгөрүшүү мүмкүн.

A62. Аудитор эгер маселе бухгалтердик эсепке алуудан же аудиттен айырмаланган чөйрөлөргө тиешелүү болсо (мисалы, баалоо жаатындағы квалификация), керектүү атайын билимге же жөндөмдөргө ээ болбошу мүмкүн жана ага аудитордун экспертина тартуу талап кылышыны мүмкүн<sup>40</sup>

A63. Көпчүлүк баалануучу маанилер атайын билимди же жөндөмдөрдү колдонууну талап кылбайт. Мисалы, атайын билим же жөндөмдөр

<sup>39</sup> АЭС 220 «Финанссылык отчеттүүлүктүн аудитин жүргүзүүдө сапатты контролдоо», 14-пункт, жана АЭС 300 «Финанссылык отчеттүүлүктүн аудитин пландаштыруу», 8(е)-пункту.

<sup>40</sup> АЭС 620 «Аудитордун экспертина шишин пайдалануу».

запастардын эскириши учурундагы жөнөкөй эсептөөлөрдү жүргүзүүде талап кылынбашы мүмкүн. Бирок, мисалы, банктын күтүлгөн кредиттик чыгымдарына же камсыздандыруу уюмунун камсыздандыруу келишими буюнча милдеттенмелерге карата аудитор атайын билимди же жөндөмдөрдү колдонуу зарыл деген тыянакка келет.

**Олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо (4, 16-пункттарды караңыз)**

- A64. Баалануучу маанилерге карата божомолдор деңгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо бардык баалануучу маанилер, анын ичинде финанссылык отчеттуулукта таанылган маанилер гана эмес, финанссылык отчеттуулуктун эскертуулөрүнө киргизиле тургандар учун маанилүү.
- A65. АЭС 200дүн А42-пунктунда АЭСтерде ажыралгыс тобокелдик жана контролдоо каражаттарынын тобокелдиги негизинен өзүнчө карапай турганы көрсөтүлген. Бирок ушул стандарт олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине, анын ичинде АЭС 330га<sup>41</sup> ылайык баалануучу маанилерге карата божомолдор деңгээлиндеги олуттуу тобокелдиктерге жооп иретинде андан аркы аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу жана өткөрүү учун негизди камсыздоо учун, ажыралгыс тобокелдикти жана контролдоо каражаттарынын тобокелдигин өзүнчө баалоону талап кылат
- A66. Олуттуу бурмалоо тобокелдиктери аныкталганда жана ажыралгыс тобокелдикти баалоодо аудитор баалануучу маанилердин айкын эместилик деңгээлин, татаалдыгын жана субъективдүүлүгүн же башка ажыралгыс тобокелдик факторлорун эске алыши керек. Аудитордун ажыралгыс тобокелдик факторлорун кароосу төмөндөгүлөрдү аныктоодо колдонуу учун маалыматты бериши мүмкүн:
- кайсы учурларда ажыралгыс тобокелдик ажыралгыс тобокелдик диапазону буюнча бааланат; жана
  - өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоо учун себептер жана аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор 18-пунктка ылайык, бул себептерди камтыйт.
- Ажыралгыс тобокелдик факторлорунун ортосундагы өз ара байланыш андан ары 1-тиркемеде түшүндүрүлөт.
- A67. Өбөлгөлөр деңгээлинде аудитор тарабынан бааланган ажыралгыс тобокелдиктин булагы баалоонун айкын эместигине, татаалдыгына, субъективдүүлүгүнө же ажыралгыс тобокелдиктин башка факторлоруна

<sup>41</sup> АЭС 330, 7(b)-пункту

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

байланыштуу бир же бир нече ажыралгыс тобокелдиктин аракетинин жыйынтыгы болушу мүмкүн. Мисалы:

- (a) күтүлгөн кредиттик чыгымдын баалануучу маанилери татаал болот, анткени күтүлгөн кредиттик чыгымларды түздөн-түз байкоо мүмкүн эмес жана татаал моделди колдонуу талап кылышы мүмкүн. Моделде өткөн мезгилдердин башталкы маалыматтарынын жана ишканы учун өзгөчөлүү болгон ар кандай сценарийлердин алкагында келечектеги окуяларга карата божомолдордун татаал топтому колдонулушу мүмкүн, аларды талдоо оор болушу мүмкүн. Күтүлгөн кредиттик чыгымдын баалануучу маанилери баалоонун айкын эместигинин жогорку денгээлине жана келечектеги окуяларга же шарттарга карата ой жүгүртүүлөрдүн олуттуу субъективдүүлүгүнө дуушар болот. Ушундай эле эскертуүлөр камсыздандыруу келишими боюнча милдеттенмелерге карата колдонулат;
- (b) запастардын ар кандай түрлерүнө ээ болгон ишканы учун эскирүүгө карапган резервдин баалануучу мааниси татаал системаларды жана процесстерди колдонууну талап кылышы мүмкүн, бирок субъективдүүлүктүн азыраак үлүшүн божомолдошу ыктымал жана баалоонун айкын эмesticк денгээли запастардын мүнөзүнө жараша төмөн болушу мүмкүн;
- (c) башка баалануучу маанилер татаал эсептөөлөрдү талап кылбашы мүмкүн, бирок баалоонун айкын эместигинин жогорку денгээли менен байланыштуу болуп жана олуттуу ой жүгүртүүлөрдү колдонууну талап кылышы мүмкүн, мисалы, суммасы соттук териштириүүнүн натыйжасынан көз каранды болгон милдеттенмелерге карата бир маанилүү ой жүгүртүүнү колдонууну талап кылган баалануучу маани.

- A68. Ажыралгыс тобокелдик факторлорунун жөндүүлүгү жана маанилүүлүгү ар кандай баалануучу маанилерге карата айырмаланышы мүмкүн. Ушундан улам, ажыралгыс тобокелдик факторлору өзүнчө же жалпысынан жөнөкөй баалануучу маанилерге азыраак денгээлде таасир этүүсү мүмкүн жана аудитор азыраак тобокелдиктерди аныктап же ажыралгыс тобокелдикти ажыралгыс тобокелдик диапазонунун төмөнкү чеги боюнча баалашы мүмкүн.
- A69. Ошол эле убакта ажыралгыс тобокелдик факторлору өзүнчө же жалпысынан татаал баалануучу маанилерге көбүрөөк денгээлде таасир этиши мүмкүн жана аудитордун ажыралгыс тобокелдикти ажыралгыс тобокелдик диапазонунун жогорку чеги боюнча баалашына алып келиши мүмкүн. Мындай баалануучу маанилерге карата аудитор тарабынан ажыралгыс тобокелдик факторлорунун таасирин кароо, аныкталган олуттуу бурмалоо тобокелдиктеринин санына жана мүнөзүнө, мындай

тобокелдиктерди баалоого жана жыйынтыгында бааланган тобокелдиктерге жооп иретинде жол-жоболорду өткөрүүдө алуу зарыл болгон аудитордук далилдердин ишенимдүүлүгүнө түздөн-түз таасирин тийгизет. Мындан тышкary мындай баалануучу маанилер учурунда аудитордун кесипкөй скептицизмди көрсөтүүсү өзгөчө маанилүү болушу мүмкүн.

- A70. тchetтuk күндөн кийин болгон окуялар аудитордун өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоосу учун мааниге ээ болгон кошумча маалыматты бериши мүмкүн. Мисалы, баалануучу маанинин иш жүзүндөгү натыйжасы белгилүү болушу мүмкүн. Мындей учурларда аудитор өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалап же баалоонун айкын эмстик деңгээлинең, баалануучу маанинин татаалдыгынан, субъективдүүлүгүнөн же ажыралгыс тобокелдиктин башка факторлорунан көз карандысыз, аларды баалоону<sup>42</sup> кайра карашы мүмкүн. Отчеттуулук күндөн кийинки окуялар аудитордун 18-пункткта ылайык баалануучу маанилерди тестирилөөгө карата ыкманы тандоосуна таасирин тийгизиши мүмкүн. Мисалы, тандалган кызматкерлердин эмгек акысынан жөнөкөй пайыз негизинде сыйакыны татаал эмес эсептөө учурунда аудитор баалануучу маанинин салыштырмалуу олуттуу эмес татаалдыгы же субъективдүүлүгү жөнүндө тыянакка келиши мүмкүн, ушундан улам, өбөлгөлөр деңгээлинде ажыралгыс тобокелдикти ажыралгыс тобокелдик диапазонунун төмөнкү чеги боюнча баалашы мүмкүн. Мезгил аяктагандан кийин сыйакыларды төлөө өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине карата талантагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди бериши мүмкүн.
- A71. Аудитордун контролдоо каражаттарынын тобокелдигин баалоосу тандалган аудит методдоруна же методологиясына жараша ар кандай жол менен аткарылышы мүмкүн. Контролдоо каражаттарынын тобокелдигин баалоо сапаттык категорияларды колдонуу менен (мисалы, максималдуу, орточо же минималдуу катары контролдоо каражаттарынын тобокелдигин баалоо) же аныкталган тобокелдикке карата контролдоо каражаты же каражаттары канчалык натыйжалуу экенине, башкача айтканда ал контролдоо каражаттарынын натыйжалуу иштөөсүнө канчалык таянууну пландаганына карата аудитордун күтүүлөрүн эске алуу менен көрсөтүлүшү мүмкүн. Мисалы, эгерде контролдоо каражаттарынын тобокелдиги максималдуу катары бааланса, аудитор контролдоо каражаттарынын натыйжалуу иштөөсүнө таянууну пландаштырайт. Эгер контролдоо каражаттарынын тобокелдиги максималдууга караганда төмөн бааланса, аудитор контролдоо каражаттарынын натыйжалуу иштөөсүнө таянууну пландаштырат.

<sup>42</sup> АЭС 315 (кайра караплан), 31-пункт

*Баалоонун айын эместиги (16-пунктту караңыз)*

A72. Баалануучу мааниге карата баалоонун айын эместигинин дөңгээлин кароодо аудитор төмөндөгүлөрдү эске алышы мүмкүн:

- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы төмөндөгүлөрдү талап кылабы:
  - баалоонун айын эместигинин жогорку дөңгээли таандык болгон баалануучу маанини эсептөө методун колдонуу. Мисалы, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун концепциясы байкалбаган баштапкы маалыматтарды колдонууну талап кылышы мүмкүн;
  - узак божомолдоо мезгили менен божомолдор, байкоо жүргүзүлбөгөн баштапкы маалыматтарга негизделген жана жетекчиликтин өз ара байланыштуу болгон ар кандай божомолдорду калыптандыруусу же колдонуусу татаал болгон божомолдор сыйктуу баалоонун айын эместигинин жогорку дөңгээли таандык болгон божомолдорду колдонуу;
  - баалоонун айын эместигине карата маалыматты ачып көрсөтүү;
- Ишкана кризис же төмөндөө мүмкүнчүлүгү байкалганрынкто (мисалы, валюталардын олуттуу өйдө-төмөн болушунан же активдүү эмес рыноктордон улам) активдүү иш жүргүзүшү мүмкүн, ага ылайык, баалануучу маани түздөн-түз байкоо жүргүзүлүүчү болуп саналбаган баштапкы маалыматтардан көз каранды болушу мүмкүн;
- жетекчилик төмөндөгүлөрдү аткара алабы (же эгер бул финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы менен уруксат берилсе, буга практикада мүмкүнбү):
  - мурда түзүлгөн бүтүм келечекте кандай жүзөгө ашырыла турганына (мисалы, кырдаалдан көз каранды болгон келишимдин шарттары боюнча төлөнө турган сумма) же келечектеги окуялардын же шаттардын тасир этүүсүнүн жана кесепттеринин дөңгээлине (мисалы, келечектеги кредиттик чыгымдардын суммасы же камсыздандыруу дооматтары жөнгө салына турган сумма жана төлөө мөөнөтү) карата так жана ишенимдүү болжолду даярдо); же
  - учурдагы абал жөнүндө так жана толук маалыматты алуу (мисалы, адилет наркты баалоону алуу учун, отчеттук күнгө карата рыноктун катышуучуларынын көз карашын чагылдырган, баалоонун мүнөздөрү жөнүндө маалымат).

- A73. Баалануучу маанилерге карата финанссылык отчеттуулукта таанылган же ачып көрсөтүлгөн сумманын өлчөмү анын бурмaloого дуушар болушунун көрсөткүчү болуп саналбайт, анткени, мисалы, баалануучу маанинин суммасы төмөндөтүлүшү мүмкүн.
- A74. Айрым учурларда баалоонун айын эместигинин деңгээли ушунчалык жогору болгондуктан, негиздүү баалануучу маанини эсептөө мүмкүн болбойт. Ушуга байланыштуу финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы финанссылык отчетто тиешелүү беренени таанууга же аны адилет нарк боюнча баалоого тыюу салышы мүмкүн. Мындай учурларда олуттуу тобокелдиктер баалануучу маанини таануу же тааныбоо же аны адилет нарк боюнча баалоо зарылчылыгы менен гана эмес, ачып көрсөтүлүүчү маалыматтын жетиштүүлүгүнө байланыштуу болот. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы мындай баалануучу маанилер жөнүндө жана аларга таандык айын эместикин жогорку деңгээли жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүүнү талап кылышы мүмкүн (A112–A113, A143–A144-пункттарын караңыз).
- A75. Айрым учурларда баалануучу маани менен байланышкан баалоонун айын эместиги ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шектенүүнү жаратышы мүмкүн. АЭС 570 (кайра каралган)<sup>43</sup> мындай жагдайларга талантарды белгилейт жана сунуштамаларды берет.

*Татаалдык же субъективдүүлүк (16(b)-пунктун караңыз)*

Методду тандоого жана колдонууга татаалдыктын таасир этүү деңгээли

- A76. Татаалдыктын баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган методду тандоого жана колдонууга таасир этүү деңгээлин кароодо, аудитор төмөндөгүлөрдү эске алыши мүмкүн:

- жетекчиликтин атайын билимге жана жөндөмдөргө муктаждыгы, ал баалануучу маанилерди эсептөө үчүн колдонулган метод атайлап татаал болуп саналаарын көрсөтүшү мүмкүн жана ушундан улам баалануучу маани олуттуу бурмaloого көбүрөөк дуушар болушу ыктымал. Олуттуу бурмaloого кабылуу жетекчилик моделди өз алдынча иштеп чыккан жана бул жаатта салыштырмалуу азыраак тажрыйбага ээ болгон же белгилүү бир тармакта же чөйрөдө иштелип чыкпаган же кецири колдонулбаган метод колдонулган моделди пайдаланган учурларда пайда болот;
- финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы талап кылган эсептөө эрежелеринин мүнөзү, ал өткөн мезгилдер үчүн баштапкы маалыматтардын булактарынын

<sup>43</sup> АЭС 570 (кайра каралган) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү»

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

көп санын жана алардын ортосундагы көптөгөн өз ара байланыштары менен болжол маалыматты же божомолдорду талап кылган татаал методду колдонуу зарылчылыгына алып келиши мүмкүн. Мисалы, күтүлгөн кредиттик чыгымдар алдындагы резерв өткөн мезгилдердин тажрыйбасынан алынган баштапкы маалыматтарды жана божомолдорду кароону негизинде келечектеги кредиттерди төлөөгө жана башка акча агымдарына карата ой жүгүртүүнү колдонууну талап кылышы мүмкүн. Камсыздандыруу келишими боюнча милдеттенмелерди баалоо дагы өткөн жана азыркы мезгилдердин тажрыйбасынын же болжолдогон келечектеги тенденциялардын негизинде камсыздандыруу келишими боюнча келечектеги болжолдуу төлөмдөргө карата ой жүгүртүүлөрдү колдонууну талап кылышы мүмкүн.

Баштапкы маалыматтарды тандоого жана колдонууга татаалдыктын таасир этүү денгээли

A77. Баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган баштапкы маалыматтарды тандоого жана колдонууга татаалдыктын таасир этүү денгээлин кароодо аудитор төмөндөгүлөрдү эске алыши мүмкүн:

- баштапкы маалыматтардын булагынын жөндүүлүгүн же ишенимдүүлүгүн эске алуу менен маалыматтарды алуу процессинин татаалдыгы. Белгилүү бир булактардан алынган баштапкы маалыматтар башкаларга караганда ишенимдүү болушу мүмкүн. Мындан тышкary, маалыматтын купуя же жабык мүнөзүнөн улам, айрым тышкы маалыматтык булактар алар колдонгон баштапкы маалыматтын булактары сыйктуу, алар берүүчү баштапкы маалыматтардын ишенимдүүлүгүн же алар кандай топтолгонун жана иштелип чыкканын кароодо орундуу боло турган маалыматты ачып көрсөтпөйт (же толук көлөмдө эмес ачып көрсөтөт);
- баштапкы маалыматтардын бүтүндүгүн сактоого таандык татаалдык. Чоң көлөмдөгү баштапкы маалыматтар жана алардын көптөгөн булактары болгондо, баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган баштапкы маалыматтардын бүтүндүгүн сактоого байланыштуу кыйынчылык жарапат;
- татаал келишимдик шарттарды чечмелөө зарылчылыгы. Мисалы, берүүчү же сатып алуучу тарабынан ашыкча төлөнгөн сумманы кайтаруу менен байланыштуу жааралган акча каражаттарынын киришин же чыгышын аныктоо аларды түшүнүү же чечмелөө учун белгилүү бир тажрыйбаны же компетенттүүлүктү талап кылган өтө татаал келишимдик шарттардан көз каранды болушу мүмкүн..

**БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ**

Методду, божомолдорду же баштапкы маалыматтарды тандоого жана колдонууга субъективдүүлүктүн таасир этүү деңгээли

A78. Методду, божомолдорду же баштапкы маалыматтарды тандоого жана колдонууга субъективдүүлүктүн таасир этүү деңгээлин кароодо аудитор төмөндөгүлөрдү эске алыши мүмкүн:

- финансыйк отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы эсептөө методунда колдонулган методдорго, принциптерге, методикаларга жана баалоо факторлоруна карата көрсөтмөлөрдү камтыбайт;
- суммага же мөөнөттөргө, анын ичинде божомолдоо мезгилиниң узактыгына карата айкын эместиик. Сумма жана мөөнөттөр баалоонун ажыралгыс айкын эместигинин булагы болуп саналат жана жетекчиликтин так баалоону тандоодо ой жүгүртүүнү колдонуу зарылчылыгына алыш келет, бул, өз кезегинде, жетекчиликтин бир жактуулугу үчүн шарттарды түзөт. Мисалы, болжолдуу божомолдорду камтыган баалануучу маани субъективдүүлүктүн жогорку деңгээлине байланыштуу болушу мүмкүн, ал жетекчиликтин бир жактуулугуна карата сезгич келет.

*Башка ажыралгыс тобокелдик факторлору (16(b)-пунктун караңыз)*

A79. Баалануучу маанинин субъективдүүлүк деңгээли жетекчиликтин бир жактуулугунан же ак ниетсиз аракетинен улам баалануучу маанинин бурмаланууга дуушар болушуна таасирин тийгизет. Мисалы, баалануучу маани субъективдүүлүктүн жогорку деңгээлин божомолдогондо, баалануучу маани, жетекчиликтин бир жактуулугунан же ак ниетсиз аракетинен улам бурмaloого сезгич келет, бул баалоонун мүмкүн болуучу жыйынтыктарынын диапазонуна алыш келиши мүмкүн. Жетекчилик мындан улам, бурмaloону камтыйт. Кайталануучу аудитте ёткөн мезгилдерде аудиттин жүрүшүндө аныкталган жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери аудитордун азыркы мезгилде тобокелдиктерди аныктоо жана баалоо боюнча пландаштыруусуна жана иш-аракетине таасирин тийгизет.

*Олуттуу тобокелдиктер (17-пунктту караңыз)*

A80. Аудитордун баалоонун айкын эместигинин, баалануучу маанилердин татаалдыгын, субъективдүүлүгүн же башка ажыралгыс тобокелдик факторлорун эске алган, ажыралгыс тобокелдикти баалоосу, аудиторго аныкталган жана бааланган тобокелдиктер маанилүү тобокелдикти олуттуу бурмaloо тобокелдиги болуп саналабы аныктоого жардам берет.

**Бааланган олуттуу бурмaloо тобокелдиктерине жооп иретиндеги чаralар**

*Аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболор (18-пункттуу караңыз)*

A81. Андан аркы аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгууда жана еткөрүүде аудитор 18-пунктта саналган тестирлөөгө карата үч ыкманын каалаганын колдоно алат (өзүнчө же жалпысынан). Мисалы, баалануучу маанини эсептөө үчүн бир нече божомолдор колдонулганда, аудитор ар бир тестирленүүчү божомолдорго карата тестирлөөнүн ар башка ыкмаларын колдонуу тууралуу чечим кабыл альшы мүмкүн.

Жетекчиликтин божомолдорун ырастаган, ошондой эле аларга карама-каршы келген жөндүү аудитордук далилдерди алуу

A82. Аудитордук далилдер жетекчиликтин өбөлгөлөрүн бекемдеген жана ырастаган маалыматты, ошондой эле мындай өбөлгөлөргө карама-каршы келген маалыматты камтыйт.<sup>44</sup> Бир жактуулук жок аудитордук далилдерди алуу ишкананын ичинде да, тышкary да көптөгөн булактардан далилдерди алууну карашы мүмкүн. Бирок, аудитор аудитордук далилдердин бардык мүмкүн болгон булактарын аныктоо үчүн толук издеөнү жүргүзбөшү керек..

A83. АЭС 330га ылайык, аудитор тобокелдикти канчалык жогору бааласа, ал ошончолук ынанымдуу аудитордук далилдерди алыши керек.<sup>45</sup> Ушундан улам аудитордук далилдердин мүнөзүн же санын кароо баалануучу мааниге байланыштуу ажыралгыс тобокелдиктер ажыралгыс тобокелдиктин диапазонунун жогорку чеги боюнча бааланганда, олуттуу мааниге ээ болушу мүмкүн.

**Масштабдуулук**

A84. Аудитор аткаруучу андан аркы аудитордук жол-жоболордун мүнөзүнө, мөөнөтүнө жана көлөмүнө төмөндөгүлөр таасирин тийгизет, мисалы:

- керектүү аудитордук далилдердин ынанымдуулугуна жана баалануучу маанинин аудитине карата аудитор тандаган ыкмага таасир тийгизүүчү, бааланган олуттуу бурмaloо тобокелдиктери. Мисалы, болушу же баалоо жөнүндө өбөлгөлөргө карата бааланган олуттуу бурмaloо тобокелдиктери мезгил аяктаары менен дароо кызматкерлерге төлөнүүчү сыйакыларды жөнөкөй эсептөө үчүн төмөн болушу мүмкүн. Мындай кырдаалда аудиторго тестирлөөгө карата башка ыкмаларды пайдалануу менен эмес, аудитордук корутунду күнүнө чейин болгон

<sup>44</sup> АЭС 500, А1-пункту

<sup>45</sup> АЭС 330, 7(b) жана А19-пункттары

- окуяларды баалоо аркылуу талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу максатка ылайыктуу болушу мүмкүн;
- бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктеринин булактары.

*Аудитор контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугуна таянууну пландаганда (19-пунктту караңыз)*

- A85. Тиешелүү контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестирлөө ажыралгыс тобокелдик ажыралгыс тобокелдиктин диапазонунун жогорку чеги боюнча бааланганда, анын ичинде олуттуу тобокелдиктерге карата орундуу болушу мүмкүн. Бул баалануучу маанинин татаалдыгынын жогорку деңгээли учурунда болушу мүмкүн. Баалануучу маанинин субъективдүүлүгүнүн жогорку деңгээли орун алганда, ал жетекчилик тарабынан маанилүү ой жүгүртүүлөрдү колдонууну талап кылса, контролдоо каражаттарынын түзүмүнүн натыйжалуулугун чектеөлөр аудитор контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестирлөөгө караганда, маани-маңзыы боюнча текшерүү жол-жоболоруна көбүрөөк көнүл бура турганына алып келиши мүмкүн.
- A86. Баалануучу маанилерге тиешелүү болгон контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестирлөөнүн мүнөзүн, мөөнөтүн жана көлөмүн аныктоодо, аудитор төмөндөгүдөй факторлорду карай алат:
- операциялардын мүнөзү, өткөрүү жыштыгы жана көлөмү;
  - контролдоо каражаттарынын түзүмүнүн натыйжалуулугу, анын ичинде контролдоо каражаттары бааланган тобокелдикке жооп кылуу үчүн ылайык иштелип чыкканы жөнүндө маселе, ошондой эле корпоративдик башкаруунун сапаты;
  - конкреттүү контролдоо каражаттарынын ишканада киргизилген ички контролдоо системасынын жана контролдук жол-жоболордун жалпы максаттары үчүн маанилүүлүгү, анын ичинде финансы инструменттери менен операцияларды колдоо үчүн арналган маалыматтык системалардын татаалдыгы;
  - контролдоо каражаттарынын мониторинги жана контролдоо жол-жоболорунда аныкталган кемчиликтер;
  - контролдоо каражаттары алар үчүн арналган тобокелдиктердин мүнөзү, мисалы, ырастоочу баштапкы маалыматтарда колдонуулугу контролдоо каражаттарынан айырмаланып. ой жүгүртүүлөрдү колдонууга тиешелүү контролдоо каражаттары;
  - контролдук иш-аракеттерге катышкан жактардын компетенттүүлүгү;

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

- контролдук иш-аракеттердин маалыматтарын аткаруунун мэзгилдүүлүгү; жана
- контролдук иш-аракеттерди аткаруунун далилдери.

Маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболору гана талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди камсыздай албайт.

A87. Финансылык кызмат көрсөтүүлөр сектору сыйктуу, айрым тармактарда жетекчилик иш жүргүзүүдө маалыматтык технологияларды активдүү колдонот. Ушундан улам, маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболорун гана өткөрүү талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди камсыздай албаган, белгилүү бир баалануучу маанилерге байланыштуу тобокелдиктердин пайда болуу ыктымалдуулугу жогору болушу мүмкүн.

A88. Алар үчүн маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жобосун гана өткөрүү өбөлгөлөр деңгээлинде талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди камсыздай албаган тобокелдиктер болгон жагдайлар төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- контролдоо каражаттары отчеттордо негизги регистрелерден жана көмөкчү ведомстволордон эмес алынган маалыматтардын пайда болушуна, чагылдырууга, иштеп чыгууга же берүүгө тиешелүү тобокелдиктерди төмөндөтүү үчүн керек;
- бир же бир нече өбөлгөлөрдү ырастаган маалымат электрондук формадагы отчеттордо түзүлөт, чагылдырылат, иштелип чыгат же берилет. Бул чоң көлөмдөгү операциялар же баштапкы маалыматтар болгондо же маалыматтын тактыгын жана толуктугун камсыздоо үчүн маалыматтык технологияларды активдүү колдонууну талап кылган татаал модел колдонулганда орун алат. Финансылык институт же коммуналдык тейлөө ишканасы үчүн күтүлгөн кредиттик чыгымдардын алдында резервди татаал эсептөө талап кылнышы мүмкүн. Мисалы, коммуналдык тейлөө ишканасы учурунда күтүлгөн кредиттик чыгымдар алдындағы резервди түзүүдө колдонулган баштапкы маалыматтар чоң көлөмдөгү операциялардын жыйынтыгында пайда болгон, көптөгөн чакан калдыктарды камтышы мүмкүн. Мындай кырдаалда аудитор күтүлгөн кредиттик чыгымдардын резервин түзүү үчүн колдонулган моделге тиешелүү контролдоо каражаттарын тестирлөөсүз, талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер алынбайт деген тыянак жасашы мүмкүн.

Мындай учурларда аудитордук далилдердин жетиштүүлүгү жана талаптагыдай мүнөзү маалыматтын тактыгы жана толуктугу үчүн контролдоо каражаттарынын натыйжалуулугунаан көз каранды болушу мүмкүн.

- A89. Айрым уюмдардын (мисалы, банктар же камсыздандыруу уюмдары) финанссылык отчеттуулугунун аудитинин алкагында мыйзамдын же ченемдик актынын талаптарына ылайык аудитордон кошумча жол-жоболорду аткаруу же ички контролдоо системасына карата ишенимди камсыз кылуучу тапшырма боюнча корутунду берүү талап кылышы мүмкүн. Ушул жана башка жагдайларда аудитор ал аудит максаттары үчүн бул маалыматты колдонууга таасирин тийгизиши мүмкүн болгон өзгөртүүлөр киргизилгенин аныктаган шартта, мисалы, аудитордук далилдерди алуу жол-жоболорун аткаруунун жүрүшүндө алынган маалыматты колдонушу мүмкүн.

*Олуттуу тобокелдиктер (20-пункттуу караңыз)*

- A90. Олуттуу тобокелдикке жооп иретинде аудитор тарабынан жүргүзүлгөн андан аркы жол-жоболор маани-маңзызы боюнча текшерүү жол-жоболорунан гана турган учурда, АЭС 330<sup>46</sup> талаптарына ылайык, бул жол-жоболор кең-кесири тесттерди камтышы керек. Мындай кең-кесири тесттер конкреттүү жагдайларда аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнүн негизинде, ушул АЭСнын 18-пунктунда баяндалган ыкмалардын ар бирине ылайык иштелип чыгышы жана аткарыльшы мүмкүн. Баалануучу маанилер жаатындағы олуттуу тобокелдиктердин кең-кесири тесттеринин мисалдары:

- изилдөө, мисалы, шарттарды же божомолдорду ырастоо үчүн келишимдерди изилдөө;
- кайра эсептөө, мисалы, моделдин математикалык эсептөөлөрүнүн тактыгын ырастоо үчүн кайра эсептөө;
- ырастоочу документтер менен колдонулган божомолдорду макулдашуу, мисалы, үчүнчү жактар жарыялаган маалымат менен.

*Аудитордук корутунду күнүнө чейин болгон окуяларга байланыштуу аудитордук далилдерди алуу (21-пункттуу караңыз)*

- A91. Айрым учурларда аудитордук корутунду күнүнө чейин болгон окуяларга байланыштуу аудитордук далилдерди алуу олуттуу бурмалоо тобокелдигине жооп иретинде чараларды көрүү үчүн баалануучу маанилерге тиешелүү талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди камсыздашы мүмкүн. Мисалы, мезгил аяктагандан кийин тез эле өндүрүштөн алынып салынган продукциянын бардык запастарын сатуу

<sup>46</sup> АЭС 330, 21-пункт

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

мезгилдин аягына карата абал боюнча мындай запастарды мүмкүн болуучу сатуунун таза наркын баалоого карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди камсыздашы мүмкүн. Башка учурларда, бул ыкманы 18-пунктту берилген башка ыкмалардын бири менен чогуу колдонуу керек болот.

- A92. Айрым баалануучу маанилер үчүн аудитордук корутунду күнүнө чейин болгон окуялар баалануучу маанилерге карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди камсыздабашы мүмкүн. Мисалы, айрым баалануучу маанилер кирген шарттар же окуялар узак убакыт ичинде өнүгөт. Мындан тышкary, эгер адилет наркты эсептөө максатын эске алсак, мезгил аяктагандан кийин алыша турган маалымат бухгалтердик балансты даярдоо күнүнө карата болгон окуяларды же жагдайларды чагылдырыбашы мүмкүн, ушундан улам адилет наркты баалоодо колдонуу үчүн ылайык келбеши мүмкүн.
- A93. Аудитор бул ыкманы конкреттүү баалануучу маанилерге карата колдонбоону чечсе дагы, ал АЭС 560 талаптарын сактоого милдеттүү. АЭС 560<sup>47</sup> талаптарына ылайык аудитор финанссылык отчеттуулук күнүнүн жана аудитордук корутунду күнүнүн ортосундагы мезгилде болгон жана финанссылык отчеттуулукту түзөтүүнү же анда маалыматты ачып көрсөтүүнү талап кылган, бардык окуялар аныкталгандына жана тиешелүү түрдө финанссылык отчеттуулукта чагылдырылгандына жетиштүү талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу максатында аудитордук жол-жоболорду аткарууга милдеттүү.<sup>48</sup> Адилет наркты баалоодон тышкary, көпчүлүк баалануучу маанилер негизинен келечектеги шарттардын, операциялардын же окуялардын жыйынтыгынан (натыйжаласынан) көз каранды болот, аудитордун АЭС 560 талаптарын сактоочу өзгөчө мааниге ээ болот.

*Жетекчиликтин баалануучу маанилерди эсептөө тартибин тестирлөө (22-пунктту караңыз )*

- A94. Жетекчиликтин баалануучу маанилерди эсептөө тартибин тестирлөө төмөндөгү учурларда орундуу болушу мүмкүн:

- аудитор тарабынан жүргүзүлгөн өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда ушул сыйктуу баалануучу маанилерди талдоо жетекчилик азыркы мезгилде колдонуучу мындай маанилерди эсептөө процесси натыйжалуу болуп саналат деп болжолдоого негиздерди берет;

<sup>47</sup> АЭС 560, 6-пункт

<sup>48</sup> АЭС 560, 8-пункт

- баалануучу маани ар бири өзүнчө маанилүү болбогон, окшош беренелердин чоң жалпы жыйындысын колдонуу менен эсептөлгөн;
- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы жетекчиликтин баалануучу маанилерди эсептөө тартибин карайт. Мисалы, бул кутулгөн кредиттик чыгымдардын баалануучу маанилерин эсептөө учурунда болушу мүмкүн;
- баалануучу маани баштапкы маалыматты стандарттуу иштеп чыгуу аркылуу алынган.

Жетекчиликтин баалануучу маанилерди эсептөө тартибин тестирлөө кандайдыр бир башка ыкманы колдонуу дээрлик максатка ылайыксыз болгон учурда же башка ыкмалардын бири менен чогуу мындай тестирлөөнү колдонгон учурда орундуу болушу мүмкүн.

Откөн мезгилдерге салыштырмалуу методдордогу, олуттуу божомолдордогу жана баштапкы маалыматтардагы өзгөрүүлөр (23(a), 24(a), 25(a)-пункттарын караңыз)

А95. Откөн мезгилдерге салыштырмалуу методдордогу, олуттуу божомолдордогу жага баштапкы маалыматтардагы өзгөрүүлөр жаңы жагдайлардын же жаңы маалыматтын жыйынтыгы болуп саналбаган учурларда, же маанилүү божомолдор бири бирине, же башка баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган божомолдорго, же ишкананын бизнес ишмердүүлүгүнүн башка чөйрөлөрүндө колдонулуучу тиешелүү божомолдорго карама-каршы келгенде, аудиторго бул жагдайларды ишкананын жетекчилиги менен кошумча талкуулоо жана жетекчилик колдонгон божомолдордун талаптагыдай мүнөзүнө шектенүүнү жаратуу талап кылышы мүмкүн.

Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери (23(b), 24(b), 25(b)-пункттарын караңыз)

A96. Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери аныкталган учурда аудиторго жетекчилик менен кошумча талкууну өткөрүү жана колдонулган метод, божомолдор жана баштапкы маалыматтар талаптагыдай мүнөзгө ээ экендигинин жана мындай жагдайларда негиздүү болуп саналаарынын талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдери алынганбы кайра текшерүү талап кылышы мүмкүн. Конкремттүү баалануучу маанилерге карата жетекчиликтин бир жактуулугунун белгисинин мисалы жетекчилик бир нече ар кандай божомолдор үчүн маанилердин талаптагыдай диапазонун даярдаган жана ар бир жолу диапазондун аягында баалоонун жагымдуу жыйынтыгын берүүчү маани колдонулган кырдаал болушу мүмкүн.

#### Методдор

Методду тандоо (23(a)-пунктун караңыз)

A97. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарынын контекстинде тандалган методдун талаптагыдай мүнөзүнө жана, егер зарыл болсо, өткөн мезгилдерге салыштырмалуу жасалган өзгөрүүлөрдүн талаптагыдай мүнөзүнө карата аудитор карашы керек болгон маселелердин катарына төмөндөгүлөр кириши мүмкүн:

- жетекчиликтин тандалган методду негиздөөсү талаптагыдай болуп саналабы;
- тандалган метод баалануучу маанилердин мүнөзү, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптары, башка концепциянын жана баалоо методдорунун, ченемдик талаптардын көз карашынан алганда, ошондой эле ишкананын бизнесинин, тармактын өзгөчөлүгүн жана ишканы өз ишин жүргүзгөн шарттарды эске алуу менен мындай жагдайларда ылайык болуп саналабы;
- жетекчилик ар кандай методдорду колдонуунун жыйынтыгы олуттуу айырмаланган баалануучу маанилер болуп саналат деп аныктаган учурларда, жетекчилик мындай айырмачылыктын себептерин кантит изилдегени; жана
- өзгөртүү жаңы жагдайларга же жаңы маалыматка байланыштуубу. Эгерде жогоруда саналгандардын бири дагы ылайык келбесе, анда өзгөртүү негизсиз болушу мүмкүн же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына ылайык келбиши мүмкүн. Негизсиз өзгөртүү убакыттын өтүшү менен финанссылык отчеттуулуктун ыраатсызыгына алып келет,

бул финанссылык отчеттуулуктун бурмаланышын шарттап же жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугу жөнүндө ырасташы мүмкүн (A133– A136-пункттарын караңыз).

Бул маселелер финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы баалоонун конкреттүү методун белгилебеген же бир нече методду колдонууга уруксат берген учурларда маанилүү.

Татаал моделдөө (23(d)-пунктун караңыз)

A98. Модель жана тиешелүү метод төмөндөгү учурларда татаал болушу мүмкүн:

- методду түшүнүү жана колдонуу, анын ичинде моделди иштеп чыгуу, ошондой эле талаптагыдай баштапкы маалыматтарды жана божомолдорду тандоо жана колдонуу атайын билимди же жөндөмдөрдү талап кылат;
- моделде колдонуу үчүн баштапкы маалыматтардын болушуна же аларга байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө, ошондой эле аларга жетүү мүмкүндүгүнө чектөөлөрдөн улам, аларды алуу оор; же
- баалоонун бир нече атрибуттарынан, алардын ортосундагы көптөгөн мамилелерден же эсептөөнүн бир нече итерациясынан улам моделди колдонууда баштапкы маалыматтардын жана божомолдордун бүтүндүгүн (башкача айтканда, тактыгын, ырааттуулугун же толуктугун) камсыздоо оор.

A99. Жетекчилик татаал моделди колдонгон учурда аудитор карашы мүмкүн болгон маселелердин катарына төмөндөгүлөр кириши мүмкүн:

- моделди текшерүү аны колдонуп баштоого чейин же ал өзгөртүлгөнде жүргүзүлүүдөбү, модель мурдагыдай эле өзүнүн багытына ылайык келээрине ынанымдуу болуу үчүн мезгилдүү текшерүүлөр аткарылабы. Моделди колдонуунун негиздүүлүгүн ырастоо үчүн ишкана колдонгон моделди текшерүү процесси өзүнө төмөндөгүлөрдү баалоону камтыши мүмкүн:
  - моделдин теориялык негиздүүлүгүн;
  - моделдин математикалык бүтүндүгүн;
  - моделде колдонулган баштапкы маалыматтардын жана божомолдордун тактыгын жана толуктугун; жана
  - иш жүзүндөгү операцияларды жыйынтыктарына салыштырмалуу моделди колдонуунун жыйынтыгын;
- өзгөртүүлөрдү контролдоонун тиешелүү эрежелери жана жолжоболору барбы;

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

- жетекчилик моделди колдонууда тиешелүү билимди жана жөндөмдердүү колдонообу.

Саналган маселелерди кароо татаал моделдөөнү камтыбаган метод үчүн дагы пайдалуу болушу мүмкүн.

A100. Жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарын аткаруу үчүн моделди колдонуунун жыйынтыктарын тууралашы мүмкүн. Айрым тармактарда мындай тууралоо «жылдызуу» деп аталат. Адилет наркты баалоодо моделди колдонуунун жыйынтыктарын мындай тууралоолор, эгер мындайлар болсо, ушул сыйктуу жагдайларда рыноктун катышуучулары колдонушу мүмкүн болгон божомолдорду чагылдырабы деген маселени кароо орундуу болот.

Бул методду пайдаланууда колдонулуучу олуттуу божомолдордун жана баштапкы маалыматтардын бүтүндүгүн сактоо (23(е)-пунктун караңыз)

A101. Бул методду пайдаланууда колдонулуучу олуттуу божомолдордун жана баштапкы маалыматтардын бүтүндүгүн сактоо маалыматты иштеп чыгуунун бардык этаптарында баштапкы маалыматтардын жана божомолдордун тактыгын жана толуктугун сактоону түшүндүрөт. Бүтүндүктүү камсыздоонун мүмкүн эместиги баштапкы маалыматтын жана божомолдордун бузулушуна алып келип жана баштапкы маалыматтарды бурмалашы мүмкүн. Ушуга байланыштуу аудитор үчүн төмөндөгү маселелерди кароо орундуу болот: баштапкы маалыматтар жана божомолдор жетекчилик пландаштырган бардык өзгөртүүлөргө дуушар болгонбу жана алар баштапкы маалыматтарды киргизүү, сактоо, алуу, берүү же иштеп чыгуу сыйктуу иш-аракеттер убагында кандайдыр бир пландаштырылбаган өзгөртүүлөргө кабылган эмеспи.

Маанилүү божомолдор (24-пунктту караңыз)

A102. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарынын ракурсундагы олуттуу божомолдордун талаптагыдай мүнөзүнө жана, эгер зарыл болсо, еткөн мезгилге салыштырмалуу өзгөртүүлөрдүн талаптагыдай мүнөзүнө карата аудитор карашы керек болгон маселелердин катарына төмөндөгүлөр кириши мүмкүн:

- жетекчиликтин билүү божомолдорду тандоону негиздөөсү;
- билүү божомолдор баалануучу маанилердин мүнөзү, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптары көз карашынан алганда, ошондой эле ишкананын бизнесинин, тармактын өзгөчөлүгүн жана ишкананын өз ишин жүргүзгөн шарттарды эске алуу менен мындай жагдайларда ылайык болуп саналабы; жана

- өткөн мезгилдерге салыштырмалуу божомолдорду тандоодогу өзгөртүүлөр жаңы жагдайлардын же жаңы маалыматтын жыйынтыгы болуп саналабы. Эгерде жогоруда саналгандардын бири дагы ылайык келбесе, анда өзгөртүү негизсиз болушу мүмкүн же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына ылайык келбеши мүмкүн. Негизсиз өзгөртүү убакыттын өтүшү менен финанссылык отчеттуулуктун бурмаланышына алып келип же жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугу жөнүндө ырасташы мүмкүн (A133–A136-пункттарын караңыз).

A103. Жагдайга жараша жетекчилик ар кандай методдорду колдонуу менен баалануучу маанилердин альтернативалуу божомолдорун же жыйынтыктарын баалашы мүмкүн. Жетекчилик колдонушу мүмкүн болгон методдордун бири сезгичтики талдоо болуп саналат. Бул метод ар кандай божомолдорду колдонууда баалануучу маанинин акчалай суммасы кандай өзгөргөнүн аныктоону карашы мүмкүн. Рыноктун ар кандай катышуучулары ар кандай божомолдорду колдоно турганынан улам, өзгөртүүлөр адилет нарк боюнча аныкталуучу баалануучу маанилер үчүн дагы болушу мүмкүн. Сезгичтики талдоонун жыйынтыктары боюнча кәэде «жетекчилик эсептеген жыйынтыктардын диапазону» деп аталган, жыйынтыктардын бир катар – «пессимисттик» жана «оптимисттик» сценарийлери даярдалышы мүмкүн.

A104. Аудит жүргүзүүде алынган билимдин аркасында, аудитор ишкананын ишинин башка чөйрөлөрүндө колдонуулуучу божомолдор жөнүндө билип же түшүнүк алыши мүмкүн. Мындай маселелерге мисалы, иштиктүү перспективалар, стратегия боюнча документтерде колдонулган божомолдор жана келечектеги акча каражаттарынын агымы кириши мүмкүн. Мындан тышкары, эгер тапшырманын жетекчиси ишкана үчүн башка тапшырманы аткарса, АЭС 315тин (кайра каралган)<sup>49</sup> алаптарына ылайык, ал башка тапшырмаларды аткаруунун жүрүшүндө алынган маалымат олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоого тиешелүү болуп саналаары боюнча маселени карашы керек. Мындай маалымат олуттуу божомолдор бири бирине жана башка баалануучу маанилерге колдонулган божомолдорго карама-каршы келбейби деген маселени кароодо пайдалуу болушу мүмкүн.

<sup>49</sup> АЭС 315 (кайра каралган), 8-пункт

А105. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына ылайык олуттуу божомолдордун негиздүүлүгү жетекчиликтин ниетинен дана анын конкреттүү иш-аракеттер планын жүзөгө ашыруу жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурларда жетекчилик тигил же бул конкреттүү активдер же милдеттенмелер менен байланыштуу пландарды жана ниеттерди документ түрүндө тариздейт (бул сыйктуу талаптар финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы тарабынан каралышы мүмкүн). Жетекчиликтин ниетине жана конкреттүү иш-аракеттер планын жүзөгө ашыруу жөндөмдүүлүгүнө карата алуу керек болгон аудитордук далилдердин мүнөзү жана көлөмү кесипкөй ой жүгүртүүнүн предмети болуп саналгандыктан, аудитор төмөндөгү жол-жоболорду аткара алат:

- откөн мезгилдерде билдирилген ниеттерди жетекчиликтин жүзөгө ашыруу процессин жана жыйынтыктарын изилдөө;
- жазуу түрүндө бекитилген пландарды жана башка документтерди, анын ичинде, мүмкүн болсо, расмий бекитилген бюджеттерди, уруксат берүүчү документтерди же жыйналыштардын протоколдорун талдоо;
- жетекчиликке конкреттүү иш-аракеттер планы тандалып алынган себептерди түшүндүрүү жөнүндө суроо-талап жөнөтүү;
- финанссылык отчеттуулук күнүнөн кийин жана аудитордук корутунду күнүнө чейинки мезгилде болгон окуяларды талдоо;
- ишкана иштеген экономикалык жагдайларда анын конкреттүү иш-аракеттер планын жүзөгө ашыруу жөндөмдүүлүгүн баалоо, анын ичинде анын күчүндөгү милдеттенмелеринин, мыйзам жаатындары, келишимдик же ченемдик чектөөлөрдүн жетекчиликтин бул иш-аракеттерди аткаруусунун практикалык мүмкүнчүлүгүнө таасирин баалоо;
- жетекчиликтин финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясында караган документтештирууга карата талаптарды (эгерде болсо) аткаруусун текшерүү.

Муну менен катар айрым финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы тигил же бул баалануучу маанини эсептөөдө жетекчиликтин ниетин же пландарын эске алууга тыюу салышы мүмкүн. Көп учурда мынтай кырдаал адилет наркты баалоого байланыштуу жаралат, анткени аларды эсептөө максаты рыноктун катышуучулары колдогон божомолдорду эске алууну карайт.

Баштапкы маалыматтар (25(а)-пунктун караңыз

A106. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарынын ракурсунда тандалган баштапкы маалыматтардын талаптагыдай мүнөзүнө жана, эгер зарыл болсо, өткөн мезгилге салыштырмалуу жасалган өзгөртүүлөрдүн талаптагыдай мүнөзүнө тиешелүү аудитор карашы керек болгон маселелердин катарына төмөндөгүлөр кирет:

- жетекчиликтин көрсөтүлгөн баштапкы маалыматты тандоону негиздөөсү;
- тандалган баштапкы маалыматтар баалануучу маанилер мүнөзү, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптары көз карашынан алганда, ошондой эле ишкананын бизнесинин, тармактын өзгөчөлүгүн жана ишкана өз ишин жургүзгөн шарттарды эске алуу менен тиешелүү жагдайларда ылайык болуп саналабы; жана
- баштапкы маалыматтардын булактарын же элементтерин тандоодогу же өткөн мезгилге салыштырмалуу баштапкы маалыматтарды тандоодогу өзгөртүү жаны жагдайлардын же жаңы маалыматтын жыйынтыгы болуп саналабы. Эгерде жогоруда саналгандардын бири дагы ылайык келбесе, анда өзгөртүү негизсиз болушу мүмкүн же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына ылайык келбиси мүмкүн. Баалануучу маанилердеги субъективдүү өзгөртүүлөр убакыттын өтүшү менен финанссылык отчеттуулуктун ыраатсыздыгына алып келет, бул финанссылык отчеттуулуктун бурмаланышын шарттап же жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугу жөнүндө ырасташы мүмкүн (A133–A136-пункттарын караңыз).

Баштапкы маалыматтардын жөндүүлүгү жана ишенимдүүлүгү (25(с)-пунктун караңыз)

A107. Ишкана даярдаган маалыматты пайдаланууда, АЭС 500гө ылайык аудитор бул маалымат аудитордун максаттары үчүн жетишээрлик ишенимдүү болуп саналабы баалап, анын ичинде зарыл болгон учурда маалыматтын тактагы жана толуктугу жөнүндө аудитордук далилдерди алышы жана маалымат аудитордук максаттары үчүн жетишээрлик денгээлде так жана кенири болуп саналаарын баалашы керек.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> АЭС 500, 9-пункт

Татаал юридикалык же келишимдик шарттар (25(d)-пунктун караңыз)

А108. Баалануучу маани татаал юридикалык же келишимдик шарттар менен аныкталган учурларда, аудитор төмөндөгү жол-жоболорду аткаруу мүмкүнчүлүгүн карашы мүмкүн:

- келишимди түшүнүү же чечмелөө үчүн атайын билим жана жөндөмдөр талап кылышынабы талдоо;
- юридикалык же келишимдик шарттарга карата ишкананын юристине суроо-талап жөнөтүү; жана
- төмөндөгүлөр үчүн тиешелүү келишимди инспекциялоо:
  - операциянын же макулдашуунун базалык бизнес-максатын баалоо; жана
  - келишимдин шарттары жетекчиликтин түшүндүрмөлөрүнө ылайык келеби текшерүү.

Жетекчиликтин так баалоосу, жана баалоонун айкын эместиги жөнүндө маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү

Баалоонун айкын эместигинен түшүнүк алуу жана аны эсепке алуу үчүн жетекчиликтин иш-аракеттери (26(a)-пунктун караңыз)

А109. Баалоонун айкын эместикинен түшүнүк алуу жана эсепке алуу үчүн жетекчилик тарафынан керектүү иш-аракеттер көрүлгөнүнө карата каралуучу маселелердин катарына мисалы, төмөндөгүлөр кириши мүмкүн:

- (a) жетекчилик булактарды аныктоо жана баалоонун натыйжаларына мүнөздүү болгон өзгөрүлмөлүүлүктүн деңгээлин, ошондой эле негиздүү мүмкүн болуучу баалоонун натыйжаларынын диапазонун баалоо аркылуу баалоонун айкын эместигин түшүнө алдыбы;
- (b) баалоо процессинде татаалдыктын же субъективдүүлүктүн олуттуу бурмалануу тобокелдигине таасиринин деңгээли аныкталганбы жана төмөндөгүлөрдү колдонуу аркылуу мүмкүн болуучу бурмалоо тобокелдиги эске алынганбы:
  - (i) баалануучу маанилерди калыптандыруу жаатындағы тиешелүү билим жана иш билгилик; жана
  - (ii) кесипкөй ой жүгүртүү, анын ичинде жетекчиликтин бир жактуу мамилесин аныктоо жана эсепке алуу аркылуу; жана
- (c) жетекчиликтин тиешелүү так баалоосу жана баалоонун айкын эместигин сүрөттөгөн маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү аркылуу баалоонун айкын эместиги эске алынганбы.

Жетекчиликтин так баалоону тандоосу жана баалоонун айкын эместиги жөнүндө маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү (26(b)- пунктун караңыз)

A110. Жетекчиликтин так баалоону жана баалоонун айкын эместиги жөнүндө маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү даярдоого карата орундуу боло турган маселелер, мисалы, төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- колдонулуп жаткан методдор жана баштапкы маалыматтар туура тандалганбы, анын ичинде баалануучу маанилерди эсептөө үчүн альтернативалуу методдор жана баштапкы маалыматтардын альтернативалык булактары бар учурлар;
- колдонулган баалоо атрибуттары орундуу жана толук болгонбу;
- колдонулган божомолдор негиздүү мүмкүн болуучу сумманын диапазонунан тандалганбы жана алар жөндүү жана ишенимдүү болуп саналган тиешелүү маалыматтар менен ырасталганбы;
- колдонулган баштапкы маалыматтар талаптагыдай, жөндүү, ишенимдүү болгонбу жана баштапкы маалыматтардын бүтүндүгү сакталганбы;
- эсептөөлөр көрсөтүлгөн методго ылайык аткарылганбы жана алар математикалык жактан так болуп саналабы;
- жетекчиликтин так баалоосу негиздүү мүмкүн болуучу баалоо жыйынтыктарынын ичинен талаптагыдай түрдө тандалганбы;
- маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү баалануучу маани катары сумманы талаптагыдай сүрөттөйбү жана баалануучу маанилерди эсептөө процессинин мүнөзүн жана чектөөлөрүн, анын ичинде негиздүү мүмкүн болуучу баалоо жыйынтыктарынын өзгөрмөлүлүгүн түшүндүрөбү.

A111. Жетекчиликтин так баалосунун талаптагыдай мүнөзүнө карата аудитордун кароосу орундуу болгон маселелер төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы альтернативалык жыйынтыктарды жана божомолдорду карагандан кийин так баалоону колдонууну же баалоонун атайын методун колдонууну белгилесе, жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарын аткарғанбы;
- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы негиздүү мүмкүн болгон жыйынтыктардын ичинен сумманы кантип тандоону белгилебеген учурларда, жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарын эске алуу менен ой жүгүртүүнү колдонгонбу.

А112. Жетекчиликтин баалоонун айын эместиги жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүүсүнө карата аудитор кароосу орундуу боло турган маселелер финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарын камтыйт, ага ылайык төмөндөгүлөрдү ачып көрсөтүү зарыл болушу мүмкүн:

- умманы баалануучу маани катары сүрөттөгөн жана аны эсептөөн процессинин мүнөзүн жана чектөөлөрүн, анын ичинде негиздүү мүмкүн болуучу баалоо жыйынтыктарынын өзгөрмөлүүлүгүн түшүндүргөн маалымат. Концепция маалыматты ачып көрсөтүүнүң максатына жетүү үчүн маалыматты кошумча ачып көрсөтүүнү белгилеши мүмкүн.<sup>51</sup>
- баалануучу маанилерге карата эсеп саясатынын негизги принциптери. Жагдайларга жарааша тиешелүү эсеп саясаты финанссылык отчеттуулукта баалануучу маанилерди даярдо жана берүү жаатындагы конкреттүү принциптерди, негиздерди, макулдашуларды, зөржелерди жана ыкмаларды камтыши мүмкүн;
- олуттуу же өтө маанилүү ой жүгүртүүлөр (мисалы, финанссылык отчеттуулукта таанылган суммага олуттуу таасирин тийгизгендер), ошондой эле олуттуу болжолдуу божомолдор же башка баалоонун айын эместигинин булактары.

Айрым учурларда ачып көрсөтүү финанссылык отчеттуулукту даярдо концепциясында түз каралгандан тышкary, ишенимдүү берүүнү камсыздоо үчүн же шайкештик концепциясын колдонуу учурунда – финанссылык отчеттуулук колдонуучуларды адашууга алыш келбеши үчүн кошумча маалыматты ачып көрсөтүү талап кылышы мүмкүн.

А113. Баалануучу маани баалоонун айын эместигине дуушар болгон деңгээл канчалык жогору болсо, олуттуу бурмалоо тобокелдиктерди жогору катары баалоо мүмкүндүгү ошончолук жогору, ушуга ылайык, 35-пунктка ылайык баалоонун айын эместигине тиешелүү так баалоо жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде негиздүү болуп саналабы же алар бурмаланганды аныктоо үчүн аудитордук далилдер ошончолук ынанымдуу болушу керек;

А114. Эгер аудитордун баалануучу мааниге байланыштуу баалоонун айын эместигин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү кароосу

<sup>51</sup> ФОЭС (IFRS) 13 «Адилет наркты баалоо», 92-пункт

аудитордун олуттуу көнүл бурушун талап кылган аспект болуп саналса, анда бул аудиттин негизги маселеси болуп калышы мүмкүн.<sup>52</sup>

Жетекчилик баалоонун айкын эместигинин денгээлин түшүнүү жана эсепке алуу үчүн керектүү иш-аракеттерди көрбөгөндө (27- пунктун караңыз)

A115. Аудитор жетекчилик баалоонун айкын эместигинин денгээлин түшүнүү жана аны тийиштүү эсепке алуу үчүн керектүү иш-аракеттерди көрбөгөндүгүн аныктаган учурларда, аудитор жетекчиликтен аткарууну етүнө турган кошумча жол-жоболор, мисалы, алтырнативалык божомолдорду кароону же сезимталдыкты талдоону камтышы мүмкүн.

A116. Так баалоону же баалоо диапазонун иштеп чыгуунун практикалык максатка ылайыктуулугу жөнүндө маселени кароодо аудиторго ал муун көз карапчысыздык талаптарын бузбай жасай алабы же жокпу эске алуусу талап кылышы мүмкүн. Мындай талаптар жетекчиликтин милдеттерди кабыл алуусуна тыюу салууга тиешелүү этикалык талаптарды камтышы мүмкүн.

A117. Эгер жетекчиликтин жообун карагандан кийин аудитордун так баалоону же баалар диапазонун иштеп чыгуусу дээрлик максатка ылайыксыз деген тыянакка келсе, ал 34-пунктка ылайык финанссылык отчеттуулукка карата аудит же аудитордук пикир үчүн кесептөрөн баалоого милдеттүү.

*Аудитордун так баалоосун аныктоо же баалоо диапазонун колдонуу (28–29-punktтарын караңыз)*

A118. Аудитордун так баалоосун же жетекчиликтин так баалоосун баалоо жана баалоонун айкын эместиги жөнүндө маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү үчүн диапазонду аныктоо төмөндөгү учурларда талаптагыдай ыкма болушу мүмкүн:

- аудитор тарабынан жүргүзүлгөн өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугундагы ушул сыйктуу баалануучу маанилерге талдоо жүргүзүү азыркы мезгилде жетекчилик тарабынан колдонулупчуу, мындай маанилерди эсептөө процесси натыйжалуу болуп саналбайт деп болжолдоого негиздерди берет;
- жетекчиликтин баалануучу маанилерди эсептөө процессинин алкагында жана бул процесстен тышкаркы ишкананын контролдоо каражаттары иштелип чыккан эмес же талаптагыдай киргизилген эмес;

<sup>52</sup> АЭС 701 «Көз карапчысыз аудитордун аудитордук корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо»

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

- жетекчилик муну талаптагыдай жасашы керек болгондо, мезгилдин аяктоо күнүнүн жана аудитордук корутунду күнүнүн ортосундагы окуялар же операциялар талаптагыдай эске алынган эмес, натыйжада мындай окуялар же операциялар жетекчиликтин так баалоосуна карама-каршы келет;
- талаптагыдай алтернативалуу божомолдор же колдонулуучу баштапкы маалыматтардын булактары бар, аларды аудитордун так баалоосун же баалоо диапазонун иштеп чыгууда колдонууга болот;
- жетекчилик баалоонун анык эместигин түшүнүү жана эсепке алуу үчүн керектүү иш-аракеттерди көргөн эмес (27-пунктту караңыз).

A119. Мындан тышкары, так баалоону же диапазонду эсептөөгө карата чечим финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынан көз каранды болушу мүмкүн, ал алтернативалуу жыйынтыктарды же божомолдорду карагандан кийин так баалоону колдонууну карайт же конкреттүү баалоо методун карайт (мисалы, мүмкүндүктүү, же эң ыктымалдуу жыйынтыкты эске алуу менен өлчөнгөн, дисконттолгон күтүлгөн сумманы колдонуу).

A120. Баалоо диапазонун эмес, аудитордун так баалоосун эсептөөгө карата чечими баалануучу маанилердин мүнөзүнөн жана конкреттүү жагдайларда аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнөн көз каранды болушу мүмкүн. Мисалы, баалануучу маанинин мүнөзү негиздүү мүмкүн болуучу жыйынтыктардын азыраак вариативдүүлүгү күтүлө тургандай болушу мүмкүн. Мындаи учурда так баалоону эсептөө, өзгөчө ал жогорку деңгээлдеги тактык менен аныкталышы мүмкүн болгондо эң натыйжалуу ыкма болушу мүмкүн.

A121. Так баалоону же баалоо диапазонун аудитор бир нече ыкмалар менен эсептей алат, мисалы:

- жетекчилик колдонгон моделден айырмаланган моделди колдонуу менен, мисалы, конкреттүү сектордо же конкреттүү тармакта кенири колдонулган моделдер, же уюмдун өзүн тарабынан же аудитор тарабынан иштелип чыккан моделдер;
- жетекчиликтин моделин колдонуу менен, бирок жетекчилик колдонгондон тышкары, алтернативалуу божомолдорду же баштапкы маалыматтардын булактарын иштеп чыгуу менен;
- аудитордун жеке методун колдонуу менен, бирок жетекчилик колдонгонго кошумча алтернативалуу божомолдорду иштеп чыгуу менен;
- экспертии жалдоо же аны моделди иштеп чыгууга же колдонууга же тиешелүү божомолдорду калыптандырууга тартуу аркылуу;

- башка салыштырмалуу шарттарды, операцияларды же окуяларды, же эгер зарыл болсо, салыштырмалуу активдердин же милдеттөмөнгөрдөрдин рынокторун колдонуу менен.

A122. Аудитор баалануучу маанинин бир бөлүгү учун гана так баалоону же баалоо диапазонун эсептеши мүмкүн (мисалы, конкреттүү божомолдор учун же баалануучу маанинин белгилүү бир бөлүгү гана олуттуу бурмалоо тобокелдиги менен байланыштуу болгон учурларда).

A123. Аудитор так баалоону же баалоо диапазонун эсептөө учун өзүнүн жеке методдорун, божомолдорун же баштапкы маалыматтарын колдонгондо, ал жетекчилик колдонгон методдордун, божомолдордун жана баштапкы маалыматтардын талаптагыдай мүнөзүнө карата аудитордук далилдерди ала алат. Мисалы, эгер аудитор жетекчиликтин так баалоосунун негиздүүлүгүн баалоо учун диапазонду эсептөөдө жеке божомолдорун колдонсо, ал баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган, олуттуу божомолдорду тандоодо пайдаланылган, жетекчиликтин ой жүгүртүүсү жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугунун белгилеринин пайда болушуна алып келеби же жокпу деген пикирди иштеп чыга алат.

A124. 29(а)-пунктунда камтылган аудиторго карата талап диапазон талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер менен ырасталган сумманы гана камтыйт деп аныктаганы, аудитор баалар диапазонундагы ар бир мүмкүн болуучу жыйынтыкты өзүнчө ырастаган аудитордук далилдерди альшы керектигин түшүндүрбөйт. Мунун ордуна аудитор диапазондун четтеги чекиттери мындай жагдайларда негиздүү болуп саналаарын аныктоо учун далилдерди алат, мууну менен бул чекиттер ортосундагы сумма дагы негиздүү болуп саналаарын ырастайт.

A125. Диапазонду аудитордук баалоонун өлчөмү жалпысынан финанссылык отчеттуулук учун өзгөчө эгер олуттуулук көрсөткүчү операциялык иштин жыйынтыктарынын негизинде аныкталса, олуттуулуктун эсelenген көрсөткүчү болушу мүмкүн (мисалы, салык салууга чейинки пайданын көрсөткүчтөрүнүн негизинде) жана бул көрсөткүч активдерге же бухгалтердик баланстын башка көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу аз. Мындай кырдаал баалануучу маани менен байланыштуу айкын эместилик өзү олуттуулукка эсelenген учурларда жаралышы мүмкүн, бул баалануучу маанилердин белгилүү бир түрлөрү же камсыздандыруу же банк иши сыйктуу айрым тармактар учун мүнөздүү, алар учун айкын эместикин жогорку деңгээли мүнөздүү, ушуга байланыштуу финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясында тиешелүү атайын талаптар каралышы мүмкүн. Аткарылган жол-жоболордун жыйынтыктарынын жана АЭС талаптарына ылайык алынган аудитордук далилдердин негизинде, аудитор олуттуулук көрсөткүчүнө эselenген диапазон, аудитордун пикиринде, конкреттүү

жагдайларда талаптагыдай мүнөзгө ээ болот деген тыянак жасашы мүмкүн. Мындай учурда аудиторун баалоонун айкын эместиги жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүүнүн негиздүүлүгүн, атап айтканда, мындай ачып көрсөтүү баалоонун айкын эместигинин жогорку деңгээлин жана мүмкүн болуучу жыйынтыктардын диапазонун талаптагыдай чагылдыраарын баалоосу олуттуу мааниге ээ болот. А139–А144-пункттарында кошумча маселелер берилген, аларды кароо мындай жагдайларда орундуу болушу мүмкүн.

*Аудитордук далилдер менен байланыштуу башка маселелер (30-пункттуу караңыз)*

А126. Баалануучу маанилерди олуттуу бурмaloо тобокелдиктерине карата аудитордук далилдер катары колдонулган маалымат ишканадан чыгышы, жетекчиликтин экспертигинин ишин пайдалануу менен даярдалышы же тышкы маалымат булагы тарабынан берилиши мүмкүн.

Тышкы маалымат булактары

А127 АЭС 500дө<sup>53</sup> түшүндүрүлгөндөй, тышкы булакта алынган маалыматтын ишенимдүүлүгүнө анын булагы, мүнөзү жана ал алынган жагдай таасирин тийгизет. Ушундан улам, баалануучу маанилерди түзүүдө колдонулган маалыматтын ишенимдүүлүгүн текшерүү үчүн аудитор тарабынан аткарылуучу андан аркы аудитордук жол-жоболордун мүнөзү жана көлөмү бул факторлордун мүнөзү жараша өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы:

- эгер рыноктук же тармактык маалыматтар, баалар же баа түзүү менен байланыштуу маалыматтар мындай маалыматка адистешкен, бир тышкы маалыматтык булактан алынса, аудитор салыштыруу үчүн альтернативалуу көз карандысыз булактан бааны сурай алат.
- эгер рыноктук же тармактык маалыматтар, баалар же баа түзүү менен байланыштуу маалыматтар бир нече көз карандысыз тышкы маалыматтык булактардан алынса жана бул булактардын ортосунда консенсус көрсөтүлсө, аудиторго жеке булактан баштапкы маалыматтардын ишенимдүүлүгүнүн азыраак далилдерди алуу талап кылышы мүмкүн;
- эгер бир нече маалыматтык булактардан алынган маалымат рынокко болгон көз караштардагы айырмачылыктарды көрсөтмө, аудитор көз караштардагы мындай айырмачылыктын себептерин түшүнүргө аракет кылышы мүмкүн. Мындай айырмачылык ар кандай методдордуу, божомолдорду же баштапкы маалыматтарды

<sup>53</sup> АЭС 500, А31-пункт

колдонуудан улам жарапышы мүмкүн. Мисалы, бир булакта учурдагы баалар колдонулат, ал эми башка булак келечектеги бааларды колдонот. Эгер айырмачылык баалоонун айын эместиги менен байланыштуу болсо, анда 26(b)-пунктуна ылайык, аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде баалоонун айын эместигин баяндаган, финанссылык отчеттуулукта маалыматты ачып көрсөтүү негиздүү экендигинин талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерин алышы керек. Мындан учурларда колдонулган методдор, божомолдор же баштапкы маалыматтар жөнүндө маалыматты талдоодо кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонуу маанилүү;

- эгер тышкы маалымат булактарынан алынган маалымат жеке моделди (моделдерди) колдонуу менен ушул булак тарабынан иштелип чыккан. АЭС 500дүн A33f-пункту тиешелүү колдонмону камтыйт.

A128. Адилет нарктын баалануучу маанилери үчүн тышкы маалымат булактарынан алынган маалыматтын жөндүүлүгүнө жана ишенимдүүлүгүнө тиешелүү маселелерди кошумча кароого болот, мисалы:

- (a) адилет нарк бир эле инструменттерди колдонгон операцияларга же активдүү рыноктун котировкаларына негизделгенбى;
- (b) эгер адилет нарк салыштырмалуу активдери жана милдеттенмелери бар операцияларга негизделсе, анда мындан операциялар кандай аныкталат жана салыштырмалуу катары аныкталат;
- (c) эгер актив же милдеттенмелер үчүн операциялар же салыштырмалуу активдер жана милдеттенмелер болбосо, ада көрсөтүлгөн маалымат кантит даярдалган, анын ичинде рыноктун катышуучулары активдин же милдеттенменин баасын аныктоодо колдонушу мүмкүн болгон, даярдалган жана колдонулган баштапкы божомолдор төмөндөгүдөй болобу; жана
- (d) эгер адилет наркты баалоо брокерди котировкалоого негизделсе, брокердин котировкасы төмөндөгүдөйбү:
  - (i) ошол эле түрдөгү финансы инструменттери менен операцияларды жүргүзгөн, маркетмейкерден котировка;
  - (ii) милдеттендирүүчү же милдеттендирбөген, милдеттендирген сунуштарга негизделген, котировкалардын олуттуу салмагы менен; жана
  - (iii) финанссылык отчеттуулук күнүнө карата рыноктук

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

шарттарды чагылдырган, бул финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы менен талап кылынганда.

А129. Эгер тышкы маалымат булагынан алынган маалымат аудитордук далилдер катары колдонулса, аудитор үчүн маалымат тышкы маалымат булагы колдонгон методдорду, божомолдорду жана башка маалыматтарды түшүнүү үчүн алынган же жетиштүү тандалган болушу мүмкүнбү деген маселени кароо орундуу болот. Бул жерде аудитордун аткарылган жол-жоболордун мүнөзүн, мөөнөтүн жана көлөмүн кароосуна таасирин тийгизүүчү белгилүү бир чектөөлөр болушу мүмкүн. Мисалы, баа түзүү органдары өздөрүнүн методдору жана божомолдору жөнүндө маалыматты өзүнчө баалуу кагаздар боюнча эмес, активдердин класстары боюнча берет. Брокерлер өзүнчө баалуу кагаздар үчүн брокердик багытталган котировкаларды берүүдө өздөрүнүн баштапкы маалыматтары жана божомолдору жөнүндө чектелүү маалыматты гана беришет. АЭС 500дүн А33г-пункту ырастоочу маалыматтарды берүүгө тышкы маалыматтык булактарга коюлуучу чектөөлөргө карата колдонмону камтыйт.

Жетекчиликтин эксперти

А130. Жетекчиликтин эксперти тарабынан түзүлгөн же аныкталган, баалануучу маанилерге карата божомолдор, эгер жетекчилик бул божомолдорду баалануучу маанилерди кальптаңдырууда колдонсо, жетекчиликтин божомолдору болуп калат. Ушундан улам, мынданай божомолдорго карата аудитор ушул АЭСтин тиешелүү талаптарын колдонот.

А131. Эгер жетекчиликтин экспертинын иши баалануучу маанилерге тиешелүү баштапкы маалыматтардын методдорун же булактарын колдонууну, же так баалоого же финанссылык отчеттуулукта маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө тиешелүү тыянактарды же корутундуларды иштеп чыгууну жана берүүнү камтыса, анда ушул АЭСнын 21-29-пункттарынын талаптары аудиторго АЭС 500дүн 8(с)-пунктун колдонууда жардам бериши мүмкүн.

Тейлөөчү ишканы

А132. АЭС 402де<sup>54</sup> аудитордун тейлөөчү ишканы көрсөтүүчү кызматтарды, анын ичинде ички контролдоо системасын, ошондой эле бааланган олуттуу бурмалюу тобокелдиктерине жооп иретиндеги аудитордук жол-жоболорду түшүнүүсүнө тиешелүү маселелер каралат. Эгер ишканы баалануучу маанилерди эсептөө үчүн тейлөөчү ишкананын кызмат

<sup>54</sup> АЭС 402 «Тейлөөчү уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланып жаткан ишкананын аудитинин өзгөчөлүктөрү»

көрсөтүүлөрүн пайдаланса, анда АЭС 402 талаптары жана сунуштары аудиторго ушул АЭСнын талаптарын колдонууда жардам берет.

**Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери (32-пунктун караңыз)**

A133. Эсептер деңгээлинде жетекчиликтин бир жактуулугун аныктоо өтө татаал милдет болушу мүмкүн. Аудитор баалануучу маанилердин топторун же бардык баалануучу маанилерди жалпы кароодо, же бир нече отчеттук мезгилдер аралыгында ага байкоо жүргүзүүдө гана бир жактуулукту аныктай алат. Мисалы, финанссылык отчеттүүлүкка киргизилген баалануучу маанилер жеке негиздүү деп эсептелсө, бирок жетекчиликтин так баалоосу жетекчилик үчүн финанссылык отчеттүүлүктүн жагымдуу жыйынтыгын камсыздаган, аудитордун негиздүү жыйынтыктарынын диапазонунун бир жагына туруктуу тартылса, анда мындай жагдайлар жетекчилик тарабынан мүмкүн болуучу бир жактуулукту көрсөтүшү мүмкүн.

A134. Баалануучу маанилерди эсептөөдөгү жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугун көрсөтүүчү белгилер төмөндөгүлөр болуп саналат:

- жагдайлардын озгөргөндүгү тууралуу жетекчиликтин субъективдүү пикиринин негизинде, баалануучу маанини же аны эсептөө методун езгөртүүлөр;
- колдонуунун жыйынтыгы жетекчилик үчүн пайдалуу нокоттук баа боло турган, олуттуу божомолдорду тандоо же калыптандыруу;
- оптимисттик же пессимисттик сценарийлерди көрсөтүүчү так баалоону тандоо.

Мындай белгилер аныкталганда өбөлгөлөр деңгээлин да, финанссылык отчеттүүлүк деңгээлинде да олуттуу бурмaloо тобокелдиги жаралышы мүмкүн. Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери жеке езү сөзсүз эле айрым баалануучу маанилердин негиздүүлүгүнө байланыштуу тыянактарды калыптандыруу максаттары үчүн бурмaloолордун болушун көрсөтпөйт. Бирок айрым учурларда аудитордук далилдер жетекчиликтин бир жактуулук белгисин эмес, бурмaloону көрсөтүшү мүмкүн.

A135. Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери аудитордун тобокелдиктерди аудитордук баалоонун жыйынтыктары жана бааланган тобокелдикке жооп иретинде көрүлгөн чаралар мурдагыдай эле туурабы деген тыянағына таасириң тийгизиши мүмкүн. Мында аудитордон мындай маалыматтын аудиттин башка аспекттерине таасириң, анын ичинде баалануучу маанилерди эсептөөдө пайдаланылган, жетекчиликтин ой жүгүртүүсүнүн талаптагыдай

мүнөзүн андан ары текшерүүнүн зарылчылыгын талдоо талап кылышы мүмкүн. Мындан тышкary, мындай маалымат АЭС 700дө (кайра караптады)<sup>55</sup> көрсөтүлгөндөй, аудитордун финанссылык отчеттуулукта жалпысынан олуттуу бурмaloолордун болушунун же жоктугунун фактисын баалосуна таасириин тийгизиш мүмкүн.

- A136. Мындан тышкary, АЭС 240ты колдонуу, аудитордун финанссылык отчеттуулукка киргизилген, баалануучу маанилерди эсептөөдө кабыл алышган, жетекчиликтин ой жүгүртүүсү жана чечимдери ак ниетсиз иш-аракеттердин кесепетинде олуттуу бурмaloого алыш келиши мүмкүн болгон, жетекчиликтин мүмкүн болуучу бир жактуулугун көрсөтпөйбү деп баалосун талап кылат.<sup>56</sup> Финанссылык отчеттуулукту ак ниетсиз түзүү көбүнчө баалануучу маанилерди атайлап бурмaloо аркылуу жүзөгө ашырылат, ал баалануучу маанилерди атайлап азайтууну же көбөйтүүнү камтыши мүмкүн. Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери ак ниетсиз иш-аракеттердин тобокелдигинин факторлору болушу мүмкүн жана аудиторду тобокелдиктерди баалоо, атап айтканда, ак ниетсиз иш-аракеттер тобокелдигин баалоо жана бааланган тобокелдиктерге жооп иретинде тиешелүү жол-жоболор мурдагыдай эле талаптагыдай мүнөздө экенин кайра баалоого аргасыз кылат.

### **Жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболорго негизделген жалпы баалоо (33-пунктту караңыз)**

- A137. Аудитор пландалган аудитордук жол-жоболорду кандай аткара турганына жараша, ал алган аудитордук далилдер аны башка пландалган аудитордук жол-жоболордун мүнөзүн, мөөнөтүн жана көлөмүн өзгөртүүгө ынандырыши мүмкүн.<sup>57</sup> Аудитордук далилдерди алууга багытталган жол-жоболорду аткаруунун натыйжасында, аудитор анын негизинде тобокелдиктерге баа берилген маалыматтар олуттуу айырмалангац, баалануучу маанилерге карата маалыматты алышы мүмкүн. Мисалы, аудитор бааланган олуттуу бурмaloо тобокелдигинин жалгыз себеби баалануучу маанилерди эсептөө менен байланыштуу субъективдүүлүк болуп саналат деп аныкташы мүмкүн. Бирок бааланган олуттуу бурмaloо тобокелдиктерине жооп иретинде жол-жоболорду аткарууда аудитор баалануучу маани алгач божомолдонгондон кыйла татаал экенин аныкташы мүмкүн, бул олуттуу бурмaloо тобокелдигин баалоого шектенүүнү жаратышы мүмкүн (мисалы, татаалдыктын таасириин улам ажыралгыс тобокелдиктин маанилеринин диапазонунун жогорку чегине жакын ажыралгыс тобокелдикти кайра баалоо талап

<sup>55</sup> АЭС 700 (кайра караптады), 11-пункт

<sup>56</sup> АЭС 240, 32(b)-пункту

<sup>57</sup> АЭС 330, А60-пункту

кылышынышы мүмкүн), ошондуктан аудиторго талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу үчүн кошумча андан аркы аудитордук жол-жоболорду жүргүзүү талап кылынат.

A138. Таанылбаган баалануучу маанилерге карата, аудитор финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясында каралган таануу критерийлердин иш жүзүндө аткарылышын текшерүүгө милдеттүү. Баалануучу маани таанылбай, ал эми аудитор тааныбоо жөнүндө чечим негиздүү деген тыянакка келсе дагы, финанссылык отчеттүн эскертүүлөрүндө тиешелүү жагдайлар жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү зарылчылыгы жарапышы мүмкүн.<sup>58</sup>

Баалануучу маани негиздүүбү же бурмаланганды аныктоо (9, 35-пункттарды караңыз)

A139. Жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболордун жана алынган далилдердин негизиндеги жетекчиликтин так баалоосу жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү негиздүүбү же бурмаланганды аныктоодо:

- егер аудитордук далилдер диапазонду ырастаса, анда диапазондун өлчөмү кенири болушу мүмкүн, ал эми айрым учурларда ал жалпысынан финанссылык отчеттуулук үчүн эсelenген олуттуу болушу мүмкүн (A125-пунктту караңыз). Кенири диапазон белгилүү бир жагдайларда талаптагыдай мүнөзгө ээ болооруна карабастан, бул аудитор диапазондогу суммалардын негиздүүлүгүнө карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер алынганбы кайталап карашы керектигин көрсөтөт;
- аудитордук далилдер жетекчиликтин так баалоосунан айырмаланганды, так баалоону көрсөтүшү мүмкүн. Мынтай учурларда аудитордун так баалоосунун жана жетекчиликтин так баалоосунун ортосундагы айырма бурмалоону жаратат;
- аудитордук далилдер жетекчиликтин так баалоосу кирбекен, баало диапазонун ырасташы мүмкүн. Мынтай учурларда бурмалоонун суммасы жетекчиликтин так баалоосунун жана баало диапазонундагы жакынкы чекиттин ортосундагы айырмадан аз болот.

A140. A110–A114-пункттарда аудиторго жетекчиликтин так баалоону тандоосун жана финанссылык отчеттуулукка киргизүү үчүн маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү баалоодо жардам бере турган сунуштар камтылган.

A141. Эгерде аудитордун андан аркы аудитордук жол-жоболору жетекчилик баалануучу маанини эсептөөнү кантип аткарғанын же так баалоону же

<sup>58</sup> АЭС 315 (кайра каралган), 31-пункт

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

баалоо диапазонун даярдаганын текшерүүнү камтыса, анда аудитор 26(b) жана 29(b)-пункттарына ылайык баалоонун айкын эместигин сүрөттөө менен маалыматты ачып көрсөтүгө карата, ошондой эле 31-пунктка ылайык башка маалыматты ачып көрсөтүгө карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди альшы керек. Андан кийин аудитор баалануучу маанилер жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде негиздүүбү же бурмаланганды предметине карата 35-пунктка ылайык жалпы баалоонун алкагында маалыматты ачып көрсөтүгө карата алынган аудитордук далилдерди карашы керек.

- A142. АЭС 450<sup>59</sup> 450<sup>59</sup> маалыматты сапаттык ачып көрсөтүгө карата жана маалыматты ачып көрсөтүүдөгү бурмалоо ак ниетсиз аракеттерди көрсөтүшү мүмкүн болгон учурга карата көрсөтмөлөрдү камтыйт.<sup>60</sup>
- A143. Эгер финанссылык отчеттуулук ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалса, аудитордун финанссылык отчеттуулукта маалыматты ишенимдүү берүү камсыздалгандын баалоосу<sup>61</sup> езүнө финанссылык отчеттуулуктун жалпы берилишин, анын түзүмүн жана мазмунун, ошондой эле финанссылык отчеттуулук анын негизинде жаткан тиешелүү эскертүүлөрү менен операцияларды жана окуяларды алар жөнүндө ишенимдүү түшүнүк камсыздалгандай бере турганын кароону камтыйт. Мисалы, эгер баалануучу маани айкын эместикин жогорку деңгээлине кабылса, аудитор ишенимдүү берүүнү камсыздоо учун маалыматты кошумча ачып көрсөтүү зарылчылыгын аныкташы мүмкүн. Эгер жетекчилик финанссылык отчеттуулукта мындай маалыматты кошумча ачып көрсөтүүнү бербесе, анда аудитор бул финанссылык отчеттуулук бурмалангандын деген тыянак жасашы мүмкүн.
- A144. АЭС 705те (кайра караплан)<sup>62</sup> аудитордук пикирде аудитор жетекчилик тарафынан финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн маалымат жетишсиз же отчеттуулукту колдонуучуларды адашууга алып келет деп эсептеген кырдаалды, анын ичинде, баалоонун айкын эместигин карата маалыматты чагылдырууга тиешелүү көрсөтмөлөр камтылган.

<sup>59</sup> АЭС 450, A17-пункту

<sup>60</sup> АЭС 450, A22-пункту

<sup>61</sup> АЭС 700 (кайра караплан), 14-пункт

<sup>62</sup> АЭС 705 (кайра караплан), 22–23-пункттар

**Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр** (37-пунктту караңыз)

A145. Конкреттүү баалануучу маанилерге карата жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр төмөндөгү билдириүүлөрдү камтышы мүмкүн:

- баалануучу маанилерге карата олуттуу ой жүгүртүүлөр жетекчиликке белгилүү болгон бардык жөндүү маалыматты эске алуу менен түзүлгөнү жөнүндө билдириүү;
- баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган, методдорду, божомолдорду жана баштапкы маалыматтарды тандоонун же колдонуунун ырааттуу жана талаптагыдай мүнөзү жөнүндө билдириүү;
- божомолдор бул баалануучу маанилерге жана маалыматты ачып көрсөтүүгө карата орундуу болгондо, ишкананын атынан тиешелүү иш-аракеттер пландарын аткаруу боюнча жетекчиликтин ниетин жана жөндөмдүүлүгүн талаптагыдай чагылдыра турганы жөнүндө билдириүү;
- баалануучу маанилер менен байланыштуу маалыматты ачып көрсөтүүнүн толуктугу жана негиздүүлүгү, анын ичинде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде баалоонун айкын эместигин сүрөттөө менен маалыматты ачып көрсөтүү жөнүндө билдириүү;
- баалануучу маанилерди эсептөөдө атайын билимди жана жөндөмдөрдү колдонуу жөнүндө билдириүү;
- отчеттук күндөн кийин баалануучу маанилерди жана финанссылык отчеттуулукка киргизилген маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү тууралоону талап кылган окуялардын жоктугу жөнүндө билдириүү;
- эгер баалануучу маанилер финанссылык отчеттуулукта таанылбаса же ачып көрсөтүлбөсө, анда финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясында караган, маалыматты таануу же ачып көрсөтүү критерийлерин сактабагандык жөнүндө жетекчиликтин чечиминин талаптагыдай мүнөзү жөнүндө билдириүү.

**Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактар, жетекчилик жана башка тиешелүү тарантар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү (38-пункттуу караныз)**

- A146. АЭС 260 (кайра караптады) талаптарына ылайык, аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактарга ишканада бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүү практикасынын олуттуу сапаттык аспекттерине, анын ичинде баалануучу маанилерге жана финанссылык отчеттүүлүкта маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө карата аудитордун пикири жөнүндө маалымат берет.<sup>63</sup> 2-тиркеме аудитор алар жөнүндө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактарга маалымат берүү максаттارы үчүн карай турган, баалануучу маанилерге тиешелүү маселелерди камтыйт.
- A147. ЭС 265 аудитордун корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактарга аудит жүргүзүүдөгү ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө жазуу жүзүндө маалымат беришин талап кылат.<sup>64</sup> Мындай ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери төмөндөгүлөр үчүн контролдоо каражаттарындағы кемчиликттерди камтышы мүмкүн:
- (a) эсеп саясатынын негизги принциптерин тандоо жана колдонуу, ошондой эле методдорду, божомолдорду жана баштапкы маалыматтарды тандоо жана колдонуу процесстері;
  - (b) тобокелдиктерди башкаруу процесси, ошондой эле алар менен байланыштуу системалар;
  - (c) баштапкы маалыматтардын, анын ичинде тышкы маалымат булактарынан алынган баштапкы маалыматтардын бүтүндүгү; жана
  - (d) моделдерди, анын ичинде тышкы берүүчүдөн алынган моделдерди колдонуу, иштеп чыгуу жана иштөө жөндөмдүүлүгүн ырастоо процесстері, ошондой эле талап кылышы мүмкүн болгон тууралоолор үчүн.
- A148. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүгө толуктоо катары, аудиторго жөнгө салуучу органдар же пруденциалдык көзөмөлдөө органдары менен тикелей маалыматтык өз ара аракеттенүүгө уруксат берилиши же жүзөгө ашыруусу зарыл болушу мүмкүн. Мындай маалыматтык өз ара аракеттенүү аудит жүргүзүү мезгилинде же аудитти пландаштыруу же аудитордук корутундууну даярдоону аяктоо сыйктуу, анын конкреттүү

<sup>63</sup> АЭС 260 (кайра караптады), 16(а)-пункту

<sup>64</sup> АЭС 265, 9-пункт

этаптарында пайдалуу болушу мүмкүн. Мисалы, айрым юрисдикцияларда финансы мекемелеринин жөнгө салуучу органдары контролдоо каражаттарынын иштөөсү жана финансы инструменттери менен иште колдонуу, активдүү эмес рыноктордо финансы инструменттерин баалоодогу көйгөйлөр, күтүлгөн кредиттик чыгымдар жана камсыздандыруу резердери жөнүндө маалыматты алмашуу үчүн аудитор менен кызматташууга умтулса, ошол эле убакта башка жөнгө салуучу органдар ишкананын ишинин олуттуу аспекттери, анын ичинде чыгашаларды баалоо боюнча аудитордун пикирин түшүнүүгө умтулушу мүмкүн. Мындай маалыматтык өз ара аракеттенүү финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоодо жана бул тобокелдиктерге жооп иретиндеги жол-жоболорду аныктоодо аудиторго пайдалуу болушу мүмкүн.

#### Документация (39-пунктту караңыз)

- A149. АЭС 315 (кайра каралган)<sup>65</sup> жана АЭС 330<sup>66</sup> ишкананын аудиторунун тобокелдиктерди баалоону жана бааланган тобокелдиктерге жооп иретиндеги жол-жоболорду документ түрүндө тариздөөгө карата талаптарды жана көрсөтмөлөрдү камтыйт. Көрсөтмөлөр АЭС 230да<sup>67</sup> камтыйлган талаптарга жана көрсөтмөлөргө негизделген. Баалануучу маанилердин аудитинин контекстинде аудитор баалануучу маанилерге байланыштуу ишкананын ишин жана анын айланасындағыларды аудитордун түшүнүүсүнүн негизги элементтери жөнүндө аудитордук документтерди даярдаши керек. Мындан тышкary аудитордун баалануучу маанилер менен байланыштуу бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктери жөнүндө ой жүгүртүүсү, ошондой эле аудитордун бааланган тобокелдиктерге жооп иретиндеги жол-жоболору дагы корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар жана жетекчилик менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү документтештириүүнү талап кылышы мүмкүн.
- A150 Аудитордун андан аркы аудитордук жол-жоболорунун АЭС 330га ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоонун өбөлгөлөрү деңгээлинде бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктери менен байланышын документтештириүүдө, ушул АЭС аудитордон финанссылык отчеттуулукту даярдоонун өбөлгөлөрү деңгээлинде олуттуу бурмалоо тобокелдиктеринин пайда болушуна алып келиши мүмкүн болгон себептерди эске алууну талап кылат. Көрсөтүлгөн себептер ажыралгыс тобокелдиктин бир же бир нече факторлору же контролдоо

<sup>65</sup> АЭС 315 (кайра каралган), 32 жана A152–A155-пункттары

<sup>66</sup> АЭС 330, 28 жана A63-пункттары

<sup>67</sup> АЭС 230, 8(c)-пункту

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

каражаттарынын тобокелдигин аудитордук баалоо менен байланыштуу болушу мүмкүн. Муну менен катар аудитордон ар бир баалануучу мааниге карата олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоонун жана баалоонун жүрүшүндө ар бир ажыралгыс тобокелдик факторуу кандай эсепке алынганын документтештириүү талап кылынбайт.

A151. Аудитор темөндөгү учурларда документтештириүү мүмкүнчүлүгүн карашы мүмкүн:

- жетекчиликтин белгилүү бир методдо колдонуусу татаал моделдөөнү, жетекчиликтин ой жүгүртүүсүн ырааттуу колдонууну документтештириүү мүмкүнчүлүгүн, мүмкүн болсо, моделдин түзүмү финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын баалоо максаттарына жооп берсе турганын карайт;
- методдорду, олуттуу божомолдорду же баштапкы маалыматтарды тандоо жана колдонуу жогорку денгээлдеги татаалдыктын таасирине кабылат, тобокелдиктерди баалоо жол-жоболорун аткаруу, бул тобокелдиктерге же баалоолорго жооп иретинде жол-жоболорду иштеп чыгуу жана аткаруу үчүн атайын билимди жана жөндөмдөрдү колдонуу зарылчылыгын аныктоо процессинде жетекчилик колдонгон ой жүгүртүүлөрдү документтештириүү мүмкүнчүлүгү алынган аудитордук далилдерден көз каранды болот. Мындай учурларда документтештириүү атайын билим жана жөндөмдөр кандай колдонулганын дагы камтышы мүмкүн.

A152. АЭС 230дун A7-пунктунда кесипкөй скептицизмди документтештириүүнүн бирдиктүү ыкмасы жок экени белгиленет, бирок аудитордук документтер аудитордун кесипкөй скептицизмди көрсөтүүсүнүн далилдерин камсыздашы мүмкүн. Мисалы, эгер баалануучу маанилерге карата алынган аудитордук далилдер жетекчилик тарабынан колдонулган өбөлгөлөрдү ырастаган далилдерди дагы, аларга карама-каршы келген далилдерди дагы камтыса, аудитор бул далилдерди кандай баалаганы, анын ичинде алынган аудитордук далилдердин жетиштүүлүгүнө карата жана алардын талаптагыдай мүнөзүнө карата тыянактарды түзүүдө колдонулган кесипкөй ой жүгүртүү документтештирилиши мүмкүн. Документтер ал үчүн аудитордун кесипкөй скептицизмди көрсөтүүсүнүн далилдерин бере ала турган, ушул АЭСтин башка талаптарынын мисалдары:

- 13(d)-пункту, аудитор баалануучу маанилерге жана ишкананын финансыйлык отчеттуулугунда маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө карата жеке күтүүлөрүн калыптандырууга түшүнүктүү кантип пайдаланганына, ошондой эле бул күтүүлөр жетекчилик тарабынан даярдалган ишкананын финансыйлык отчеттуулугуна кандай салыштырыла турганына тиешелүү;

**БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ**

- 18-пункт, тастыктоочу болушу мүмкүн болгон аудитордук далилдерди алууга же төгүнгө чыгарууга мүмкүн болгон аудитордук далилдерди алыш салууга эч кандай ыктоочулук болбошу үчүн талантагыдай жетиштүү далилдерди алуу үчүн андан аркы аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгууну жана аткарууну талап кылат;
- 23(b), 24(b), 25(b) жана 32-пункттар, аларда жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери каралат; жана
- 34-пункт, анда аудитордун финанссылык отчеттуулукту түзүү өбөлгөлөрүн ырастоочу да, аларга карама-каршы келүүчү да бардык маанилүү аудитордук далилдерди кароосу берилген.

## 1-ТИРКЕМЕ

(2, 4, 12(с), А8, А66 пункттарын караныз)

### Ажыралгыс тобокелдик факторлору

#### Киришүү

1. Баалануучу маанилерге жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө карата финанссылык отчеттуулукту даярдоонун өбөлгөлөрүү деңгээлиндеги олуттуу бурмало тобокелдиктерине жооп иретинде жолжоболорду аныктоодо, баалоодо жана жүргүзүүдө ушул АЭС аудитордон баалануучу маани баалоонун айкын эместигине дуушар болгон деңгээлди жана баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган методдорду, божомолдорду жана баштапкы маалыматтарды тандоо жана колдонуу деңгээлин эске алууну талап кылат, ошондой эле, ошондой эле жетекчиликтин так баалоосун жана финанссылык отчеттуулукта маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү тандоо ажыралгыс тобокелдиктин татаалдыгынан, субъективдүүлүгүнөн же башка факторлорунан көз каранды болот.
2. Баалануучу маани менен байланыштуу ажыралгыс тобокелдик контролдоо каражаттарын караганга чейин, баалануучу мааниге карата финанссылык отчеттуулукту даярдоонун өбөлгөлөрүнүн олуттуу бурмaloого дуушар болушун түшүндүрөт. Ажыралгыс тобокелдик ажыралгыс тобокелдик факторлорунун жыйынтыгы болуп саналат, алар баалануучу маанини талаптагыдай эсептөөнү кыйындатат. Ушул Тиркемеде баалоонун айкын эместиги жана субъективдүүлүгү жана татаалдыгы менен, ошондой эле баалануучу маанилерди эсептөө жана жетекчиликтин так баалоосун тандоо жана финанссылык отчеттуулукта малыматты тиешелүү ачып көрсөтүү контекстинде алардын өз ара байланышына байланыштуу, ажыралгыс тобокелдик факторлорунун мүнөзүнө карата кошумча түшүндүрмөлөр берилген.

#### Эсептөө эрежелери

3. Эсептөө эрежелери, ошондой эле финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү беренеси менен байланыштуу мүнөз, абал жана жагдайлар баалоонун тиешелүү атрибуттарын түзөт. Эгер берененин аркына же баасына тикелей байко жүргүзүү мүмкүн болбосо, анда талаптагыдай методду пайдаланып жана ылайыктуу баштапкы маалыматтарды жана божомолдорду колдонуп, баалануучу маанини эсептөө керек. Тиешелүү метод финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясында каралышы мүмкүн же жетекчилик тарабынан тандалышы мүмкүн жана баалоонун тиешелүү атрибуттары эсептөө эрежелери боюнча күтүүлөргө ылайык берененин наркына же баасына кандай таасир эте турганы жөнүндө билимди чагылдырышы керек.

## Баалоонун айкын эместиги

4. Эсептөөнүн тактыгынын жетишсиздиги бухгалтердик эсеп концепциясында эсептөөнүн айкын эместиги деп аталат. Ушул АЭСте баалоонун айкын эместиги эсептөөнүн ажыралгыс таанылган же ачып көрсөтүлген, финанссылык отчеттуулуктун беренелери үчүн тиешелүү акча суммасы наркка же баага тикелей байкоо жүргүзүү аркылуу так бааланбайт. Тикелей байкоо жүргүзүү мүмкүн болбогондо, эсептөөнүн кийинки так альтернативалуу стратегиясы баалоонун тиешелүү атрибуттары жөнүндө байкоого алынган баштапкы маалыматтарды колдонуу менен эсептөөнүн тиешелүү эрежелери боюнча берененин наркы же баасы жөнүндө өздөштүргөн маалыматтарды чагылдырган методду колдонуу болуп саналат.
5. Бирок мындай билимдин же баштапкы маалыматтын жеткиликтүүлүгүнө карата чектөөлөр эсептөө процесси үчүн мындай баштапкы маалыматтарды текшерүү мүмкүнчүлүгүн чектеп, ага ылайык эсептөө жыйынтыктарынын тактыгын чектеши мүмкүн. Мындан тышкary, көпчүлүк бухгалтердик эсеп концепциясында эске алуу керек болгон маалыматка карата практикалык чектөөлөрдүн болушу таанылат, мисалы, аны алууга чыгымдар андан түшүүчү пайдадан жогору болгондо. Мындей чектөөлөр менен шартталган, эсептөөнүн так эместиги ажыралгыс болуп саналат, анткени аны эсептөө процессинен алып салуу мүмкүн эмес. Ушундан улам, мындай чектөөлөр баалоонун айкын эместигинин булактары катары кызмат кылат. Эсептөө процессинде жааралышы мүмкүн болгон, эсептөөнүн айкын эместигинин башка булактары, эгерде тиешелүү метод талаптагыдай колдонулса, жок дегенде, теориялык жактан алынып салынуучу болуп саналат, ушундан улам, алар баалоонун айкын эместигинин эмес, потенциалдуу бурмалоонун булактары болот.
6. Эгерде баалоонун айкын эместиги жыйынтыгында базалык активден же милдеттенмелерден алына турган, экономикалык пайданын келечектеги айкын эмес кириши же чыгышы менен байланыштуу болсо, бул агымдардын жыйынтыгын отчеттук күндөн кийин гана байкоого болот. Колдонулган эсептөө эрежелеринин мүнөзүнө жана финанссылык отчеттуулуктун беренесинин мүнөзүнө, абалына жана жагдайларына жараша бул жыйынтык финанссылык отчеттуулукту даярдоону аяктаганга чейин же кийинчөрөк байкальышы мүмкүн. Айрым баалануучу маанилерге карата байкоо жүргүзүлүүчү тикелей жыйынтыктар таптакыр болбошу мүмкүн.
7. Кээ бир айкын эмес жыйынтыктарды айрым беренелер үчүн жогорку денгээлдеги тактык менен салыштырмалуу оной болжолдоого болот. Мисалы, өндүрүштүк станокту пайдалуу кызмат мөөнөтүн, эгерде анын пайдалуу кызматынын орточо мөөнөтү жөнүндө жетиштүү көлөмдөгү

маалымат болсо, оной эле болжолдоого болот. Эгер жетиштүү тактык менен келечектеги жыйынтыкты, мисалы, актуардык божомолдордун негизинде адамдын жашоосунун күтүлгөн узактыгын болжолдо мүмкүн болбосо, анда адамдардын тобу учун мындай жыйынтыкты жогорку тактык менен алдын ала айтууга мүмкүн болот. Айрым учурларда эсептөө эрежелеринде эсептөө максаттары учун тиешелүү эсепке алуу бирдиги портфель денгээлинде аныкташы мүмкүн, бул ажыралгыс баалоонун айкын эместигин азайтууга шарт түзүшү мүмкүн.

## Татаалдык

8. Татаалдык (башкача айтканда, контролдоо каражаттарын кароого чейин, баалануучу маанини эсептөө процессине тиешелүү татаалдык) ажыралгыс тобокелдиктин жаралышына алып келет. Ажыралгыс татаалдык төмөндөгү учурлarda пайда болушу мүмкүн:
  - алардын ортосундагы көптөгөн же линиялык эмес мамилелери менен көптөгөн баалоо атрибуттары бар;
  - бир же бир нече баалоо атрибуттарынын тиешелүү маанилерин аныктоо учун баштапкы маалыматтардын бир нече топтому талап кылышат;
  - баалануучу маанини эсептөө учун көбүрөөк божомолдор керек же талап кылышган божомолдор ортосунда байланыш бар;
  - колдонулган баштапкы маалыматтарды алгач идентификациялоо, чогултуу, аларга жетүү мүмкүндүгүн алуу же аларды түшүнүү оор.
9. Татаалдык эсептөө методунун жана процессинин же аны пайдалануу учун колдонулган моделдин татаалдыгына тиешелүү. Мисалы, моделдин татаалдыгы ыктымалдык концепциясын жана баалоо методдорун, опциондун баасын аныктоо формулаларын же айкын эмес келечектеги жыйынтыктарды же гипотетикалык жүрүм-турумду болжолдоо учун имитациялык моделдөө методдорун колдонуу зарыччылыгында туршуу мүмкүн. Ушул сыйктуу эле эсептөө процесси кабыл алынган божомолдорду негиздөө же татаал математикалык же статистикалык концепцияны колдонуу учун бир нече булактан баштапкы маалыматтарды же баштапкы маалыматтардын бир нече топтомун талап кылышы мүмкүн.
10. Татаалдык канчалык жогору болсо, жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөөдө аттайын билимди же жөндөмдөрдү колдонуу же жетекчиликтин экспертигин тартуу ыктымалдуулугу ошончолук көбүрөөк болот, мисалы, төмөндөгүлөргө байланыштуу маселелерди чечүү учун:
  - эсептөө эрежелеринин жана баалоо максаттарынын же финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун колдонулуп жаткан

концепциясынын башка талаптарынын контекстинде колдонулушу мүмкүн болгон баалоо концепциялары жана методдору, ошондой эле бул концепцияларды жана методдорду колдонуу жолдору;

- баалоонун негизги атрибуттары, алар эсептөө эрежелеринин мүнөзүн, ошондой эле алар учун баалануучу маанилерди эсептөө аткарылып жаткан финансыйлык отчеттуулуктун беренелеринин мүнөзүн, абалын жана жагдайларын эске алуу менен орундуу болушу мүмкүн, же
  - ички маалыматтык булактардан (анын ичинде негизги регистрлер де көмөкчү ведомстволор болуп саналбаган булактардан) же тышкы маалыматтык булактардан баштапкы маалыматтардын талаптагыдай булактарын аныктоо, мындай булактардан баштапкы маалыматтарды алуудагы же тиешелүү методдо колдонууда, ошондой эле бул баштапкы маалыматтардын актуалдуулугун жана ишенимдүүлүгүн түшүнүүдө алардын бүтүндүгүн сактоодо потенциалдуу кыйынчылыктарды жок кылуу жолдорун аныктоо менен.
11. Маалыматтар менен байланыштуу татаалдыктар төмөндөгү учурларда пайда болушу мүмкүн:
- (a) баштапкы маалыматтарды алуу кыйын болгондо же алар ал жөнүндө маалымат жалпы жеткиликтүү болуп саналбаган, операциялар менен байланыштуу болгондо. Мындай маалыматтар жеткиликтүү болгондо дагы, мисалы, тышкы маалыматтык булак аркылуу, эгер тышкы маалыматтык булак ал колдонгон баштапкы маалыматтардын булактары жөнүндө жана баштапкы маалыматтарды бардык өндүрүштүк иштеп чыгуу жөнүндө жетиштүү маалыматты ачып көрсөтпөсө, мындай маалыматтардын жөнүдүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн баалоо оор болушу мүмкүн;
  - (b) божомолдорду ырастоо учун ылайыктуу боло турган, келечектеги шарттарга же окуяларга карата тышкы маалыматтык булактын көз караштарын чагылдыруучу баштапкы маалыматтарды бул көз караштарды жана аларды түзүүдө эске алынган маалыматты логикалык негиздөөнүн айкындуулугу жок түшүнүү оор болгондо;
  - (c) баштапкы маалыматтардын белгилүү бир түрлөрүн түшүнүү техникалык татаал иштиктүү жана юридикалык концепцияны түшүнүүн талап кылгандыктан, оор болгондо, мисалы, татаал финансыйлык инструменттерди же камсыздандыруу продукттарын колдонуу менен операциялар жөнүндө юридикалык макулдашуулардын шарттарын камтыган баштапкы маалыматтарды туура түшүнүү учун зарыл болушу мүмкүн.

## Субъективдүүлүк

12. Субъективдүүлүк (башкача айтканда контролдоо каражаттарын кароого чейин баалануучу маанини эсептөө процессине тиешелүү субъективдүүлүк) акылга сыйрлык жеткиликтүү билимдин жана баалоо атрибуттары жөнүндө баштапкы маалыматтардын ажыралгыс чектөөлөрүн чагылдырат. Мындан чектөөлөр болгон финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы белгилүү бир ой жүгүртүүлөрдү калыптандыруу үчүн керектүү негиздерди берүү аркылуу субъективдүүлүк деңгээлин төмөндөтүшү мүмкүн. Мындан талаптар баалоого, маалыматты ачып көрсөтүүгө, эсепке алуу бирлигине же чыгымдарды чектөөнү колдонууга тиешелүү ачык же болжолдуу максаттарды белгилеши мүмкүн. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы мындан ой жүгүртүүлөр жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүүгө карата талаптарды белгилөө менен, ой жүгүртүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеши мүмкүн.
13. Эреже болгондой, жетекчилик төмөндөгү айрым же бардык масслелерди аныктоодо кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонушу керек, көбүнчө төмөндөгүлөрдү аныктоодогу субъективдүүлүк менен байланыштуу:
  - финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарында карапбаган, болгон билимди эске алуу менен баалануучу маанилерди эсептөө методунда колдонуу үчүн баалоого карата талаптагыдай ыкмаларды, концепцияларды, баалоо методдорун жана факторлорун аныктоодогу деңгээлди;
  - колдонуу үчүн баштапкы маалыматтардын талаптагыдай булактарын аныктоодо, баштапкы маалыматтардын ар кандай потенциалдуу булактарды болгон шарттар байкоо жүргүзүлүүчү болуп саналган баалоо атрибуттарынын деңгээлин;
  - бардык оптималдуу жеткиликтүү баштапкы маалыматтарды, мисалы, рыноктун маалыматтарын эске алуу менен түзүү керек болгон, талаптагыдай божомолдорду же божомолдор диапазонун аныктоодо артибуттар байкоо жүргүзүлүүчү болуп саналбаган деңгээли;
  - алардын ичинен жетекчиликтин так баалоосун жана бул диапазондун чегинде белгилүү бир чекиттер финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы талап кылган, эсептөө эрежелеринин максаттарына ылайык келе турган салыштырмалуу ыктымалдуулукту тандоо керек болгон, негиздүү мүмкүн болуучу жыйынтыктардын диапазону; жана
  - жетекчиликтин так баалоосун жана финанссылык отчеттуулукта маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү тандоо.

14. Келечектеги окуялар же шарттар жөнүндө божомолдорду калыптандыруу кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонууну карайт, аны калыптандыруунун кыйынчылыгы бул окуялардын же шарттардын айын эместигинин деңгээлиниң көз каранды болот. Айын эмес келечектеги окуяларды же шарттарды божомолдоого боло турган тактык деңгээли болгон билимдерге, анын ичинде өткөн шарттар, окуялар жана тиешелүү жыйынтыктар жөнүндө билимге негизделген бул шарттардын жана окуялардын айындык деңгээлиниң көз каранды болот. Жетишсиз тактык дагы жогорку сүрөттөлгөндөй, баалоонун айын эместигине шарт түзөт.
15. Келечектеги жыйынтыктарга тиешелүү божомолдорду айын эмес болуп саналган жыйынтыктардын мүнөздөмөлөрүнө карата гана түзүү керек. Мисалы, отчеттук күнгө карата товарларды сатуу менен байланыштуу дебитордук карыздын мүмкүн болуучу баанын төмөндөөсүн баалоодо, мындай карыздын суммасы бир жактуу белгиленип жана бүтүм боюнча тиешелүү документтерди тикелей байкалыши мүмкүн. Эгер мындай болсо, нарктын түшүүсүнөн улам болгон зыяндын суммасы айын эмес болушу мүмкүн. Бул учурда божомолдор зыяндын ыктымалдуулук деңгээлине, ошондой эле мындай зыяндын өлчөмүнө жана мөөнөтүнө карата зарыл.
16. Бирок, башка учурларда, активге тиешелүү укуктар менен байланышкан акча агымдарынын суммасы айын эмес болушу мүмкүн. Мындай учурларда негизги акча агымынын укуктарынын суммасына да, нарктын түшүүсүнөн болуучу жоготуулардын суммасына да божомолдорду түзүү зарыл.
17. Жетекчиликтен учурдагы тенденцияларды жана келечектеги окуяларды күтүүлөрдү эске алуу менен бирге, өткөн шарттар жана окуялар жөнүндө маалыматты кароо талап кылышы мүмкүн. Өткөн шарттар жана окуялар, балким, жүрүм-турумдун кайталануучу моделдерин камтыган өткөн мезгилдердин маалыматын берет, алар келечектеги жыйынтыктарын баалоодо экстраполяцияланышы мүмкүн. Өткөн мезгилдердин маалыматы дагы убакыттын өтүшү менен жүрүм-турум моделдеринин өзгөрүшүн көрсөтөт (циклар же тенденциялар). Бул өткөн мезгилдердеги жүрүм-турумдун негизги моделдери кандайдыр бир алдын ала айттууга боло турган жолдор менен өзгөргөнүн көрсөтүшү мүмкүн, муун дагы келечектеги жыйынтыктарга баа берүү учурунда да экстраполяциялоого болот. Мындай өткөн мезгилдердеги жүрүм-турумдун моделдериндеги же алар менен байланышкан циклдагы же тенденциялардагы мүмкүн болгон өзгөрүүлөрдү көрсөткөн башка маалымат түрлөрү жеткиликтүү болушу мүмкүн. Мындай маалыматтын болжолдуу мааниси жөнүндө татаал ой жүгүртүүлөрдү калыптандыруу талап кылышы мүмкүн.

18. Баалануучу маанилерди эсептөөдө кабыл алынган ой жүгүртүүлөрдүн деңгээли жана мүнөзү (анын ичинде субъективдүүлүктүн деңгээли) жетекчиликтин пикиринде баалануучу маанилерди эсептөөдө максатка ылайык боло турган, иш-аракеттердин жүрүшү жөнүндө чечимдерди кабыл алууда жетекчиликтин бир жактуу мамилеси үчүн мүмкүнчүлүк түзүшү мүмкүн. Эгер мында татаалдыктын жогорку деңгээли, же баалоонун айынын эместигинин жогорку деңгээли болсо, же экөө тен болсо, жетекчиликтин бир жактуу мамилесинин же ак ниетсиз иш-аракеттердин тобокелдиги жана мүмкүнчүлүгү жогорулашы мүмкүн.

**Баалоонун айынын эместигинин субъективдүүлүк жана татаалдык менен байланышы**

19. Баалоонун айынын эместиги баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонула турган мүмкүн болуучу методдордун, баштапкы маалыматтардын булактарынын жана божомолдордун шексиз өзгөрүшүне алып келет. Бул субъективдүүлүктүү, жана ага ылайык, баалануучу маанилерди эсептөөдө ой жүгүртүүлөрдү колдонуу зарылчылыгын жаратат. Мынданай ой жүгүртүүлөр баштапкы маалыматтардын талаптагыдай методдорун жана булактарын тандоодо, божомолдорду түзүүдө, ошондой эле жетекчиликтин так баалоосун жана финанссылык отчеттуулукта маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү тандоодо керек. Мынданай ой жүгүртүүлөр финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын маалыматты таанууга, баалоого, берүүгө жана ачып көрсөтүүгө карата талаптарын эске алуу менен түзүлөт. Бирок ой жүгүртүүнү ыраастоо үчүн билимдердин же маалыматтардын болушуна жана жетүү мүмкүндүгүнө карата чектөөлөрдөн улам алар субъективдүү мүнөзгө ээ.
20. Мынданай ой жүгүртүүлөрдүн субъективдүүлүгү аларды түзүүдө жетекчиликтин атайлап эмес же атайлап бир жактуулугунун пайды болушу үчүн мүмкүнчүлүк түзөт. Көпчүлүк бухгалтердик эсеп концепциялары финанссылык отчеттуулукка киргизүү үчүн даярдала турган маалыматтын бейтапар (башкача айтканда бир жактуу эмес) болушун талап кылат.
21. Жок дегенде теориялык жактан бир жактуулукту баалоо процессинен четтетүү мүмкүн экендигин эске алуу менен, субъективдүүлүк таандык болгон ой жүгүртүүлөрдө потенциалдуу бир жактуулуктун булактары баалоонун айынын эместигинин булактары эмес, потенциалдуу бурмaloолордун булактары болуп саналат. Баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулушу мүмкүн болгон методдордун, баштапкы маалыматтардын жана божомолдордун шексиз өзгөрүүлөрү (19-пункттуу караныз) дагы баалоонун мүмкүн болуучу жыйынтыктарында өзгөрүүлөргө алып келет. Баалоонун негиздүү мүмкүн болуучу жыйынтыктарынын диапазонунун өлчөмү баалоонун айынын эместигинин

денгээлинен көз каранды жана көп учурда баалануучу маанинин сөзгичтеги деп аталат. Баалоонун жыйынтыктарын аныктоодон тышкary, баалануучу маанини эсептөө процесси мүмкүн болуучу методдордун, баштапкы маалыматтардын булактарынын жана божомолдордун шексиз өзгөрүүлөрүнүн баалоонун негиздүү мүмкүн болуучу жыйынтыктарынын диапазонуна таасирин талдоону (сөзгичтеги талдоо деп аталган) камтыйт.

22. Баалануучу маанини финанссылык отчеттуулукта берүүнү иштеп чыгуу, бул финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык талап кылышаанды, ишенимдүү түшүнүктүү камсыздайт (башкача айтканда толук, бейтарат жана каталар жок), өзүнө баалоонун негиздүү мүмкүн болуучу жыйынтыктарынын диапазонуна талаптагыдай тандала турган, жетекчиликтин так баалосун жана баалоонун айкын эместигин талаптагыдай сүрөттөгөн маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү тандоодогу талаптагыдай ой жүгүртүүнү калыптандырууну камтыйт. Бул ой жүгүртүүлөр финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын бул маселелерге тиешелүү талаптарынын мүнөзүнө жарааша субъективдүү болушу мүмкүн. Мисалы, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы жетекчиликтин так баалосун тандоо учун атайын негиздерди (орточо өлчөнгөн ыктымалдуулук же мыкты баа сыйктуу) колдонууну белгилеши мүмкүн. Ошондой эле конкреттүү маалыматты ачып көрсөтүү, же конкреттүү максаттарга жооп берген маалыматты ачып көрсөтүү, же белгилүү бир жагдайларда ишенимдүү берүүнү камсыздоо учун маалыматты кошумча ачып көрсөтүү белгилениши мүмкүн.
23. Баалоонун айкын эместигинин жогорку денгээлине кабылган баалануучу маани баалоонун айкын эместигинин төмөнкү денгээлине кабылган баалануучу мааниге караганда азыраак так өлчөнгөн болушу мүмкүн экенине карабастан, баалануучу маани финанссылык отчеттуулукту таанылуу учун финанссылык отчеттуулукту колдонуучулар учун жетишээрлик маанилүүлүккө ээ болушу мүмкүн, эгер бул финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык талап кылышаанды, тиешелүү беренени ишенимдүү берүүгө жетишилиши мүмкүн. Айрым учурларда баалоонун айкын эместиги ушунчалык жогору болгондуктан, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык таануу критерийлери аткарылбайт жана баалануучу маанини финанссылык отчеттуулукта чагылдыруу мүмкүн болбайт. Мындай учурларда дагы маалыматты ачып көрсөтүүгө карата тиешелүү талаптар болушу мүмкүн, мисалы, нокоттук баа же баалоонун негиздүү мүмкүн болуучу жыйынтыктары жөнүндө маалыматты, ошондой эле баалоонун айкын эместигин жана беренени таанууга карата чектөөлөрдү сүрөттөгөн маалыматты ачып көрсөтүү талабы. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп

БАААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

жаткан концепциясынын мындай учурларда колдонула турган талаптары аздыр-көптүр катаал болушу мүмкүн. Ушундан улам, мындай учурларда субъективдүүлүк менен байланыштуу кошумча ой жүгүртүүлөр калыптанышы мүмкүн.

## 2-ТИРКЕМЕ

(A146-пунктун караңыз)

### Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү

Аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга ишканада бухгалтердик эсепти жүргүзүү практикасынын олуттуу салаттык аспекттери тууралуу, анын ичинде баалануучу маанилер тууралуу жана финанссылык отчеттүүлүкта маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү жөнүндө аудитордук пикири жөнүндө маалымат берүүсү максаттары үчүн карашы мүмкүн болгон маселелердин катарына төмөндөгүлөр кириши мүмкүн:

- (a) жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү колдонуу зарылчылыгын шартташи мүмкүн болгон, операцияларды, башка окуяларды жана жагдайларды аныктоо жолдору;
- (b) олуттуу бурмалоо тобокелдиктери;
- (c) жалпысынан финанссылык отчеттүүлүкка карата баалануучу маанилердин салыштырмалуу олуттуулугу;
- (d) жетекчиликте баалануучу маанилердин мүнөзү жана өлчөмү, ошондой эле алар менен байланыштуу тобокелдиктер тууралуу түшүнүктүн болушу (же жок болушу);
- (e) жетекчиликтин атайдын билимдерди жана жөндөмдөрдү колдонуусу же тиешелүү эксперттерди тартуу;
- (f) аудитордун так баалоосунун же баалоо диапазонунун жана жетекчиликтин так баалоосунун ортосундагы айырмачылыктар жөнүндө аудитордун пикири;
- (g) баалануучу маанилерге карата эсеп саясатын тандоонун жана финанссылык отчеттүүлүкта баалануучу маанилерди берүүнүн талаптагыдай мүнөзү жөнүндө аудитордун пикири;
- (h) Жетекчиликтин бир жактуулугунун мүмкүн болуучу белгилери;
- (i) өткөн мезгилге салыштырмалуу баалануучу маанилерди эсептөө методдорунда болгон же болушу керек делген өзгөртүү;
- (j) өткөн мезгилге салыштырмалуу баалануучу маанилерди аныктоо методдорундагы өзгөрүүлөрдүн себеби, эгерде ал болсо, ошондой эле өткөн мезгилдерде баалануучу маанилерди эсептөөнүн жыйынтыктары;

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

- (k) баалануучу маанилерди эсептөө үчүн жетекчилик тарабынан колдонулган методдор, анын ичинде жетекчилик моделдерди колдонгон учурлар баалоонун максаттарын, мүнөзүн, шарттарын жана жагдайларын, ошондой эле финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын башка талаптарын эске алуу менен талаптагыдай мүнөзгө ээби;
- (l) баалануучу маанилерде колдонулуучу олуттуу божомолдордун мүнөзү жана таасири жана божомолдорду иштеп чыгууга таандык субъективдүүлүк денгээли;
- (m) олуттуу божомолдор бири бирине же башка баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган божомолдорго, же ишкананын чарбалык ишинин башка чөйрөлөрүндө колдонулган божомолдорго карама-каршы келбейби;
- (n) жетекчиликтин белгилүү иш-аракеттер планын сактоо ниети жана жөндөмдүүлүгү, эгерде бул маанилүү божомолдордун талаптагыдай мүнөзүнө же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясын талаптагыдай колдонууга тиешелүү болсо;
- (o) жетекчилик альтернативалуу божомолдорду же жыйынтыктарды кандай караганы жана эмне үчүн ал аларды четке какканы, же жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөөдө баалоонун айын эместиги маселесин кантип башкача жол менен чечкен;
- (p) баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчилик колдонгон баштапкы маалыматтар же олуттуу божомолдор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде талаптагыдай болуп саналабы;
- (q) тышки маалыматтык булактардан алынган маалыматтын жөндүүлүгү жана ишенимдүүлүгү;
- (r) тышки маалыматтык булактардан алынган баштапкы маалыматтарга карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди, же жетекчилик же жетекчиликтин эксперти тарабынан аткарылган баалоолорду алууда жаралуучу олуттуу кыйынчылыктар;
- (s) аудитордун жана жетекчиликтин же жетекчиликтин экспертинин ортосундагы баалоолорго карата ой жүгүртүүлөрдөгү олуттуу айырмачылыктар;
- (t) олуттуу тобокелдиктердин жана аларга дуушар болуунун ишкананын финанссылык отчеттуулугуна, финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүү талап кылынган маалыматка, анын ичинде баалануучу маанилер менен байланыштуу баалоонун айын эместиги жөнүндө маалыматка потенциалдуу таасири;

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

- (u) финанссылык отчеттуулукта баалоонун айкын эместиги жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүүнүн негиздүүлүгү;
- (v) жетекчиликтин баалануучу маанилер жөнүнде маалыматты таануу, баалоо, берүү жана ачып көрсөтүү жөнүндө, ошондой эле финанссылык отчеттуулукта маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү жөнүндө чечими финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарына шайкеш келеби.

## БАШКА ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТТАРГА МАКУЛДАШЫЛГАН ТҮЗӨТҮҮЛӨР

**Эскертуу.** Башка эл аралык стандарттарга төмөндөгү түзөтүүлөр АЭС 540 (кайра каралган) бекитүүнүн натыйжасы болуп саналат жана алар киргизилген эл аралык стандарттардын акыркы бекитилген версиясынын текстинде бөлүп көрсөтүлгөн. Бул түзөтүүлөрдүн ичиндеги шилтемелердин номери түзөтүүлөр киргизилип жаткан АЭС менен дал келбейт, ошондуктан тиешелүү стандарттарга шилтеме кылуу керек. Бул макулдашылган түзөтүүлөр Коомдук кызыкчылыктарды сактоо учун көзөмөл боюнча көнөш тарабынан бекитилген, ал макулдашылган түзөтүүлөрдү иштеп чыгуу жол-жобосу талаптагыдай мүнөзгө ээ болгон жана коомдук кызыкчылыктар талаптагыдай сакталган деген тыянакка келген.

### **АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудит жүргүзүү»**

#### **Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

##### **Талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер жана аудитордук тобокелдик (5 жана 17-пункттуу караңыз)**

###### *Аудитордук тобокелдик*

Олуттуу бурмалоо тобокелдиктери

А42. Олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоо пайыздар сыйктуу сандык терминдерде же сандык мүнөзгө ээ болбогон терминдерде көрсөтүлүшү мүмкүн. Бардык учурда аудитордун тобокелдиктерди талаптагыдай баалоону жүргүзүү зарылчылыгы, алар жасала турган тигил же бул ыкманы тандоого караганда маанилүү. Аудиттин эл аралык стандарттары негизинен ажыралгыс тобокелдикти жана контролдоо каражаттарынын тобокелдигин өзүнчө карабайт, аларды «олуттуу бурмалоо тобокелдиктери» категориясына бириктириет. Бирок АЭС 540 (кайра каралган)<sup>68</sup> бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине, анын ичинде АЭС 330<sup>69</sup> ылайык өбөлгөлөр деңгээлинде баалануучу маанилер учун олуттуу тобокелдиктерге жооп кылуу учун андан аркы аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу жана аткаруу учун ажыралгыс тобокелдикти жана контролдоо каражаттарынын тобокелдигин өзүнчө баалоону талап кылат. Операциялардын олуттуу түрлөрүн, эсептер боюнча калдыктарды же баалануучу маанилерден айырмаланган маалыматты ачып көрсөтүүнү олуттуу бурмалоо тобокелдиктери

<sup>68</sup> АЭС 540 (кайра каралган) «Баалануучу маанилердин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн аудити», 16-пункт

<sup>69</sup> АЭС 330, 7(b)-пунктуу

аныкталганда жана бааланганда, аудитор алгылыктуу аудит методдоруна же методологиясына жана практикалык ой жүгүртүүлөргө жараша ажыралгыс жана контролдук тобокелдиктерди өзүнчө же айкалыштырып баалоону еткөрүшү мүмкүн.

### **АЭС 230 «Аудитордук документация»**

#### **Талаптар**

##### **Аткарылган аудитордук жол-жоболор жана топтолгон аудитордук далилдер жөнүндө документация**

*Аудитордук документациянын формасы, мазмуну жсана көлөмү*

8. Аудитор мурда конкреттүү аудитордук тапшырманы аткаруу менен байланышпаган, тажыйбалуу аудитор төмөндөгүлөрдү түшүнүүсү үчүн жетиштүү аудитордук документацияны даярдаши керек (A2–A5, A16–A17-пункттарын караңыз):
- (a) аудиттин эл аралык стандарттарын жана колдонуудагы мыйзамдарды жана ченемдик талаптарды сактоо үчүн аткарылган аудитордук жол-жоболордун мүнөзү, мөөнөтү жана көлөмү (A6–A7-пункттарын караңыз);
  - (b) аткарылган аудитордук жол-жоболордун жыйынтыктары жана топтолгон аудитордук далилдер; жана
  - (c) аудитордук тапшырманын жүрүшүндө пайда болгон маанилүү маселелер, алар боюнча жасалган тыянактар жана бул тыянактарды түзүүдө колдонулган маанилүү кесипкөй ой жүгүртүүлөр (A8–A11-пункттарын караңыз).

#### **Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

##### **Аткарылган аудитордук жол-жоболор жана топтолгон аудитордук далилдер жөнүндө документация**

*Аудитордук документациянын формасы, мазмунун жсана көлөмү (8-пунктту караңыз)*

Аудиттин эл аралык стандарттарын сактоо боюнча документация (8(a)-пунктун караңыз)

- A7. Аудитордук документация жүргүзүлгөн аудит Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык келе турганына далилдерди камсыздайт. Бирок аудиттин жүрүшүндө бардык караптадын маселелерди же бардык иштелип чыккан кесипкөй ой жүгүртүүлөрдү документтештириүүсүн милдеттүү катары кароо дагы, ишке ашыруу дагы мүмкүн эмес. Мындан тышкary, аудитор аларды сактоо аудитордук файлга тиркелген документтер менен

ырасталган, талаптарды сактоо фактысын өзүнчө (мисалы, контролдук тизмекте) документтештируүгө милдеттүү эмес. Мисалы:

- талаптагыдай документтештирилген аудит планынын болушу аудитор жүргүзүлгөн аудитти пландаштырганын көрсөтөт;
- аудитордук файлда тапшырманын шарттары жөнүндө кол коюлган макулдашуу-катынын болушу аудитор аудитордук тапшырманын шарттарын жетекчилик менен же, эгер орундуу болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен макулдашканын көрсөтөт;
- кардардын финанслык отчеттуулукка карата эскертmesи менен талаптагыдай таризделген пикир камтылган аудитордук корутундуу, аудитор Аудиттин эл аралык стандарттарында берилген, тиешелүү жагдайларда эскертme менен пикирди билдириүү талабын аткарганын көрсөтөт;
- аудитордук файлдын алкагында бүтүндөй аудиттин жүрүшүндө колдонула турган талаптар сакталганын көрсөтүүчү бир катар ықмалар колдонулушу мүмкүн:
  - мисалы, аудитордун кесипкөй скептицизмин документтештируүнүн бирдиктүү ыкмасы болбошу мүмкүн. Бирок аудитордук документтер аудитордун Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык кесипкөй скептицизмди колдонуусунун далилдеринин болушун камсыздашы мүмкүн. Мисалы, баалануучу маанилерге карата алынган аудитордук далилдер жетекчиликтин ырастоолорун ырастаган дагы, аларга карама-каршы келген дагы кырдаал болушу мүмкүн, документтештируү аудитор бул далилдерди кантип баалаганын, анын ичинде алынган аудитордук далилдердин жетиштүүлүгү жана жөндүүлүгү жөнүндө корутундууну калыптандырууда жасалган кесипкөй ой жүгүртүүнү камтыйт;
  - тапшырманын жетекчиси Аудиттин эл аралык стандарттарын сактоо тартибинде аудитордук тапшырманы жетектөө, контролдоо жана өткөрүү үчүн өзүнө жоопкерчилик алган факты, аудитордук документтерде бир катар ықмалар менен ырасталышы мүмкүн. Атап айтсак, бул тапшырманын жетекчисин АЭС 315 (кайра каралган)<sup>70</sup> талап кылган, аудитордук топтун талкууларына катышуу сыйктуу, аудиттин ар кандай аспекттерине өз убагында тартуу жөнүндө документтер болушу мүмкүн.

<sup>70</sup> АЭС 315 (кайра каралган) «Ишкананы жсана анын чойрөсүн изилдөө аркылуу олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жсана баалоо», 10-пункт

Маанилүү маселелерди жана тиешелүү маанилүү кесипкөй ой жүгүртүүлөрдү документ түрүндө тариздөө (8(с)-пунктун караңыз)

A10. 8-пунктка ылайык кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонууга карата аудитордук документтерди даярдоо керек болгон жагдайлардын айрым мисалдары, эгер маселелер жана ой жүгүртүүлөр маанилүү болуп саналса, темөндөгүлөрдү камтыйт:

- аудитордо белгилүү бир маалыматты же факторлорду милдеттүү түрдө кароо талап кылынганда жана мындей кароо жүргүзүлгөн аудит контекстинде маанилүү болуп саналганда, аудитордун тыянағын негиздөө;
- жетекчилик тарабынан жасалган, субъективдүү ой жүгүртүүнүн тигил же бул чөйрөлөрүнүн негиздүүлүгүнө карата аудитордун тыянағы үчүн негиздер;
- аудитордун баалануучу маани жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде негиздүүбү же бурмаланганбы деп баалоосу үчүн негиздер;
- аудиттин жүрүшүндө аудитор тарабынан аны бул документтин аныктыгынан күмөн саноосуна мажбур кылган жана буга байланыштуу атайын иликтөө жүргүзүлгөн жагдайлар аныкталганда, документтин аныктыгы маселеси боюнча аудитордун тыянағы үчүн негиздер (мисалы, экспертиза же ырастoo менен байланыштуу жол-жоболорду колдонуу менен);
- эгер АЭС 701<sup>71</sup> колдонулса, алар тууралуу билдириүү керек болгон, аудиттин негизги маселелерине тиешелүү, же алардын жок болушу жөнүндө аудитордун чечими.

## ТИРКЕМЕ

(1-пунктту караңыз)

### Башка АЭСтердеги аудитордук документацияга карата өзгөчө таланттар

- АЭС 540 (кайра караган) «Баалануучу маанилердин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн аудити», 39-пункт

### АЭС 240 «Финансыйлык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдөгү ак ниетсиз иш-аракеттерге карата аудитордун милдеттери»

<sup>71</sup> АЭС 701 «Аудитордук корутундууда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо».

**Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө  
материалдар**

**Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында бааланган олуттуу бурмалоо  
тобокелдиктерине жооп иретиндеги чаralар**

*Баалануучу маанилер (33(b)-пунктун караңыз)*

- A48. Ретроспективдүү талдоону жүргүзүү дагы АЭС 540 (кайра каралган) менен талап кылышат. Мындай талдоо жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди иштеп чыгуу жол-жоболорунун, аудитордук далилдердин же, эгерде мүмкүн болсо, азыркы мезгилдеги баалануучу маанилерди иштеп чыгууга катышы бар кийинки кайра баалоонун, ошондой эле финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүү талап кылышы мүмкүн болгон айкын эместиk катары, мындай маселелер боюнча аудитордук далилдердин натыйжалуулугу жөнүндө маалымат үчүн тобокелдикти баалоо жол-жобосу катары жүргүзүлөт. Иш жүзүндө ушул стандартка ылайык, аудитор тарабынан аткарылуучу, ак ниетсиз аракеттердин кесепетинде олуттуу бурмалоо тобокелдигин жараткан, жетекчиликтин ой жүгүртүүлөрүн жана божомолдорун бир жактуулук предметине талдоо АЭС 540 (кайра каралган) талап кылган талдоо менен айкалыштырып өткөрүлөт.

**АЭС 260 (кайра каралган) «*Корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчүү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттөнүү»***

## **Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

### **Талкуулануучу маселелер**

*Аудиттин олуттуу тыянактары (16-пункттуу караңыз)*

Бухгалтердик эсеп практикасынын олуттуу сапаттык аспекттери (16(a)-пунктун караңыз)

- A19. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун концепциясы, эреже болгондой, ишканага баалануучу маанилерди аныктоо жана эсеп саясатына жана финанссылык отчеттуулукта маалыматты ачып көрсөтүүгө карата ой жүгүрттүү мүмкүнчүлүгүн берет, мисалы, баалануучу маанилерди калыптандыруу үчүн божомолдорду колдонууга байланыштуу. Мындан тышкary, мыйзамдардын, ченемдик актылардын же финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын талаптарына ылайык, отчеттуулукка эскертуулөрдө финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик колдонгон эң оор, субъективдүү же татаал жагдайларды аныктоо жана финанссылык отчеттуулукту колдонуучуларга берүү үчүн эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасын берүү же «маанилүү баалануучу маанилерге» же «есеп саясатынын жана практиканын маанилүү жоболоруна» шилтемени берүү зарыл болушу мүмкүн.
- A20. Натыйжада финанссылык отчеттуулуктун субъективдүү аспекттери жөнүндө аудитордун пикири корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчүү жактар үчүн, алар финанссылык отчеттуулукту түзүү процессин көзөмөлдөө боюнча өз милдеттөнмелерин аткарғанда өзгөчө маанилүү болушу мүмкүн. Мисалы, A19-пунктта берилген маселелерге байланыштуу корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактарды татаалдыктын, субъективдүүлүктүн же тобокелдиктиң башка ажыралгыс факторлорунун олуттуу баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган методдорду, божомолдорду жана баштапкы маалыматтарды тандоого же колдонууга, ошондой эле жетекчиликтин баалоосу жана финанссылык отчеттуулукта маалыматты ачып көрсөтүү финанссылык отчеттуулуктун колдонулуп жаткан концепциясынын контекстинде негиздүүбү деген аудитордун баасына тийгизген таасиринин деңгээлге карата көз караштар кызыктырышы мүмкүн. Ишкананын эсеп саясатынын маанилүү сапаттык аспекттери жөнүндө ачык жана конструктивдүү маалымдоо эсеп саясатынын принциптеринин алгылыктуулугу жөнүндө комментарийлерди дагы камтышы мүмкүн. Колдонуу мүмкүн болгондо, ал өзүнө аудитор субъекттин олуттуу баалануучу маанилерин эсептөө практикасы ишкананын ишинин конкреттүү жагдайларына олуттуу деңгээлде ылайык келбейт деп эсептей турганы жөнүндө маселени

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

камтышы мүмкүн, мисалы, баалануучу маанини эсептөө үчүн альтернативалуу алгылыктуу метод, аудитордун пикиринде, кыйла орундуу болгондо. 2-тиркемеде бул маалыматтык өз ара аракеттенүүгө киргизилиши мүмкүн болгон маселелер берилет.

## 1-ТИРКЕМЕ

(3-пункттү караңыз)

### СКЭС 1де жана айрым АЭСте камтылган өзгөчө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүгө карата талаптар

Ушул Тиркемеде СКЭС 1дин<sup>72</sup> пункттары жана башка АЭСтердин пункттары көрсөтүлгөн, аларга ылайык айрым маселелер корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилиши керек. Бул тизмек талаптарды жана тиешелүү пайдалануу боюнча колдонмону, ошондой эле АЭСте камтылган, башка түшүндүрмө материалдарды кароо зарылчылыгын жокко чыгарбайт.

- СКЭС 1 «Финансылык отчеттуулукка аудит жасана обзордук текшерүү жүргүзүүчү, ошондой эле иишенимди камсыз кылуучу башка тапшырмаларды жасана коштоочу кызматтарды көрсөтүү боюнча тапшырмаларды аткаруучу аудитордук уюмдарда сапатты контролдоо», 30(а) пунктту;
- АЭС 240 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө ак ниетсиз аракеттерге карата аудитордун милдеттери», 22, 39(c)(i) жана 41–43-пункттар;
- АЭС 250 «Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жүрүшүндө мыйзамдарды жасана ченемдик актыларды кароо», 15, 20 жана 23–25-пункттар;
- АЭС 265 «Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жасана жетекчиликке ички контролдоо системасындағы кемчиликтер жөнүндө маалымдоо», 9-пункт;
- АЭС 450 «Аудиттин жүрүшүндө аныкталган бурмалоолорду баалоо», 12–13-пункттар;
- АЭС 505 «Тышкы ырастоолор», 9-пункт;
- АЭС 510 «Алгачкы аудитордук тапшырма: баштапкы калдықтар», 7-пункт;
- АЭС 540 (кайра каралган) «Бааалануучу маанилердин жасана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн аудити», 38-пункт;

<sup>72</sup> СКЭС 1 «Финансылык отчеттуулукка аудит жасана обзордук текшерүү жүргүзүүчү, ошондой эле иишенимди камсыз кылуучу башка тапшырмаларды жасана коштоочу кызматтарды көрсөтүү боюнча тапшырмаларды аткаруучу аудитордук уюмдардагы сапатты контролдоо»

**БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ**

- АЭС 550 «*Байланыштуу тараптар*», 27-пункт;
- АЭС 560 «*Отчеттук күндөн кийинки окуялар*», 7(b) – (c), 10(a), 13(b), 14(a) жана 17-пункттар;
- АЭС 570 (кайра каралган) «*Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү*», 25-пункт;
- АЭС 600 «*Топтун финансыйк отчеттуулугунун (компоненттердин аудиторорунун ишинин) аудитинин өзгөчөлүктөрү*», 49-пункт;
- АЭС 610 (2013-ж. кайра каралган) «*Ички аудиторлордун ишин пайдалануу*», 20 жана 31-пункттар;
- АЭС 700 (кайра каралган) «*Финансыйк отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутундуну түзүү*», 46-пункт;
- АЭС 701 «*Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо*», 17-пункт;
- АЭС 705 (кайра каралган) «*Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир*», 12, 14, 23 жана 30-пункттар;
- АЭС 706 (кайра каралган) «*Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы “Маанилүү жагдайлар” жана “Башка маалыматтар” бөлүмдөрү*», 12-пункт;
- АЭС 710 «*Салыштырмалуу маалымат - салыштырылуучу көрсөткүчтөр жана салыштырма финансыйк отчеттуулук*», 18-пункт;
- АЭС 720 (кайра каралган) «*Аудитордун башка маалыматка тиешелүү милдеттери*», 17–19-пункттар

## **2-ТИРКЕМЕ**

(16(a), A19–A20-пункттарын караңыз)

### **Ишкананын эсеп саясатынын сапаттык аспекттери**

А19–A20-пункттарында каралган 16(a)-пунктунун талаптарына ылайык маалыматтык өзара аракеттенүү төмөндөгү маселелерди камтышы мүмкүн:

#### **Баалануучу маанилер жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү**

- 2-тиркемеде АЭС 540 (кайра каралган) баалануучу маанилерге жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө байланыштуу, ишкананын бухгалтердик практикасынын олуттуу сапаттык аспекттерине байланыштуу аудитор карашы мүмкүн болгон маселелер киргизилген.

- жетекчилик баалануучу маанилерди таануу же финанссылык отчеттүүлүкта аларды ачып кореоттуу зарылчынына алын келинни мүмкүн болгон операцияларды, окуяларды жана шарттарды кантин аныктайт;
- жаңы баалануучу маанилерди таанууга алын келген же бута чейин болгон баалануучу маанилерди кайра кароо зарылчынын шарттаган жагдайлардагы озгортүүлөр кандай;
- жетекчиликтин финанссылык отчеттүүлүкту таануу же тааныбое жонундо чечими финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун колдонулуп жаткан концепцияны шайкен келеби;
- откон мезгилиге салынтырмалуу баалануучу маанилерди аныктоо методторунда озгоруулор болдуу же болушу керек беле, эгерде ушундай болео, анда кандай себентен улам, онондой эле откон мезгилидеги баалануучу маанилердин жыйынтыгы кандай;
- жетекчилик колдонгон баалануучу маанилерди аныктоо процесси кандай (миналы, жетекчилик модель колдонгон учурларда), анын ич инде баалануучу маанилерди аныктоо үчүн колдонулган, тандалын алынган эсептөө эрежелери финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык келеби деген маселени кароо;
- баалануучу маанилерди аныктоодо жетекчилик колдонгон маанилүү божомолдор негиздүү болун саналабы;
- жетекчиликтин эгерде бул жетекчилик тарабынан колдонулган маанилүү божомолдорун негиздүүлүгүнү катынны бар болсо, белгилүү иш аракеттер планын сактоого, же жетекчиликтин финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясын талантагыдай колдонууга карата ниести жана жондомдуктуу кандай;
- олуттуу бурマルоо тобокелдиктери барбы;
- Жетекчиликтин бир жактуулутунун мүмкүн болуучу белгилери.
- жетекчилик альтернативалуу божомолдорду же жыйынтыктарды кантин караган, эмне үчүн аларды чечке какты; баалануучу маанилерди аныктоодо жетекчилик баалоонун айыны эместиги маселесин кантин чечти;
- финанссылык отчеттүүлүкта баалоонун айыны эместиги жонундо маалыматты ачып кореоттуу адекваттуубу.

## АЭС 500 «*Аудитордук далилдер*»

### Киришүү

## Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө аудитордук далилдердин курамына эмне кире турганын жана аудитордук пикир үчүн негиз катары кызмат кыла турган негиздүү тыянактарды жасоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн, талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди адду максатында аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу жана аткаруу боюнча аудитордун милдеттери кандай экенин белгилейт.
2. Ушул стандарт аудитти жүргүзүүдө алынган бардык аудитордук далилдерге карата колдонулат. Башка АЭСте каралат: аудиттин конкреттүү аспекттери (мисалы, АЭС 315 (кайра караган)<sup>73</sup>), тигил же бул конкреттүү маселеге карата чогултуу керек болгон аудитордук далилдер, (мисалы, АЭС 570<sup>74</sup>), аудитордук далилдерди алуунун конкреттүү жол-жоболору (мисалы, АЭС 520<sup>75</sup>), ошондой эле талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер чогултуулганбы баалоо (АЭС 200<sup>76</sup> жана АЭС 330<sup>77</sup>).

## Күчүнө кириүү күнү

3. Ушул стандарт 2009-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин башталуучу мезгилдеги финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

## Максаты

4. Аудитордун максаты аудитордун пикири үчүн негиз катары кызмат кыла турган негиздүү тыянактарды жасоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн аудитор талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди чогулта алгандай, аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгууда жана аткарууда турат.

## Аныктамалар

5. Ушул стандарттын максаттары үчүн төмөндөгү терминдер төмөндө берилген маанилерге ээ болот:

---

<sup>73</sup> АЭС 315 (кайра караган) «Ишкананы жана чөйрөсүн изилдоо аркылуу олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоо»

<sup>74</sup> АЭС 570 (кайра караган) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү».

<sup>75</sup> АЭС 520 «Талдоо жол-жоболору».

<sup>76</sup> АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү».

<sup>77</sup> АЭС 330 «Бааланган тобокелдиктерге жооп иретиндеги аудитордук жол-жоболор»

- (a) бухгалтердик эсептин маалыматтары – бухгалтердик жазуулардын жана аларды ырастаган маалыматтардын жыйындысы, анын ичинде чектер жана накталай эмес электрондук төлемдөр жөнүндө маалыматтар; келишимдер, негизги регистрлер, көмөкчү ведомосттор, бухгалтердик жазуулар жана бухгалтердик регистрлерде чагылдырылбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн ар кандай ондоп-түзөтүүлөр, ошондой эле чыгымдарды бөлүштүрүүнү ырастаган иштелип чыгуучу жана жыйынды таблицалардын маалыматтары, эсептер, маалыматты текшерип салыштыруу жана маалыматтарды ачып көрсөтүү;
- (b) аудитордук далилдердин ылайыктуулугу – аудитордук далилдердин, башкача айтканда алардын аудитордук пикир негизделген тыянактарды ырастоо үчүн жөндүүлүгүнүн жана ишенимдүүлүгүнүн сапаттык баасы;
- (c) аудитордук далилдер – аудитордук пикирге негизделген тыянактарды чыгарууда аудитор колдонуучу маалымат. Аудитордук далилдер бухгалтердик эсептин жазууларында камтылган, финанссылык отчеттуулук негизделген маалыматты, ошондой эле башка булактардан алынган маалыматты камтыйт;
- (cA) тышки маалыматтык булак – финанссылык отчеттуулукту даярдоодо ишкана колдонгон маалыматты берген тышки жеке жак же ишкана, же мындай маалымат колдонуучулардын кенири чөйрөсүнүн колдонуусу үчүн ылайык келгенде, аудитор тарабынан аудитордук далилдер катары алынган маалымат. Маалымат жетекчиликтин эксперти катары аракеттенген жеке жак же ишкана, тейлөөчү ишкана<sup>78</sup> же аудитордун эксперти<sup>79</sup> тарабынан берилсе, жеке жак же ишкана бул маалыматка карата тышки маалымат булагы болуп эсептелбейт (A1A–A1C пункттарын караңыз).
- (d) жетекчиликтин эксперти – бухгалтердик эсептен же аудиттен айырмаланган белгилүү бир тармакта билими жана тажрыйбасы бар, бул тармактагы ишинин тажрыйбасы финанссылык отчеттуулукту даярдоодо ишкана тарабынан пайдаланылып жаткан жеке жак же уюм;
- (e) жетиштүүлүк (аудитордук далилдердин) – аудитордук далилдердин сандык баасы. Зарыл аудитордук далилдердин саны олуттуу бурмaloолордун тобокелдиктерин аудитордун

<sup>78</sup> АЭС 402 «Тейлөөчү уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланып жаткан ишкананын аудитинин өзөөчөлүктөрү», 8-пункт

<sup>79</sup> АЭС 620 «Аудитордун экспертишин ишин пайдалануу», пункт 6.

баалашына, ошондой эле ушундай аудитордук далилдердин сапатына байланыштуу.

## Талаптар

### Талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер

6. Аудитор талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди чогултуу максаттary үчүн жагдайларга ылайык келген тиешелүү аудитордук жолжоболорду иштеп чыгуусу жана өткөрүүсү керек (A1–A25-пункттарын караңыз).

### Аудитордук далил катары колдонулган маалымат

7. Аудитордук жолжоболорду иштеп чыгууда жана өткөрүүде аудитор аудитордук далилдер катары колдонула турган маалыматтын, анын ичинде тышкы маалыматтык булактардан алниуучу маалыматтын жөндүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн эске алышы керек (A26–A33г-punktтарын караңыз).
8. Эгер аудитордук далилдер катары колдонула турган маалымат жетекчиликтин экспертигин тартуу менен даярдалса, аудитор бул экспертигин ишинин аудитордун максаттary үчүн зарылчылыгын жана маанилүүлүгүн эске алуу менен төмөндөгү иш-аракеттерди аткарыши керек (A35–A37-punktтарын караңыз):
  - (a) бул экспертигин компетенттүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн жана объективдүүлүгүн баалоо (A38– A44-punktтарын караңыз);
  - (b) бул экспертигин иши жөнүндө түшүнүк алуу (A45–A48-punktтарын караңыз);
  - (c) бул экспертигин иши тиешелүү өбөлгөлөрдүн аудитордук далилдер катары ылайыктуу экенин баалоо (A49-punktун караңыз).
9. Ишканда даярдаган маалыматты колдонууда, аудитор бул маалымат аудитордун максаттary үчүн жетиштүү ишенимдүү болуп саналабы баалашы керек, анын ичинде зарыл болгон учурда::
  - (a) маалыматтын тактыгы жана толуктугу жөнүндө аудитордук далилдерди алуу (A50–A51-punktтарын караңыз);
  - (b) бул маалымат аудитордун максаттary үчүн жетиштүү так жана көнүри болуп саналаарын баалоо (A52-punktун караңыз).

### Аудитордук далилдерди алуу максатында тестирлөө элементтерин тандоо

10. Контролдоо каражаттарынын тесттерин жана кен-кесири тесттерди иштеп чыгууда аудитордук жолжобонун максаттарына жетүү

Учун натыйжалуу боло турган, тестирлөө объекттерин тандоо жолдорун аныкташы керек (A53–A57-пункттарын караңыз).

### **Аудитордук далилдердеги шайкеш эместиги же алардын ишенимдүүлүгүнөн шектенүү**

11. Төмөндөгү учурларда:

- (a) бир булактан алынган аудитордук далилдер башка булактан алынган аудитордук далилдерге ылайык келбейт, же
- (b) аудитор аудитордук далилдер катары колдонулуучу маалыматтын ишенимдүүлүгүнөн шектенет,

ал бул маселени чечүү учун аудитордук жол-жоболордо кандай өзгөртүүлөр же толуктоолор керек экенин аныктап, ошондой эле бул маселенин, эгер мындай болсо, аудиттин башка аспекттерине таасирин талдашы керек (A58-пунктун караңыз).

\*\*\*

### **Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

**Тышкы маалымат булактары (5(сA)-пунктун караңыз)**

A1a. Тышкы маалымат булактары баа түзүү органдарын, мамлекеттик ишканаларды, борбордук банктарды же таанылган фонд биржаларын камтыши мүмкүн. Тышкы маалымат булактарынан алууга боло турган маалыматтардын мисалдары:

- баалар жана алар менен байланыштуу маалыматтар;
- өткөн мезгилдеги жумушсуздук денгээли жана болжолдонгон жумушсуздук денгээли сыйктуу макроэкономикалык маалыматтар, ошондой эле экономикалык өсүштүн темптери же калкты каттоонун маалыматтары;
- кредиттик таржымалдын маалыматтары;
- айрым казып алуу тармактары учун рекультивациялоого чыгымдардын индекси, көрүүчүлөр жөнүндө маалымат же көнүл ачку индустриясындагы жарнамадан түшкен кирешелерди аныктоо учун колдонулуучу рейтингдер сыйктуу тармактык маалыматтар;
- өмүрдүү камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо секторлорундагы милдеттенмелерди аныктоо учун колдонулуучу өлüm санынын таблицалары.

A1b. Маалыматтын белгилүү бир топтому эгер тыш жеке жак же ишкана бул

маалымат топтомун коомчулукка акысыз берсе же аны сый акы үчүн колдонуучулардын кенири чөйрөсүнө жеткиликтүү кылса, колдонуучулардын кенири чөйрөсү тарабынан колдонулушу мүмкүн жана кандайдыр бир конкреттүү колдонуучунун таасири азыраак болот. Ишкананын тышкы маалымат булагына таасир этүү мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен колдонуучулардын кенири чөйрөсү тарабынан бул маалыматты пайдалануунун жарактуулугун аныктоодо ой жүгүртүү талап кылынат.

A1c. Тышкы жеке жак же ишканы кандайдыр бир конкреттүү маалыматтар топтомуна карата бир эле үбакта тышкы маалымат булагы жана жетекчиликтин эксперти, же тейлөөчү уюм же аудитордун эксперти боло албайт.

A1d. Бирок тышкы жеке жак же уюм, мисалы, маалыматтын белгилүү бир топтомун берүүдө жетекчиликтин эксперти жана башка маалыматтын топтомун берүүдө тышкы маалымат булагы боло алат. Айрым учурларда тышкы жеке жак же уюм конкреттүү маалыматтар топтомуна карата тышкы маалымат булагы же жетекчиликтин эксперти болобу аныктоо үчүн кесипкөй ой жүгүртүү талап кылышы мүмкүн. Башка жагдайларда мындай айырма түшүнүктүү болушу мүмкүн. Мисалы:

- Тышкы жеке жак же уюм пайдалануучулардын кенири чөйрөсүнүн колдонусу үчүн ылайык болгон, кыймылсыз мүлктүн баасы жөнүндө маалыматты бериши мүмкүн (мисалы, негизинен географиялык регионго тиешелүү маалымат жалпы жеткиликтүү болот) жана мындай маалыматтын топтомуна карата тышкы маалымат булагы катары аныкталат. Ушул сыйктуу эле тышкы уюм ишкананын фактыларына жана жагдайларына атайын ыңгайлаштырылган, ишкананын кыймылсыз мүлк портфелине карата баалоо суроо-талабын аткарууда жетекчиликтин же аудитордун экспертигинин ролунда болушу мүмкүн.
- Актуардык иш менен алектенген айрым үюдар жалпы колдонуу үчүн өлүм санынын таблицаларын жарыялайт, эгер мындай таблицалар ишканы тарабынан колдонулса, алар, адатта, тышкы маалымат булагынан алынган маалымат болуп эсептелет. Мындан тышкарь, актуардык иш менен алектенген ошол эле уюм ишкананын бир нече пенсиялык программалары боонча пенсиялык милдеттенмелерди аныктоодо жетекчиликке жардам берүү максатында, ишкананын конкреттүү жагдайларына ыңгайлаштырылган ар кандай маалыматка карата жетекчиликтин эксперти болушу мүмкүн.
- Тышкы жеке жак же уюм алар үчүн байкоо жүргүзүлүччүү рынок болбогон баалуу кагаздардын адилет наркын баалоо үчүн моделдерди колдонуу жаатында атайын билимдерге жана

тажрыйбага ээ болушу мүмкүн. Эгер тышкы жеке жак же уюм ушул ишкананың үчүн конкреттүү баалануучу маанилерди эсептөөдө бул атайын билимди жана тажрыйбаны колдонсо, бул иш жетекчилик тарабынан финанссылык отчеттуулукту даярдоодо колдонулса, анда мындай тышкы жеке жак же ишкананың бул маалыматка карата жетекчиликтин экспертери болот. Эгер, экинчи жагынан, бул тышкы жеке жак же уюм жөн гана коомчулукка жеке бүтүмдөргө карата баалар жөнүндө маалыматты же аны менен байланыштуу маалыматтарды берсе жана ишкананың бул маалыматты өзүнүн жеке максаттарында колдонсо, анда тышкы жеке жак же уюм мындай маалыматка карата тышкы маалымат булактары болот.

- Тышкы жеке жак же уюм пайдалануучулардын көнүри чойресүү учун ылайыктуу, кандайдыр бир тармактары тобокелдиктер же шарттар жөнүндө маалыматты жарыялашы мүмкүн. Бул маалымат, эреже болгондой, ишкананың тарабынан тобокелдиктер жөнүндө маалыматты ачык көрсөтүүнү даярдоо учун колдонгондо тышкы маалымат булагынан алынган маалымат болуп эсептелет (мисалы, ФОЭС (IFRS) 7 таланттарына ылайык)<sup>80</sup>. Буга карабастан, эгер ушундай эле маалымат аны даярдаган жактардын атайын билимдерин жана тажрыйбасын колдонуу үчүн, ишкананың жагдайларын эске алуу менен бул тобокелдиктер жөнүндө маалыматты даярдоо учун ишкананың тарабынан атайын бүрүтма кылынса, анда жетекчиликтин эксперти болот.
- Тышкы жеке жак же уюм ал колдонуучулардын көнүри чойрөсүнө берген жана алардын колдонуусу учун ылайык келген, рыноктун учурдагы жана келечектеги тенденциялары жөнүндө маалыматты берүүдө өзүнүн атайын билимин жана тажрыйбасын колдоно алат. Эгерде ишкананың бул маалыматты баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулуучу божомолдорго карата чечим кабыл алуу учун колдонсо, анда мындай маалымат тышкы маалымат булагынан алынган маалымат болуп эсептелет. Эгер ошол эле маалымат ишкананың конкреттүү фактыларын жана жагдайларын эске алуу менен колдонулуучу учурдагы жана келечектеги тенденцияларды талдоо учун ишкананың тарабынан атайын бүрүтма кылынса, анда мындай тышкы жеке жак же уюм жетекчиликтин эксперти болот.

### Талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер (6-пункттуу караңыз)

A1. Аудитордук далилдер аудитордун пикирин жана аудитордук

<sup>80</sup> Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарты (IFRS) 7 «Финанссылык инструменттер: маалыматты ачып көрсөтүү»

корутундуу негиздөө үчүн керек. Табияты боюнча алар топтолмо мүнөзгө ээ жана негизинен аудит учурунда аудитордук жол-жоболорду аткаруунун натыйжасында алынат. Бирок, алар мурунку аудитордук тапшырмалар (эгерде аудитор мурунку аудитордук тапшырма аяктагандан бери учурдагы аудит үчүн бул маалыматтын жөндүүлүгүнө таасирин тийгиши мүмкүн болгон кандайдыр бир өзгөртүүлөр болбогонун аныктаса<sup>81</sup>) же кардарлар менен мамилелерди кабыл алууда жана улантууда аудитордук уюм өткөргөн, сапатты контролдоо жол-жоболору сыйктуу башка булактардан алынган маалыматты да камтышы мүмкүн. Бухгалтердик эсептин маалыматтарына кошумча башка ички маалыматтык булактар аудитордук далилдердин маанилүү булактары болуп саналат. Аудитордук далил катары колдонула турган маалымат жетекчиликтин экспертигинин ишин пайдалануу менен даярдалышы же тышкы маалымат булактарынан алынышы мүмкүн. Аудитордук далилдер жетекчиликтин өбөлгөлөрүн бекемдеген жана ырастаган маалыматты, ошондой эле мындай өбөлгөлөргө карама-каршы келген маалыматты камтыйт. Мындан тышкary, айрым учурларда маалыматтын жок болушу дагы (мисалы, жетекчиликтин суралган билдириүүнү берүүдөн баш тартуусу) аудитор тарабынан колдонулат жана бул дагы аудитордук далил болуп саналат.

- A2. Аудитордук пикирди иштеп чыгуу боюнча аудитордун иши көбүнчө аудитордук далилдерди алууда жана баалоодо турат. Аудитордук далилдерди чогултуу максатында аудитордук жол-жоболорду толуктоочу суроо-таланттар инспекциялоону, байкоо жүргүзүү, тастыктоону, кайра эсептөөнү, кайра аткарууну жана талдоо жол-жоболорун, көбүнчө бири-бири менен айкалыштыруу менен камтышы мүмкүн. Суроо-таланттар маанилүү аудитордук далилдерди алууну камсыздайт, кээде бурмaloолордун далилин бере алат, бирок, суроо-таланттар өзү эле өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмaloолордун жоктуугуна да, контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугуна да жетиштүү аудитордук далилдерди бере албайт.
- A3. АЭС 200дө<sup>82</sup> түшүндүрүлгөндөй, аудитор аудитордук тобокелдикти (башкача айтканда, аудитор финанссылык отчеттүүлүк олуттуу бурмалаган учурларда тиешелүү эмес пикирди түзө турган тобокелдик) алгылыктуу төмөнкү деңгээлге чейин азайтуу үчүн тиешелүү аудитордук далилдердин жетиштүү санын алганда акылга сыйрлык ишенимге жетишилет.
- A4. Аудитордук далилдердин жетиштүүлүгү жана талаптагыдай мүнөзү өз ара байланыштуу. Жетиштүүлүк аудитордук далилдердин сандык ченеми болуп саналат. Керектүү аудитордук далилдердин саны

<sup>81</sup> АЭС 315 (кайра каралган), 9-пункт

<sup>82</sup> АЭС 200, 5-пункт

аудитордун бурмалоо тобокелдиктерин баалоосунан (баалануучу тобокелдиктер канчалык жогору болсо, ошончолук көбүрөөк аудитордук далилдер талап кылынат), ошондой эле мындай аудитордук далилдердин сапатынан (сапат канчалык жогору болсо, далилдер ошончолук аз талап кылынат) көз каранды. Бирок көп санда аудитордук далилдерди чогултуу алардын төмөнкү сапатын компенсациялай албайт.

- A5. Талаптагыдай мүнөз аудитордук далилдердин сапатынын ченеми болуп саналат; башкача айтканда аудитордук пикир негизделген тыянактарды ырастоо учун алардын жөндүүлүгүнүн жана ишенимдүүлүгүнүн ченеми. Аудитордук далилдердин ишенимдүүлүгү алардын булагы жана мүнөзү менен шартталган, далилдер алынган конкреттүү жагдайлардан көз каранды болот.
- A6. АЭС 330<sup>83</sup> аудитордон талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер чогулганы тууралуу тыянак жасоону талап кылат. Аудитордук тобокелдикти алгылыктуу төмөнкү деңгээлге чейин азайтуу учун, ага ылайык аудиторго акылга сыйрлык тыянактарды жасоо мумкүнчүлүгүн берүү учун талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер чогулганы тууралуу маселе кесипкөй ой жүгүртүүнүн предмети болуп саналат. АЭС 200де талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер чогулганы тууралуу аудитор тарабынан кесипкөй ой жүгүртүүнү калыптандырууга маанилүү факторлор болуп саналган, аудитордук жол-жоболордун мүнөзү, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун өз убактылуулугу жана пайдалар менен чыгымдардын ортосундагы баланс сыйктуу маселелер каралат.

#### *Аудитордук далилдердин булактары*

- A7. Айрым аудитордук далилдер бухгалтердик эсептин маалыматтарын тестиirlөө аудитордук жол-жоболорун өткөрүү аркылуу топтолот, мисалы, талдоо жана текшерүү, финанссылык отчеттуулукту даярдоо процессинде жүргүзүлгөн жол-жоболорду кайра аткаруу, ошондой эле ар башка түрлөрдө колдонулган жана ар кандай жолдор менен пайдаланылган бир эле маалыматты салыштырып текшерүү аркылуу. Мындай аудитордук жол-жоболорду өткөрүүнүн жардамы менен аудитор бухгалтердик эсептин маалыматтары ички жактан ырааттуу жана финанссылык отчеттуулукка шайкеш келет деп аныкташы мүмкүн.
- A8. Көбүрөөк ишенимдүүлүк негизинен езүнчө каралып жаткан аудитордук далилдердин элементтеринин эмес, мүнөзу боюнча айырмаланган же ар кандай булактардан алынган ырааттуу аудитордук далилдерден келип чыгат. Мисалы, ишканада көз карандысыз булактан алынган ырастоочуу маалымат бухгалтердик эсеп дайындарында, жыйналыштардын протоколдорунда же жетекчилик тарабынан жасалган билдириүүлөрдө

<sup>83</sup> АЭС 330, 26-пункт

камтылган далилдер сыйктуу, ишкананын ичинде түзүлгөн маалыматтардан чогултулган далилдердин негизинде алынган аудитордун ишенимин арттырыши мүмкүн.

- A9. Аудитор аудитордук далилдер катары колдонушу мүмкүн болгон, ишканадан көз карандысыз булактардан алынган маалымат үчүнчү жактардын ырастоосун жана тышкы маалымат булактарынан алынган маалыматтарды, анын ичинде аналитиктердин отчетторун жана атаандаштар жөнүндө салыштырмалуу маалыматтарды (негизги көрсөткүчтөр боюнча маалыматтар) камтышы мүмкүн.

*Аудитордук далилдерди чогултуу учун аудитордук жол-жоболор*

- A10. АЭС 315 (кайра каралган) жана АЭС 330 талаптарына жана түшүндүрмөлөрүнө ылайык, аудитордук пикир таяна турган тыянактарды түзүү үчүн аудитордук далилдер төмөндөгүлөрдү өткөрүү аркылуу чогултулат:

- (a) тобокелдиктерди баалоо жол-жоболорун; жана
- (b) өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыган, андан аркы аудитордук жол-жоболорду:
  - (i) контролдоо каражаттарын тестиirlөө, аны өткөрүү Аудиттин эл аралык стандарттары менен талап кылынганда же аудитор аларды өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алганда; жана
  - (ii) маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболору, анын ичинде кең-кесири тесттер жана маани-маңызы боюнча текшерүүнү талдоо жол-жоболору.

- A11. Төмөнде A14–A25-пункттарында берилген аудитордук жол-жоболор тобокелдикти баалоо, контролдоо каражаттарын тестиirlөө жол-жоболору же маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболору катары – алар аудитор тарабынан колдонулган кырдаалга жараша өткөрүлүшү мүмкүн. АЭС 330<sup>84</sup> белгиленгендей, мурдагы аудитордук тапшырмалардын жүрүшүндө чогултулган аудитордук далилдер, эгерде аудитор бул далилдер актуалдуу бойdon калганын ыраство үчүн аудитордук жол-жоболорду аткаrsa, айрым жагдайларда талаптагыдай аудитордук далилдер болушу мүмкүн.

- A12. Өткөрүлүүчү аудитордук жол-жоболордун мүнөзүнө жана мөөнөтүнө айрым бухгалтердик эсептин маалыматтары жана башка маалыматтар белгилүү бир учурларда же мезгилде электрондук формада жеткиликтүү болушу таасирин тийгизиши мүмкүн. Мисалы, эгер ишканы электрондук соода системасын колдонсо, сатып алууга буйрутмалар жана эсептер

<sup>84</sup> АЭС 330, А35-пункту

сыйктуу баштапкы документтер электрондук формада гана болушу мүмкүн, же эгер ишканы маалыматты сактоону жана издеөнүң жекеилдегүү үчүн сүрөттөрдү иштеп чыгуу каражаттарын колдонсо, сканирлөөдөн кийин жок кылышы мүмкүн.

- A13. Белгилүү бир мезгил өткөндөн кийин айрым электрондук маалымат жеткиликтүү болбай кальши мүмкүн, мисалы, эгер файлдар өзгөртүлсө, ал эми резервдик көчүрмөлөр жок болсо. Ушундан улам, маалыматтарды сактоо боюнча ишкананын саясатын эске алуу менен аудитор белгилүү бир маалыматты изилдөө үчүн аны сактоо жөнүндө суроо-талап жөнөтүү же бул маалымат жеткиликтүү болгон учурда аудитордук жол-жоболорду өткөрүү зарыл деп эсептеши мүмкүн.

#### Инспекциялоо

- A14. Инспекциялоо ички да, тышки да, кагаз же электрондук формадагы, же башка алыш жүрүүчүлөрдөгү жазууларды же документтерди изилдөөнү, ошондой эле активди текшерүүнү камтыйт. Жазууларды жана документтерди инспекциялоо алардын мүнөзүнө жана булагына жараша, ал эми ички жазуулар жана документтерге карата – аларды даярдоого контролдоо каражаттарынын натыйжалуулугуна жараша ар кандай денгээлдеги аудитордук далилдин ишенимдүүлүгүн камсыздайт. Контролдоо каражаттарын тестиirlөө үчүн колдонулган инспекциялоонун мисалы алар санкцияланганына карата жазууларды инспекциялоо болуп саналат.
- A15. Айрым документтер активдин болушунун тикелей аудитордук далилдерин болуп саналат, мисалы, акциялар же облигациялар сыйктуу финанссы инструменттери болуп саналган документтер. Мынданай документтерди инспекциялоо сөзсүз эле менчик укуктарынын жана алардын наркынын аудитордук далилдерин алууну камсыздабайт. Мындан тышкary, аткарылган келишимди инспекциялоо түшкөн каражатты таануу сыйктуу, ишканы колдонгон эсепке алуу жоболоруна карата аудитордук далилдерди бериши мүмкүн.
- A16. Материалдык активдерди инспекциялоо сөзсүз эле ишкананын тиешелүү укуктарына жана милдеттерине же бул активдерди баалоого карата эмес, алардын болушуна карата ишенимдүү аудитордук далилдерди бериши мүмкүн. Активдердин айрым бирдиктерин инспекциялоо аларды инвентаризациялоону өткөрүүгө байкоо жүргүзүү менен коштолушу мүмкүн.

#### Байкоо жүргүзүү

- A17. Байкоо жүргүзүү процессти же жол-жоболорду башка жактардын аткаруусун көзөмөлдөөдө турат, мисалы, ишкананын кызматкерлери тарабынан запастарды инвентаризациялоону өткөрүүгө же контролдук иш-аракеттерди аткаруусуна аудитордун байкоо жүргүзүүсү. Байкоо

жүргүзүү процессти же жол-жоболорду аткаруунун аудитордук далилдерин камсыздайт, бирок байкоо жүргүзүү учуру менен, ошондой эле байкоо жүргүзүүнүн өзү процесс же жол-жоболор кандай аткарылып жатканына таасир тийгиши мүмкүн болгон факты менен чектелген. Инвентаризациялоого байкоо жүргүзүү боюнча кошумча көрсөтмөлөр АЭС 501де<sup>85</sup> берилген.

#### Тышкы ыраствоо

A18. Тышкы ыраствоо аудитор үчүнчү жактан (ырастоочу тарааптар) ага тикелей жазуу жүзүндөгү жооп түрүндө кагазда же электрондук формада же башка маалыматты алып жүрүүчүдө алынган аудитордук далилдерди түшүндүрөт. Тышкы ыраствоо жол-жоболору эсептер боюнча белгилүү бир калдыктар жана алардын элементтери менен байланыштуу өбөлгөлөрдү кароодо көп колдонулат. Бирок тышкы ыраствоолорду эсептер боюнча калдыктарды ырастоолор менен гана чектеөгө болбайт. Мисалы, аудитор ишкананын үчүнчү жактар менен келишимдеринин шарттарын же операцияларын ырастоону сурашы мүмкүн; мындай суроо-талаап тиешелүү макулдашууларга кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизилгенби, эгер киргизилсе, анда кандай өзгөртүүлөр деген суроолорду камтышы мүмкүн. Тышкы ыраствоо жол-жоболору белгилүү бир шарттар жок болгондо аудитордук далилдерди алуу үчүн дагы колдонулат, мисалы, түшкөн каражаттарды таанууга таасир этиши мүмкүн болгон, «кошумча макулдашуулардын» жоктугу. Кошумча көрсөтмөлөр АЭС 505де<sup>86</sup> берилген.

#### Кайра эсептөө

A19. Кайра эсептөө документтерде же жазууларда математикалык тактыкты текшерүүдө турат. Кайра эсептөө кол менен же электрондук каражаттарды колдонуу менен аткарылыши мүмкүн.

#### Кайра жүргүзүү

A20. Кайра жүргүзүү аудитордук жол-жоболорду көз карандысыз жүргүзүүсүн же алгач ишкананын ички контроль системасынын алкагында өткөрүлгөн контролдук иш-аракеттерди колдонууну камтыйт.

#### Талдоо жол-жоболору

A21. Талдоо жол-жоболору финансыйлык жана финансыйлык эмес маалыматтардын ортосундагы мүмкүн болуучу өз ара байланыштарды талдоо аркылуу финансыйлык маалыматты баалоодо турат. Талдоо жол-жоболору маанилүү маалыматка ылайык келбеген же күтүлгөн

<sup>85</sup> АЭС 501 “Конкреметтүү учурларда аудитордук далилдерди алуунун өзгөчөлүктөрү”

<sup>86</sup> АЭС 505 «Тышкы ыраствоолор».

маанилерден олуттуу айырмаланган, зарылчылыкка жарааша аныкталган түрүксүздүкту же өз ара байланыштарды изилдөөнү дагы камтыйт. Кошумча көрсөтмөлөр АЭС 520да берилген.

### Суроо-талап

- A22. Суроо-талап финансыйк да, финансыйк эмес да маалыматты берүү үчүн ишкананын ичиндеги, анын чегинен тышкаркы маалымдар жактарга кайрылууну түшүндүрөт. Суроо-талап башка аудитордук жол-жоболор менен катар, бүтүндөй аудиттин жүрүшүндө кенири колдонулат. Суроо-талаптар формасы боюнча айырмаланышы мүмкүн: расмий жазуу жузүндөгү суроо-талаптан бейформал оозекиге чейин. Алынган жоопторду баалоо суроо-талаптарды жөнөтүү процессинин ажыралгыс бөлгүтү болуп саналат.
- A23. Суроо-талаптарга жооптор аудиторго мурда жок болгон же аудитордук далилдерди тастыктоочу маалыматты камсыздашы мүмкүн. Айрым учурларда суроо-талаптарга жооптор аудитор тарабынан алынган башка маалыматтан олуттуу айырмаланган маалыматты бериши мүмкүн, мисалы, жетекчиликти контролдоо системасын кыйгап өтүү менен аракеттенүү мүмкүнчүлүгүнө карата маалымат. Башка учурларда суроо-талаптарга жооптор аудитордук жол-жоболорго өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн же кошумча аудитордук жол-жоболорду өткөрүү үчүн негиз болуп саналат.
- A24. Суроо-талаптын жыйынтыгында алынган далилдерди ырастоо өзгөчө маанилүү болуп саналаарына карабастан, мындай ниет жөнүндө суроо-талаптар учурунда, жетекчиликтин ниетин ырастоосу жетекчиликтүү маалымат чектелиши мүмкүн. Мындай учурларда жетекчилик билдирген ниеттерин аткаруу боюнча анын мурунку иш-аракеттерин, белгилүү бир иш-аракеттер планын тандоо үчүн ал билдирген негиздерди, ошондой эле жетекчиликтин белгилүү бир иш-аракеттер планын аткаруусун түшүнүү суроо-талаптын жыйынтыгында алынган далилдерди ырастоо үчүн маанилүү маалыматты бериши мүмкүн.
- A25. Айрым маселелерге карата аудитор оозеки суроо-талапка жоопторду ырастоо үчүн жетекчиликтен жана бул орундуу болгондо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардан жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдү алуу зарыл деп эсептеши мүмкүн. Кошумча көрсөтмөлөр АЭС 580де<sup>87</sup> берилген.

### Аудитордук далил катары колдонулган маалымат

Жөндүүлүк жсана ишенимдүүлүк (7-пунктту караңыз)

- A26. А1-пунктунда белгиленгендей, аудитордук далилдер негизинен аудиттин

<sup>87</sup> АЭС 580 «Жазуу жузүндөгү билдириүүлөр».

жүрүшүндө жүргүзүлгөн аудитордук жол-жоболордун жыйынтыгында топтоло турганына карабастан, алар айрым жагдайларда, мурдагы аудитордук тапшырмалар жана кардарлар менен мамилелерди кабыл алууда жана улантууда аудитордук ишканалардын сапаты контролдоо жол-жоболору жана мыйзамга, ченемдик актыга же тиешелүү этикалык талаптарга ылайык айрым, мисалы, ишкананын мыйзамдарды же ченемдик актыларды сактабагандыгына карата кошумча милдеттерди сактоо сыйктуу, башка булактардан алынган маалыматты дагы камтыш мүмкүн. Бардык аудитордук далилдердин сапатына алар негизделген маалыматтын жөндүүлүгү жана ишенимдүүлүгү таасирин тийгизет.

### Жөндүүлүк

- A27. Жөндүүлүк аудитордук жол-жобонун максатынын же бул максатка жана мүмкүн болсо, каралып жаткан өбөлгөө таасирдин логикалык байланышынын болушун түшүндүрөт. Аудитордук далилдер катары колдонулган маалыматты жөндүүлүгү тестирлөөнүн багытынан көз каранды болот. Мисалы, эгер аудитордук жол-жобонун максаты кредитордук карызды анын мүмкүн болушуна тестирлөөдө же анын наркын баалоодо турса, кредитордук карыз эсебинде чагылдырылган тестирлөө маанилүү аудитордук жол-жобо болуп саналат. Башка жагынан алганда, кредитордук карызды анын болушун же анын наркын баалоону мүмкүн болуучу төмөндөтүүгө тестирлөөдө, кредитордук карыз эсебинде чагылдырылган тестирлөө маанилүү аудитордук жол-жобо болбойт, бирок кийинки төлөмдөр, төлөнбөгөн эсептер, жеткирүүчүлөрдүн отчеттору жана кириштөө документтериндеги дал келбестиктер жөнүндө отчеттор сыйктуу маалыматты тестирлөө маанилүү болушу мүмкүн.
- A28. Аудитордук жол-жоболордун белгилүү бир топтому кээ бир өбөлгөлөр үчүн маанилүү, бирок башкалары үчүн маанилүү эмес аудитордук далилдерди камсыздашы мүмкүн. Мисалы, мезгил аяктагандан кийин дебитордук карызды төлеөгө тиешелүү документтерди инспекциялоо бар экенине жана баалоого карата, бирок сөзсүз түрдө таануунун өз учурунда болушуна карата эмес аудитордук далилдерди бериши мүмкүн. Ошентип, бир өбөлгөгө, мисалы, запастардын болушуна карата аудитордук далилдерди алуу башка өбөлгөгө, мисалы, мындай запастарды баалоого карата аудитордук далилдерди алууну алмаштыра албайт. Башка жагынан алганда, ар башка булактардан алынган же ар кандай мүнөздөгү аудитордук далилдер көпчүлүк учурларда бир эле өбөлгөгө карата маанилүү болушу мүмкүн.
- A29. Контролдоо каражаттарын тестирлөө өбелгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмaloолордун алдын алуу же аныктоо жана ондоо үчүн контролдоо каражаттарын колдонуунун операциялык натыйжалуулугун баалоо үчүн арналган. Маанилүү аудитордук далилдерди чогултуу үчүн контролдоо

каражаттарынын тесттерин иштеп чыгуу контролдоо каражаттарынын иштөөсүн көрсөткөн шарттарды (өзгөчөлүктөрдү же белгилерди) жана адекваттуу иштөөден чёттөөнү көрсөткөн чёттөө шарттарын камтыйт. Андан кийин мындай шарттардын болушу же жоктугу аудитор тарабынан тестирулениши мүмкүн.

- A30. Маани-маңзызы боюнча текшерүү жол-жоболору өбөлгөлөр деңгээлинде олуттуу бурмалоолорду аныктоо үчүн аралган. Алар кең-кесири тесттерди жана маани-маңзызы боюнча текшерүүнү талдоо жол-жоболорун камтыйт. Маани-маңзызы боюнча текшерүү жол-жоболорун иштеп чыгуу тесттин максаттары үчүн маанилүү болуп саналган шарттарды аныктоону камтыйт жана тиешелүү өбөлгөнү бурмалоо бар экенин күбелендүрөт.

#### Ишенимдүүлүк

- A31. Аудитордук далилдер катары колдонулган маалыматтын жана аудитордук далилдердин өзүнүн ишенимдүүлүгү анын булагынан жана мүнөзүнөн, ошондой эле ал алынган жагдайда, анын ичинде, зарыл болгондо, аны даярдоону жана сактоону контролдоо каражаттарынан көз каранды болот. Ошентип, аудитордук далилдердин ар кандай түрлөрүнүн ишенимдүүлүгүнө карата жалпы эрежелер маанилүү артыкчылыктардын болушуна жол берет. Аудитордук далил катары колдонулган маалымат ишканага карата тышкы булактардан алынса дагы, анын ишенимдүүлүгүнө таасир тийгизүүгө жөндөмдүү жагдайлар болушу мүмкүн. Мисалы, ишканага карата көз карандысыз болуп саналган булактан алынган маалымат, егер бул булак кабардар болбосо же жетекчиликтин эксперти жетишээрлик объективдүү болбосо, ишенисиз болуп калат. Артыкчылыктардын болушун эске алуу менен аудитордук далилдердин ишенимдүүлүгүнө карата төмөндөгү жалпы эрежелер пайдалуу болушу мүмкүн:

- алар ишканага карата көз карандысыз тышкы булактардан алынганда аудитордук далилдердин ишенимдүүлүгү жогорулайт;
- тиешелүү контролдоо каражаттары, анын ичинде аларды даярдоо жана ишканага белгилеген актуалдуу абалда кармоо үчүн контролдоо каражаттары натыйжалуу болгондо, ишкананын ичинде алынган аудитордук далилдердин ишенимдүүлүгү жогорулайт;
- түздөн-түз аудитор тарабынан чогултулган аудитордук далилдер (мисалы, контролдоо каражаттарын колдонууга байкоо жүргүзүү) кыйыр же логикалык бүтүмдүн негизинде алынган аудитордук далилдерге (мисалы, контролдоо каражаттарын колдонуу жөнүндө коругундуу) караганда ишенимдүү болот;
- кагаз же электрондук формадагы же башка алып жүрүүчүлөрдөгү

аудитордук далилдер оозеки алынган далилдерге караганда ишенимдүү (мисалы, жыйналыш убагында түзүлгөн жазуу жузүндөгү протокол, талкууланган маселелерге карата андан аркы оозеки билдириүүлөргө караганда ишенимдүү);

- түп нуска документтер берген аудитордук далилдер жарык-көчүрмө, факсималдык көчүрмө же пленкага тартылган, санараптештирилген же башкача жол менен электрондук формага трансформацияланган документтер формасында берилген аудитордук далилдерге караганда ишенимдүү, алардын ишенимдүүлүгү аларды даярдашын жана сакталышын контролдоо каражаттарынан көз каранды болушу мүмкүн.

A32. Текшерүүнүн талдоо жол-жоболорун иштеп чыгуу максатында колдонулган маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө карата кошумча көрсөтмелөр АЭС 520да<sup>88</sup> каралган.

A33. Аудитордо документ анык эместигин же аудиторго мындай өзгөрүүлөрдүн фактысы жөнүндө аудиторго кабарлоосуз өзгөртүлүшү мүмкүн экенин божомолдоого негиздер болгон жагдайлар АЭС 240та<sup>89</sup> каралган.

A34. АЭС 250 (кайра каралган)<sup>90</sup> аудитордун мыйзамга, ченемдик актыларга же тиешелүү этикалык талаптарга ылайык кошумча милдеттерди сакташына карата кошумча көрсөтмелерду камтыйт, алар Аудитти эл аралык стандарттарына ылайык аудитордун ишине жана аудиттин башка аспекттерине карата мындай сактабагандыктын кесепеттерин баалоого тиешелүү кошумча маалыматты берүүнү талап кылышы мүмкүн.

#### Тышкы маалымат булактары

A34a. 7-пунктка ылайык аудитор тышкы маалымат булагынан алынган маалыматтын жөндүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн карашы керек, мындай маалымат финанссылык отчеттуулукту даярдоодо ишканы тарабынан колдонулганинан же аудитор тарабынан алынганинан көз карандысыз, аудитордук далилдер катары колдонулат. Тышкы маалымат булагынан алынган маалыматка карата мында кароо айрым учурларда тышкы булакка же АЭС 330 же, мүмкүн болсо, АЭС 540 (кайра каралган)<sup>91</sup> ылайык андан аркы аудитордук жол-жоболорду иштеп

<sup>88</sup> АЭС 520, 5(а)-пункту

<sup>89</sup> АЭС 240 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө ак ниетсиз аракеттерге карата аудитордун милдеттери», 13-пункт

<sup>90</sup> АЭС 250 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жүрүшүндө мыйзамдарды жана ченемдик актыларды кароо», 9-пункт

<sup>91</sup> АЭС 540 (кайра каралган) «Баалануучу маанилердин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн аудити».

чыгуунун жана атқаруунун натыйжасында тышкы маалымат булагынын маалыматты даярдоосуна карата аудитордук далилдерди алууну камтыши мүмкүн.

A34b. Жетекчилик же тиешелүү учурда, жетекчиликтин эксперти эмне үчүн тышкы маалымат булагын колдоно тургандыгынын себебинен, ошондой эле маалыматтын жөндүүлүгү жана ишенимдүүлүгү (анын тактыгын жана толуктугун кошо алганда) кандайча талдоого алынганынан түшүнүк алуу аудиторго бул маалыматтын орундуулугу жана ишенимдүүлүгү тууралуу маалыматты берishi мүмкүн.

A34c. Тышкы маалымат булагынан алынган маалыматтын жөндүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн, анын ичинде анын тактыгын жана толуктугун кароодо бул факторлордун айрымдары эгер маалымат финанссылык отчеттүүлүкту даярдоодо жетекчилик тарабынан колдонулган же аудитор тарабынан алынган учурларда гана орундуу болушу мүмкүн экенин эске алуу менен, төмөндөгү факторлор маанилүү болушу мүмкүн:

- тышкы маалымат булагынын мунөзү жана ыйгарым укуктары. Мисалы, коомчулукка тармактык маалыматты берүү боюнча мыйзамдуу ыйгарым укуктар берилген, борбордук банк же мамлекеттик статистикалык башкармалык маалыматтардын белгилүү бир турлери үчүн беделдүү булак болот;
- ишкананын жана маалымат булагынын ортосундагы мамилелер аркылуу алынган маалыматка таасир этүү мүмкүнчүлүгү;
- берилүүчү маалыматка карата тышкы маалымат булагынын компетенттүүлүгү жана бедели, анын ичинде аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсү боюнча, узгулутуксуз маалымат берүүчүү булак ишенимдүү маалыматты берүү тажрыйбасына ээ болгон булак болуп саналабы;
- тышкы маалымат булагы берген ишенимдүү маалымат менен аудитордун мурунку иштөө тажрыйбасы;
- рыноктун колдонуучуларынын маалымат жетекчилик же аудитор тарабынан колдонулган максаттарга окошо максаттар үчүн тышкы маалымат булагынан алынган маалыматтын жөндүүлүгүн жана (же) ишенимдүүлүгүн жалпы таануу далили;
- ишканада алынган жана колдонулган маалыматтын жөндүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн камсыздоо үчүн контролдоо каражаттарынын болушу;
- тышкы маалыматтык булактын бардык рыноктук маалыматты жыйноосу же рыноктук бүтүмдөрдү «белгилөөгө» тикелей катышуусу;

- ал колдонулган турде маалыматтын колдонуу учун жарактуулугу жана мүмкүн болсо, маалымат финансыйк отчеттүүлүкүтү даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясын эске алуу менен иштелип чыкканбы;
- колдонулуп жаткан маалыматка карада-каршы келген альтернативалуу маалымат;
- алынган маалыматка байланыштуу жоопкерчиликтен же башка чектөөчү туюндурумалардан баш тартуулардын мунөзү жана көлөмү;
- маалыматты даярдоодо колдонулган методдор, бул методдордурdu колдонуу ыкмалары жөнүндө маалымат, анын ичинде, мүмкүн болсо, методдорду мындай пайдалануда моделдерди колдонуу, ошондой эле көрсөтүлгөн методдордун үстүнөн контролдоо каражаттары жөнүндө маалымат; жана
- болгон учурда, алынган маалыматты иштеп чыгууда тышкы маалымат булактары колдонгон, божомолдордун жана башка баштапкы маалыматтардын тиешелүү мүнөзүн кароого катышы бар маалымат.

A34d. Аудитор тарабынан кароонун мунөзү жана көлөмү өбөлгө дөнгээлинде бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин эске алуу менен аныкталат, ага тышкы маалымат булагынан маалыматты колдонуу, ошондой эле бул маалыматты колдонуу бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктеринин булактарына ылайык келген дөнгээл жана тышкы маалымат булагынан алынган маалымат ишенимсиз болушу мүмкүн деген ыктымалдуулук кирет (мисалы, ал ишенимге татыктуу булактан алынганбы). Аудитордун A33б-пунктунда берилген маселелерди каросунун негизинде, ал АЭС 315ке ылайык ишкананын ишин жана анын айланасындағыларды, анын ичинде анын ички контролдоо системасын же АЭС 330<sup>92</sup> жана АЭС 540 (кайра каралган)<sup>93</sup> ылайык, андан аркы аудитордук жол-жоболорду аткаруу, мүмкүн болсо, тышкы маалымат булагынан алынган маалыматты колдонуу менен байланыштуу, бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине жооп иретинде ушул жагдайларда тиешелүү мүнөзгө ээ экенин терен тушунуу зарылчылыгын аныктай алат. Мындай жол-жоболор төмөндөгүлөрдү камтышы мүмкүн:

- тышкы маалымат булагынан алынган маалыматты альтернативалуу көз каандысыз маалымат булагынан алынган маалымат менен салыштырууну аткаруу;

<sup>92</sup> АЭС 330, 6-пункт

<sup>93</sup> АЭС 540 (кайра каралган), 30-пункт

- тышкы маалымат булактарынан алынган маалыматтын ишенимдүүлгүүн текшерүү үчүн жетекчиликте болгон контролдоо каражаттарынан түшүнүк алуу жана эгер был жетекчиликтин тышкы маалымат булагын колдонууну кароосу үчүн мүмкүн болсо, мындай контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун мүмкүн болуучу тестиirlөө;
- контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун аныктоо, түшүнүү жана мүмкүн болсо, тестиirlөө максатында анын процесстерин, методдорун жана божомолдорун түшүнүү үчүн керектүү тышкы маалымат булагынан маалыматты алуу үчүн жол-жоболорду аткаруу.

A34e. Айрым кырдаалда белгилүү бир маалыматтын, мисалы, борбордук банктан же өкмөттөн инфляциянын деңгээли тууралуу маалыматтын, бир гана жеткирүүчүсү же бир таанылган тармактык органы болушу мүмкүн. Мындай учурларда аудитордун конкреттүү жагдайларда тиешелүү мунөзгө ээ болушу мүмкүн болгон, аудитордук жол-жоболордун мүнөзүн жана көлөмүн аныктоосу маалымат булагынын мүнөзүнөн жана ишенимдүүлгүүнөн, тышкы маалымат булагынан алынган маалымат тиешелүү болгон, бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктеринен жана бул маалыматты колдонуу бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдигинин булактарына катышы бар деңгээлден көз каранды. Мисалы, эгер маалымат ишенимдүү расмий булактан түшсө, аудитордун андан аркы аудитордук жол-жоболорунун көлөмү азыраак болушу мүмкүн, мисалы, булактын веб-сайтындағы маалыматка же жарыялаган маалыматка карата ырастоочу аудитордук далилдерди алуу. Башка учурларда, эгер булак ишенимге татыктуу катары бааланбаса, аудитор чоң көлөмдөгү жол-жоболор талаптагыдай деп аныкташи мүмкүн жана салыштыруу үчүн кандайдыр бир альтернативалуу көз карандысыз маалыматтык булак жок болгондо, талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу үчүн бул дээрлик мүмкүн болгондо, тышкы маалымат булагынан алынган маалыматты алуу жол-жобосунун тиешелүү мүнөзү жөнүндө маселени карай алат.

A34f. A34f. Эгер аудитордо тышкы маалымат булагынан алынган маалыматтын жөнүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн кароо үчүн жетиштүү негиздер жок болсо, эгер альтернативалуу жол-жоболордун жардамы менен талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу мүмкүн болбосо, ал аудиттин көлөмүн чектөөгө кабылышы мүмкүн. Бардык киргизилген аудит көлөмүн чектөө АЭС 705 (кайра каралган)<sup>94</sup> талаптарына ылайык бааланат.

<sup>94</sup> АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир», 13-пункт

*Жетекчиликтин эксперти даярдаган маалыматтын ишенимдүүлүгү (8-пункттуу караңыз)*

- A35. Ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоо үчүн бухгалтердик эсеп же аудиттен айырмаланган, актуардык эсептөөлөр, баалоо же техникалык маалыматтар сыйктуу чөйрөлөрдө атайын билим талап кылышы мүмкүн. Ишкана финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн керектүү билимди алыш үчүн, бул чөйрөлөрдөгү экспертерди ишке алыш же тарта алат. Мындай ыкма колдонулбаган учурда, атайын билим зарыл болгондо, олуттуу бурмалоо тобокелдиги жогорулайт.
- A36. Аудитордук далил катары колдонулган маалымат жетекчиликтин экспертинын ишин пайдалануу менен даярдалган учурларда ушул стандарттын 8-пунктунун талабы колдонулат. Мисалы, жеке жак же ишкана ал боюнча байкалуучу рынок жок болгон, баалуу кагаздардын адилет наркын баалоонун атайын билимине жана колдонуу тажрыйбасына ээ болушу мүмкүн. Эгер бул жеке жак же ишкана финанссылык отчеттуулугун даярдоодо ишкана тарабынан колдонулган нактын баалануучу маанилерин эсептөө үчүн билимди жана тажрыйбаны колдонсо, мындай жеке жак же ишкана жетекчиликтин эксперти болуп саналат, ушундан улам, 8-пункт колдонулат. Эгер мындай жеке жак же ишкана жөн гана ишкана башка булактардан ала албаган жана аларды өздүк баалоо методикаларын колдонуу үчүн пайдаланган жеке бүтүмдөр боюнча жабык баа дайындарын берсе, анда мындай маалыматка карата, эгер ал аудитордук далилдер катары колдонулса, ушул стандарттын 7-пункту колдонулат, бул маалымат тышки маалымат булактарынан алынган катары каралат жана жетекчиликтин эксперти пайдалануу болбайт.
- A37. Ушул стандарттын 8-пунктунун талантарына карата аудитордук жолжоболордун мүнөзүнө, мөөнөтүнө жана көлөмүнө төмөндөгүдөй факторлор таасирин тийгизиши мүмкүн:
- жетекчиликтин эксперти тартыла турган маселелердин мүнөзү жана татаалдыгы;
  - бул маселелерге байланыштуу олуттуу бурмалоо тобокелдиктери;
  - аудитордук далилдердин альтернативалуу булактарынын жеткиликтүүлүгү;
  - жетекчиликтин экспертинын ишинин мүнөзү, көлөмү жана максаты;
  - жетекчиликтин эксперти ишкананын кызматкериби же тиешелүү кызмат көрсөтүү үчүн тартылган жакпы;
  - жетекчилик ага чейин жетекчиликтин экспертинын ишин контролдөп же ага таасир тийгизе ала турган деңгээл;

- жетекчиликтин экспертине тиешелүү техникалык стандарттар же башка кесипкөй же тармактык талаптар жайылтылабы;
- ишкананын ичинде жетекчиликтин экспертигинин ишин контролдоо каражаттарынын мүнөзү жана көлөмү;
- жетекчиликтин экспертигинин кесиптик билими жана тажрыйбасы чөйрөсүндөгү аудитордун билими жана тажрыйбасы;
- бул эксперттин иши менен байланыштуу аудитордун мурдагы тажрыйбасы.

Жетекчиликтин экспертигинин компетенттүүлүгү, жөндөмдүүлүгү жана объективдүүлүгү (8(а)-пунктун караныз)

- A38. Компетенттүүлүк жетекчиликтин экспертигинин кесипкөй билиминин жана тажрыйбасынын мүнөзү жана деңгээл менен байланыштуу. Жөндөмдүүлүк жетекчиликтин экспертигинин конкреттүү жагдайларда өзүнүн компетенттүүлүгүн колдонуу жөндөмү менен байланыштуу. Жөндөмдүүлүккө таасирин тийгизиши мүмкүн болгон факторлорго, мисалы, географиялык жайгашкан жери, ошондой эле керектүү убакыттын жана ресурстардын болушу кирет. Объективдүүлүк бир жактуулуктун, кызычылыктар кагылышынын мүмкүн болуучу таасирин же жетекчиликтин экспертигинин кесипкөй ой жүргүртүүсүнө же бизнеске байланыштуу ой жүргүртүүсүнө башка жактардын таасирин чагылдырат. Жетекчиликтин экспертигинин компетенттүүлүгү, жөндөмдүүлүгү жана объективдүүлүгү, ошондой эле ишканада колдонулган бул эксперттин ишин контролдоо каражаттары жетекчиликтин эксперти даярдаган маалыматтын ишенимдүүлүгүн аныктоочу маанилүү факторлор болуп саналат.
- A39. Жетекчиликтин экспертигинин компетенттүүлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө жана объективдүүлүгүнө карата маалыматты төмөндөгүдөй ар кандай булактардан алууга болот:
- бул эксперт менен жеке иштөө тажрыйбасы;
  - эксперт менен өткөрүлгөн талкуулар;
  - бул эксперттин иши менен тааныш болгон башка жактар менен талкуулоо;
  - эксперттин квалификациясын, анын кесипкөй ишканадагы же тармактык ассоциациядагы мучолүгүн, кесипкөй иш жүргүзүүгө лицензиясын же тышкы таануунун башка формаларын изилдөө;
  - бул эксперт жазган, жарыяланган макалалар же китептер;

- эгер болсо, аудитордун эксперти, ал жетекчиликтин эксперти даярдаган маалыматка карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди чогултууда аудиторго жардам көрсөтөт.

A40. Жетекчиликтин экспертигинин компетенттүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн жана объективдүүлүгүн баалоого тиешелүү маселелер мындай экспертигин ишине техникалык стандарттар же башка кесиптик же тармактык талаптар колдонула турганын кароону камтыйт, мисалы, этикалык стандарттар жана кесипкөй ишканада же тармактык ассоциацияда мүчөлүгү менен байланыштуу башка талаптар, ошондой эле лицензиялоочу орган тарабынан белгиленген аккредитациялоо стандарттары же мыйзамдар же ченемдик актылар койгон талаптар.

A41. Маанилүү болушу мүмкүн болгон башка факторлор төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- жетекчиликтин экспертигинин компетенттүүлүгүнүн экспертигин иши колдонула турган чөйрөгө шайкештиги, анын ичинде бул экспертигин иш чөйрөсүнүн алкагындагы каалаган адистешүү чөйрөлөрү. Мисалы, актуарий мүлктүү жана бөөдө кырыктарды камсыздандыруу жаатында адистешип, бирок пенсиялык эсептөөлөр жаатында билими жана тажрыйбасы чектелүү болушу мүмкүн;
- жетекчиликтин экспертигинин тиешелүү бухгалтердик талаптарга карата компетенттүүлүгүнүн деңгээли, мисалы, финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык келген божомолдорду жана методдорду, анын ичинде, бул мүмкүн болсо, моделдерди билүү;
- күтүүсүз окуялар, жагдайлардын өзгөрүүлөрү же аудитордук жолжоболорду жүргүзүүнүн жыйынтыгында топтолгон аудитордук далилдер аудитти жүргүзүүгө жараша жетекчиликтин экспертигинин компетенттүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн жана объективдүүлүгүн баштапкы баалоону кайра кароо зарылчылыгына алып келет деген белгилердин болушу.

A42. Милдеттенмелердин кеңири спектри экспертигин объективдүүлүгүнө коркунуч жаратышы мүмкүн: жеке кызыкчылык коркунучу, жактоочулук коркунучу, жакын тааныштык коркунучу, өзүн өзү текшерүү коркунучу жана коркутуп-үркүтүү коркунучу. Бул коркунучтар тышкы түзүмдөр түзгөн сактык чаралары менен (мисалы, жетекчиликтин экспертигинин кесипкөй коомдоштугу, мыйзам жана ченемдик актылар), ошондой эле жетекчиликтин экспертигин жумушчу чөйрөсү менен (мисалы, сапатты контролдоо саясаты жана жолжоболору) азайтылышы мүмкүн.

A43. Сактык чаралары жетекчиликтин экспертигинин объективдүүлүгүнүн

бардык коркунучтарын жок кыла албастыгына карабастан, мисалы, коркутуп-үркүтүү тобокелдиги ишкананын кызматкари болуп саналган эксперктке караганда, подрядчы катары ишканана тарабынан тартылган эксперт үчүн азыраак олуттуу болушу мүмкүн, мында сапатты контролдоо саясаты жана жол-жоболору сыйктуу сактык чараларынын натыйжалуулугу жогору болушу мүмкүн. Эксперттин ишкананын кызматкари болгондугунан улам жарапуучу объективдүүлүк коркунучу ар дайым боло тургандыктан, ишкананын кызматкари болгон эксперт анын башка кызматкерлерине караганда объективдүү эмес болушу мүмкүн.

- A44. Ишканана жалдаган эксперттин объективдүүлүгүн баалоодо, жетекчилик жана эксперт менен эксперттин объективдүүлүгүнө коркунуч жаратышы мүмкүн болгон кызыкчылыктардын жана мамилелердин бардык түрлөрүн, ошондой эле бардык көрүлгөн сактык чараларын, анын ичинде эксперктке карата колдонуулучу кесиптик талаптарды талкуулоо жана мындай сактык чараларынын адекваттуулугун баалоо орундуу болушу мүмкүн. Коркунучту жараткан кызыкчылыктар жана мамилелер төмөндөгүлөрдү камтыйт:
- финанссылык кызыкчылык;
  - бизнес жана жеке өз ара мамилелер;
  - башка кызматтарды көрсөтүү.

*Жетекчиликтин экспертигин ишинен түшүнүк алуу (8(b)-пунктун караңыз)*

- A45. Жетекчиликтин экспертигин ишин түшүнүү билимдин жана тажрыйбанын тиешелүү чөйрөлөрүн түшүнүүнү түшүндүрөт. Билимдин жана тажрыйбанын тиешелүү чөйрөлөрү боюнча түшүнүк аудитордун ал жетекчиликтин экспертигин ишин баалоо үчүн билимге жана тажрыйбага ээ экенин, же булук максаттар үчүн ага аудитордун эксперти керектигин аныктоо менен биргэ алыныши мүмкүн.<sup>95</sup>
- A46. Аудитордун түшүнүүсү үчүн маанилүү болгон жетекчиликтин эксперти адистешкен предметтик чөйрөнүн аспекттери төмөндөгү маселелерди камтышы мүмкүн:
- эксперттин предметтик чөйрөсү аудит үчүн маанигэ ээ болгон адистешүүнү камтыйбы;
  - кандайдыр бир кесиптик же башка стандарттар, мыйзамдардын же жөнгө салуучу органдардын талаптары колдонулабы;
  - жетекчиликтин эксперти тарабынан кандай божомолдор жана методдор колдонулат, алар бул эксперттин предметтик

<sup>95</sup> АЭС 620, 7-пункт.

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

чөйрөсүнүн алкагында жалпы кабыл алынган жана финанссылык отчеттуулукту даярдо максаттарды үчүн талаптагыдай болуп саналабы;

- жетекчиликтин эксперти колдонгон ички жана тышкы дайындардын же маалыматтардын мүнөзү кандай.

A47. Жетекчиликтин эксперти ишканы тарабынан тартылган учурда, ишкананын жана эксперти ортосунда, эреже болгондои, тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу-каты же башка жазуу жүзүндөгү макулдашуу түзүлөт. Жетекчинин экспертинын ишинен түшүнүк алууда бул макулдашууну баало аудиторго төмөндөгү аспекттер аудитордун максаттары үчүн талаптагыдай мүнөзгө ээ экенин аныктоого жардам берет:

- экспертинын ишинин мүнөзү, көлөмү жана максаты;
- жетекчиликтин жана эксперти тиешелүү функциялары;
- жетекчиликтин жана эксперти ортосундагы маалымат алмашуунун мүнөзү, мөөнөтү жана көлөмү, анын ичинде бул эксперт бериши керек болгон отчеттордун формалары.

A48. Жетекчиликтин эксперти ишкананын кызматкери болуп саналган учурларда, мындай макулдашуу кат жок болушу мүмкүн. Аудитор үчүн керектүү түшүнүктү алуунун ылайыктуу жолу экспертке жана ишкананын жетекчилигинин башка мүчөлөрүнө жөнөтүлгөн аудитордук суроо-талап болот.

Жетекчиликтин экспертинын ишинин талаптагыдай мүнөзүн баалоо (8(с)-пунктун караңыз)

A49. Жетекчиликтин экспертинын ишинин талаптагыдай мүнөзүн баалоо максаттары үчүн тиешелүү өбөлгөгө карата аудитордук далил катары төмөндөгү маселелерди кароого болот:

- экспертинын ишинин жыйынтыктарынын жана тыянактарынын жөндүүлүгү жана негиздүүлүгү, алардын башка аудитордук далилдер менен ылайык келиши, ошондой эле аларды финанссылык отчеттуулукта талаптагыдай чагылдыруу;
- эгер экспертины иши олуттуу божомолдорду жана методдорду колдонууну караса – бул божомолдордун жана методдордун жөндүүлүгү жана негиздүүлүгү;
- эгер экспертины иши баштапкы маалыматтарды олуттуу колдонууну караса – алардын жөндүүлүгү, толуктугу жана тактыгы; жана

- эгер бул эксперттин иши тышкы маалымат булагынан маалыматты колдонууну камтыса – бул маалыматтын актуалдуулугу жана ишенимдүүлүгү.

*Ишкана тарабынан берилген жсана аудиторду максаттары үчүн колдонулган маалымат (9(а) – (б) пункттарын караңыз)*

- A50. Аудитор ишенимдүү аудитордук далилдерди алышы үчүн, аудитордук жол-жоболорду өткөрүү үчүн колдонула турган, ишкана даярдаган маалымат жетишэрлик толук жана так болушу керек. Мисалы, сатуу көлөмү тууралуу маалыматка карата стандарттуу бааларды колдонуу аркылуу түшкөн каражаттын аудитинин натыйжалуулугу баалар жөнүндө маалыматтын тактыгынан, ошондой эле сатуу көлөмү жөнүндө маалыматтардын толуктугунан жана тактыгынан көз каранды болот. Ошондой эле эгер аудитор белгилүү бир мүнөздүү белгиге (мисалы, авторизациялоо) карата жалпы жыйындыны (мисалы, төлөмдөрдүн) тестирлөөнү ниет кылса, эгер тестирлөө үчүн объекттер тандалып алынган жалпы жыйынды толук эмес болсо, тестирлөөнүн жыйынтыктарынын ишенимдүүлүгү азыраак болот.
- A51. Мындай маалыматтын тактыгы жана толуктугу жөнүндө аудитордук далилдерди, эгер мындай аудитордук далилдерди чогултуу мындай аудитордук жол-жобонун ажыралгыс бөлүгү болуп саналса, бул маалыматка карата колдонуулучу иш жүзүндөгү аудитордук жол-жобону өткөрүү менен бир убакта чогултууга болот. Башка жагдайларда аудитор мындай маалыматты даярдоону контролдоо каражаттарын тестирлөө жана аны актуалдуу абалда кармоо аркылуу мындай маалыматтын тактыгынын жана толуктугунун аудитордук далилдерин ала алат. Бирок, айрым кырдаалда аудитор кошумча аудитордук жол-жоболор керек деп чечиши мүмкүн.
- A52. Айрым учурларда аудитор башка аудитордук максаттарда ишкана тарабынан даярдалган маалыматты пайдаланууну чечиши мүмкүн. Мисалы, аудитор талдоо жол-жоболору максаттары үчүн ишкананын ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүн пайдаланууну же мониторинг максаттары, мисалы, ички аудит кызматынын отчеттору үчүн ишкана тарабынан даярдалган маалыматты пайдаланууну ниет кылышы мүмкүн. Мындай учурларда алынган аудитордук далилдердин мүнөзү бул маалымат аудитордун максаттары үчүн жетишэрлик так же кенири болуп саналаарынан көз каранды болот. Мисалы, жетекчилик колдонгон, ишкананын ишинин жыйынтыктарынын көрсөткүчтөрү олуттуу бурмaloолорду аныктоо үчүн жетиштүү так эмес болушу мүмкүн.

**Аудитордук далилдерди алуу максатында тестирлөө элементтерин тандоо (10-пунктту караңыз)**

A53. Эгер бул далилдер буга чейин алынган же алуу пландалган, башка аудитордук далилдер менен жалпысынан аудитордук максаттары үчүн жетиштүү болсо, натыйжалуу тестирилөө тиешелүү аудитордук далилдерди камсыздайт. 7-пунктка ылайык тестирилөө объекттерин тандоодо аудитор аудитордук далилдер катары колдонулган маалыматтын жөндүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн камсыздашы керек; тестирилөө объекттерин тандоодо эске алуу керек болгон башка маанилүү фактор натыйжалуулук (жетиштүүлүк) болуп саналат. Тестирилөө объекттерин тандоодо аудитор төмөндөгү методдорду колдоно алат:

- (a) бардык элементтерди тандоо (туташ текшерүү);
- (b) конкреттүү элементтерди тандоо; жана
- (c) аудитордук ылгоо.

Бул каражаттардын бирин колдонуу же аларды айкалыштыруу конкреттүү жагдайларга, мисалы, текшерилүүчү өбөлгөлөргө карата олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине, ошондой эле ар кайсы методдордун практикалык жүзөгө ашуучулугуна жана натыйжалуулугуна жараша максатка ылайыктуу болушу мүмкүн.

#### *Бардык объекттерди тандоо*

A54. Аудитор операциянын тигил же бул түрүн же эсеп боюнча калдыктарды түзүүчү элементтердин бардык жалпы жыйындысын (же бул жалпы жыйындынын ичиндеги топту) текшерүү максатка ылайыктуу болот деп чечиши мүмкүн. Контролдоо каражаттарын тестирилөөдө туташ текшерүү мүмкүн эмес, ал көбүнчө кең-кесири тесттерди өткөрүүдө колдонулат. Туташ текшерүү мисалы, төмөндөгү учурларда максатка ылайыктуу болушу мүмкүн:

- жалпы жыйынды баасы жогору аз сандагы объективтерден турат;
- олуттуу тобокелдикке ээ жана башка методдор талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди камсыздабайт; же
- чегерүүлөрдүн же маалыматтык системада автоматтык түрдө аткарылуучу башка процесстердин кайталанма мүнөзү туташ текшерүүнү чыгымдар көз карашынан алганда натыйжалуу кылат.

#### *Конкреттүү объективтерди тандоо*

A55. Аудитор текшериле турган жалпы жыйындыдан конкреттүү объективтерди алууну чече алат. Мындаи чечимди кабыл алууда маанилүү боло турган факторлорго аудитордун ишкананы түшүнүүсү, бааланган олуттуу бурмалоо тобокелдиктери, ошондой эле тестириленүүчү жалпы жыйындынын мүнөздөмөлөрү кирет. Ой жүгүртүүнүн негизинде конкреттүү объективтерди тандоо, тигил же бул конкреттүү объективтерди тандоо ылгоо менен байланышпаган тобокелдикке дуушар болот.

Тандалуучу конкреттүү объекттер төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:

- баасы кымбат объекттер же негизги объекттер – аудитор жалпы жыйындыдан конкреттүү объекттерди тандоону чече алат, анткени алардын баасы жогору же башка өзгөчөлүктөргө ээ, мисалы, шектүү, бөтөнчө, тобокелдикке өзгөчө дуушар болгон, же аларга карата мурда каталар аныкталган объекттер;
- белгилүү бир суммадан жогору бардык объекттер – аудитор операциянын тигил же бул түрүнүн же эсеп боюнча калдыктын жалпы жыйынды суммасынын көп белгүгүнүн ишенимдүүлүгүн текшерүү максатында белгилүү бир суммадан жогору эсептик баасы бар объекттерди текшерүүчү чечет;
- маалымат алуу үчүн объекттер – аудитор ишкананын ишинин мүнөзү же операциялардын мүнөзү сяяктуу маселелер жөнүндө маалымат алуу максатында объекттерди текшериши мүмкүн.

A56. Операциялардын түрүнөн же эсеп боюнча калдыктан конкреттүү тандалган объекттерди текшерүү көпчүлүк учурларда аудитордук далилдерди алуунун натыйжалуу каражаты болот, бирок ал аудитордук ылгоону түзбөйт. Мындай жол менен тандалган объекттерге карата көлдонулган аудитордук жол-жоболордун жыйынтыктары бардык жалпы жыйындыга жайылтылбайт; ушундан улам конкреттүү объекттерди тандалма текшерүү жалпы жыйындынын калган белгүгүнө карата аудитордук далилдерди камсыздабайт.

#### *Аудитордук ылгоо*

A57. Аудитордук ылгоо жалпы жыйындыдан ылгоону тестиirlөөнүн негизинде, бардык жыйындыга карата тыянактарды жасоо мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн арналган. Аудитордук ылгоо АЭС 530да<sup>96</sup> каралат.

#### **Аудитордук далилдердеги шайкеш эместилик же алардын ишенимдүүлүгүнөн шектенүү (11-пунктту караңыз)**

A58. Мүнөзү боюнча ар кандай же ар башка булактардан аудитордук далилдерди чогултуу айрым аудитордук далилдердин ишенимдүү эместигин көрсөтүшү мүмкүн, мисалы, бир булактан алынган аудитордук далилдер башка булактан алынбаган аудитордук далилдерге ылайык келбегенде. Бул ишкананын жетекчилигинен, ички аудиторлордан жана башка жактардан алынган суроо-талаптарга жооптор, бири бирине ылайык келбегенде, ошондой эле жетекчиликтин жоопторун ырастоо максатында корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардан алынган суроо-талапка жооптор жетекчиликтин

<sup>96</sup> АЭС 530 «Аудитордук ылгоо».

жоопторуна ылайык келбегенде болушу мүмкүн. АЭС 230да аудитор маанилүү маселе боюнча аудитордун жыйынтыктоочу тыянағына дал келбеген маалыматты аныктаган учурлар учун документтерге карата айрым талапты камтыйт.<sup>97</sup>

## АЭС 580 «Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр»

### 1-ТИРКЕМЕ

(2-пунктту караңыз)

#### Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр гөтиешелүү талаптарды камтыган АЭСтердин тизмеги

Бул Тиркеме тапшырма предметине тиешелүү атайын жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдү талап кылган, башка АЭС пункттарынын тизмегин берет. Бул тизмек талаптарды, ошондой эле Аудиттин эл аралык стандарттарында камтылган тиешелүү пайдалануу боюнча колдонмону жана башка түшүндүрмө материалдарды кароо зарылчылыгын жокко чыгарбайт.

- АЭС 240 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин өткөрүүдө ак ниетсиз аракеттерге карата аудитордун милдеттери», 40-пункт;
- АЭС 250 «Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жүрүшүндө мыззамдарды жасана ченемдик актыларды кароо», 17-пункт;
- АЭС 450 «Аудиттин жүрүшүндө аныктаалган бурмaloолорду баалоо», 14-пункт;
- АЭС 501 «Конкреметтүү учурларда аудитордук далилдерди алуунун өзгөчөлүктөрү», 12-пункт;
- АЭС 540 (кайра каралган) “Баалануучу маанилердин жасана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн аудити», 37-пункт;
- АЭС 550 «Байланыштуу тараптар», 26-пункт;
- АЭС 560 «Отчеттук күндөн кийинки окуялар», 9-пункт;
- АЭС 570 «Ишмердүүлүктүн узгүлтүксүздүгү», 16(е)-пункт;
- АЭС 710 «Салыштырмалуу маалымат - салыштырылуучу көрсөткүчтөр жасана салыштырма финанссылык отчеттуулук», 9-пункт;
- АЭС 720 (кайра каралган) «Аудитордун баашка маалыматка тиешелүү милдеттери», 13(с)-пункту

<sup>97</sup> АЭС 230 «Аудитордук документация», 11-пункт

## 2-ТИРКЕМЕ

(A21 пунктун караңыз)

### Жетекчиликтин билдириүү катынын мисалы

Ушул каттын мисалы өзүнө ушул стандарттын жана башка АЭС талаптарына ылайык берүү керек болгон жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдү камтыйт. Бул мисалда финанссылык концепцияны даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясы Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары жана АЭС 570 (кайра караплан)<sup>98</sup> талаптары болуп саналаары, колдонулбай турганы, ошондой эле суралган жазуу жүзүндөгү билдириүүгө карата чектөөлөр жоктугун болжолдойт. Артыкчылык болгондо мындай артыкчылыктарды чагылдыруу үчүн билдириүүнү өзгөртүү талап кылышынамак.

(Ишкананын фирмалык бланкы)

(Аудиторго)

(Күнү)

Ушул жетекчиликтин билдириүү каты Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде туура берилгени жөнүндө (же ал анык жана ишенимдүү түшүнүк береби) пикирди билдириүү максатында, 20XX-жылдын 31-декабрында<sup>99</sup> аяктоочу жыл үчүн АВС ишканасынын финанссылык отчеттуулугунун аудитин жүргүзүүгө байланыштуу берилет.

*(Тиешелүү маалыматты алуу үчүн керектүү деп эсептеген бардык суроотталаптарды жасоо менен, бизде болгон маалыматтардын негизинде жсана биздин пикирибизге ылайык),* биз темөндөгүлөрдү ырастайбыз:

*Финанссылык отчеттуулук*

- Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоого карата, [күнү] аудитордук тапшырманын шарттарында караплан өз милдеттенмелерибизди аткардык; атап айтканда, финанссылык отчеттуулук ушул стандарттарга ылайык туура чагылдырылды (же анык жсана ишенимдүү түшүнүк берет).
- Баалануучу маанилерди эсептөөдө жана ага байланыштуу маалыматты ачып көрсөтүүдө колдонулган методдор, баштапкы маалыматтар жана олуттуу божомолдор финанссылык отчеттуулуктун колдонулуп жаткан системасынын контекстинде ақылга сыйрлык болуп саналган, таанууга,

<sup>98</sup> АЭС 570 (кайра караплан) «Ишмердүүлүктүүн узгуултуксуздүгү».

<sup>99</sup> Аудитордун корутундусу бирден көп мезгил үчүн берилген учурларда, аудитор кат аудитордук корутунду камтыган бардык мезгилдергө тиешелүү болгондой күндү тууралайт.

баалоого же ачып көрсөтүүгө жетишүү үчүн ылайык келет. (АЭС 540 (кайра каралган))

## **АЭС 700 (кайра каралган) «Финансылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутундуну түзүү»**

### **Талаптар**

#### **Финансылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу**

13. Аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарын эске алуу менен төмөндөгүлөрдү баалашы керек:

- (a) финанссылык отчеттуулукта эсепке алуу саясатынын тандалган жана колдонулган негизги жоболору талаптагыдай ачып көрсөтүлгөнбүй. Мындай баалоону жүргүзүүдө аудитор эсепке алуу саясатынын ишкананын мүнөзүнө ылайык келээрин жана ал түшүнүктүү даярдалганын карашы керек (A4 пунктун караңыз);
- (b) эсеп саясатынын тандалган жана колдонулган негизги жоболору финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына ылайык келеби жана алар талаптагыдайбы;
- (c) баалануучу маанилер жана жетекчилик тарабынан жасалган, маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү негиздүү болуп саналабы;
- (d) финанссылык отчеттуулукта берилиген маалымат жөндүү, ишенимдүү, салыштырмалуу жана түшүнүктүү болуп саналабы. Мындай баалоону жүргүзүүдө аудитор эске алыши керек:
  - киргизилиши керек болгон маалымат киргизилгенби, бул маалымат тиешелүү түрдө классификацияланганбы, топко бириктирилгенби же топтон ажыратылганбы жана мүнөздөлгөнбүй.
  - ылайык келбegen маалыматты кошуу менен финанссылык отчеттуулуктун жалпы түшүнүгү бузулганбы же ачып көрсөтүлгөн маалыматты талаптагыдай түшүнүүгө тоскоолдук кылабы (A5-пунктун караңыз);
- (e) финанссылык отчеттуулук болжолдонгон колдонуучуларга олуттуу операциялардын жана окуялардын финанссылык отчеттуулукта берилиген маалыматка таасирин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн, маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү камсыздайбы (A6-пунктун караңыз);
- (f) финанссылык отчеттуулукта тиешелүү терминология, анын ичинде финанссылык отчеттуулуктун курамындагы ар бир отчеттун атальшы колдонулганбы.

**АЭС 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо»**

**Талаптар**

Аудиттин маанилүү маселелерин аныктоо

9. Аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга берилген маселелердин ичинен аудит жүргүзүүдө аудитордун өзгөчө көнүл буруусун талап кылган маселелерди аныкташы керек. Мынданай маселелерди аныктоо менен, аудитор төмөндөгүлөрдү эске алыши керек (A9–A18-пункттарын караңыз):
- (a) Жогору бааланган отчеттуулукту олуттуу бурмалоо тобокелдигинин же АЭС 315 (кайра караган) ылайык аныкталган, олуттуу тобокелдиктердин чөйрөлөрүн (A19–A22-пункттарын караңыз);
  - (b) Жетекчиликтин маанилүү ой жүгүртүүсүн колдонууну талап кылган, финанссылык отчеттуулуктун чөйрөлөрүнө карата аудитордун маанилүү ой жүгүртүүсү, анын ичинде баалоонун айкын эместигинин жогорку деңгээлине ээ болгон катары аныкталган, баалануучу маанилер (A23–A24-пункттарын караңыз);
  - (c) мезгил ичинде орун алган олуттуу окуялардын же операциялардын аудитке таасири (A25–A26-пункттарын караңыз).

**Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

Аудиттин негизги маселелерин аныктоо (9-10-пункттарды караңыз)

*Аудитордун олуттуу көнүл буруусун талап кылган маселелерди аныктоодоогу ой жүгүртүүлөр (9-пунктту караңыз)*

Жетекчиликтин маанилүү ой жүгүртүүсүн колдонууну талап кылуучу финанссылык отчеттуулуктун чөйрөлөрүнө карата аудитордун олуттуу ой жүгүртүүсү, анын ичинде баалоонун айкын эместигинин жогорку деңгээли менен байланыштуу объекттер болуп саналган баалануучу маанилер (9(b)-пунктун караңыз)

- A23. АЭС 260 (кайра караган) аудитордон корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга ишканада бухгалтердик эсепти жүргүзүү практикасынын олуттуу сапаттык аспекттерине карата анын көз карашы, анын ичинде эсепке алуу саясаты, баалануучу маанилер жана финанссылык отчеттуулукта маалыматты ачып көрсөтүү жөнүндө

БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН ЖАНА МААЛЫМАТТЫ ТИЕШЕЛҮҮ АЧЫП  
КӨРСӨТҮҮНҮН АУДИТИ

маалымат берүүнү талап кылат.<sup>100</sup> Көпчүлүк учурларда бул маанилүү баалануучу маанилерге жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө тиешелүү болот, алар аудитордун олуттуу көңүл буруусун талап кылган чөйрөлөр болуп саналат, ошондой эле олуттуу тобокелдиктер катары аныкталат.

- A24. Муну менен катар финанссылык отчеттуулукту колдонуучулар тарабынан баалануучу маанилерге карата өзгөчө кызыгуу көрсөтүлгөн, алар АЭС 540 (кайра каалган)<sup>101</sup> талаптарына ылайык баалоонун айкын эместигинин жогорку тобокелдиги менен байланыштуу болгон объекттер болуп саналат, алар олуттуу тобокелдиктер катары аныкталбашы мүмкүн. Мындан тышкary, мындей баалануучу маанилер жетекчиликтин ой жүгүртүүсүнөн катуу көз каранды, көп учурда финанссылык отчеттуулуктун татаал чөйрөлөрүн түшүндүрөт жана жетекчиликтин экспертигин жана аудитордун экспертигин тартууну талап кылышы мүмкүн. Ошондой эле колдонуучулар тарабынан финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасир тийгизе турган эсепке алуу саясаты (жана бул саясаттагы олуттуу өзгөртүүлөр) алардын финанссылык отчеттуулукту түшүнүүсү үчүн, өзгөчө ишканада колдонулган практика тармакта колдонулган практикага ылайык келбеген жагдайларда мааниге ээ болот.

---

<sup>100</sup> АЭС 260 (кайра каалган), 16(а)-пункт

<sup>101</sup> АЭС 540 (кайра каалган) «Баалануучу маанилердин жасана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн аудитинин» 16-17-пункттарын карандыз.